



Жадердиктүй тәндашибай



Лидерлікти таңдайбыв

**Лидер айымдар үчүн
тренингдерди өткөрүү боюнча
окуу китеbi**

Махназ Афхами
Энн Эйзенбарг
Налех Вазири

Кеңеш берүүчүлөр:
Сухейр Аззоуни
Айша Имам
Амина Лемрини
Рабия Насири

*"Жарандар коррупцияга карши" укук коргоо борбору тарабынан
кыргыз тилине которулду*

Басылманын башкы редактору:
Төлөйкан Исмаилова

Кыргызчага которгон жана со-редактор:
Жышара Арыкова
Редактору жана рецензиялаган:
Бакыт Орунбеков
Дизайнер:
Эрнис Исаков

**Women's Learning Partnership for Rights,
Development, and Peace (WLP)**

4343 Montgomery Avenue, Suite 201
Bethesda, MD 20814, USA
Tel: 1-301-654-2774/Fax: 1-301-654-2775
Email: wlp@learningpartnership.org
Web: www.learningpartnersriip.org

при сотрудничестве с

Association Democratique des Femmes du Maroc (ADFM)
Secteur les Orangers, Rue Mokla, Villa № 2
Rabat, Morocco
қызметташтығы менен
Tel: 212-37-737165/Fax: 212-37-260813
Email: adfm@mtds.com

BAOBAB for Women's Human Rights
232A Muri Okunola Street, P.O. Box 73630 Victoria Island,
Lagos, Nigeria
Tel/Fax: 234-1-262-6267
Email: baobab@baobab.com.ng

Women's Affairs Technical Committee (WATC)
Awad Bldg., Radio Street, P.O. Box 2197
Ramallah, Palestine via Israel
Tel: 970-2-298-7783
Fax: 970-2-296-4746
Email: watcorg@palnet.com
Web: www.pal-watc.org

©2003
by Women's Learning Partnership
for Rights, Development, and Peace (WLP)
ISBN 0-9710922-5-7
Design: Xanthus Design
Illustration: Avish Khebrehzadeh

Мазмуну

Ырасызылық	8-бет
Аттанар алдынагы сөз: Биз кимбиз?	9-бет
Өнектөш уомдар жәнүнде	10-бет
Киришүү: Мааниси, максаттары, милдеттери жана түзүлүшү	11-бет
Лидерліктин баалуулугу: Лидерлік - бул алака-байланыш жана окутуу	15-бет
Семинардын алқагындағы баарлашуу: тренерлер үчүн жетекчилик.....	25-бет
Сабактар	34-бет
I Бөлүм. Лидерлік үчүн өзүн-өзү өнүктүрүү.....	35-бет
1-сабак: Кимди лидер деп эсептейбиз?.....	37-бет
2-сабак : Өзүндүн жеке жашоондо кантитп лидер болуш керек?	41-бет
3-сабак: Өзүндүн көз карашын	48-бет
II Бөлүм. Баарлашуу, мамиле түзү.....	51-бет
4-сабак: Мамиле түзүнү кантитп үйрөнүү керек?.....	53-бет
5-сабак: Ар кандай кывыйлыктарды кантитп эске алуу керек?	58-бет
6-сабак: Бирі-біріндин мүмкүнчүлүктөрүндү кантитп кеңейтүү керек?.....	62-бет
III Бөлүм. Окутуу учурунда өнектештүктү түзүү	66-бет
7-сабак: Келечектеги иштерди кантитп түзүү керек?.....	67-бет
8-сабак: Аракет-пландарды кантитп иштеп чыгуу керек?	72-бет
9-сабак: Жөндөм менен билгичтікти кантитп жақшыртуу керек?	77-бет
10-сабак: Таасир болуш үчүн кандай қадамдарды жасоо керек?	82-бет
11-сабак: Жоопкерчилиktи кантитп бөлүштүрүү керек?.....	87-бет
12-сабак: Үюмдүн ийгилигин кантитп аныктоо керек?	92-бет
Лидерлік тренингдердин программы жана тренерди баалоо үчүн анкеталар	96-бет
Тиркемелер.....	99-бет
А Тиркемеси: Альтернативдүү сценарийлер	101-бет
Б Тиркемеси: Көнүгүүлөрдү өткөрүү ықмалары	111-бет
В Тиркемеси: Катышуучуларды угу	115-бет
Г Тиркемеси: Лидерлік тармагындағы ресурстар.....	117-бет
Д Тиркемеси: Лидер үомдар.....	120-бет
Е Тиркемеси Ақыл кошчу эл аралық кеңеш.....	122-бет
Ж Тиркемеси: Кыргыстанда Аялдардын лидерлиги боюнча өткөрүлчү тренингдерге колдоно турған алдыңқы айымдардын тагдырлары.....	124-бет



Ыраазычылық

Биҙ, бул долбоордун жүзөгө ашуусуна салым кошкон көптөгөн уюмдарға жана активдүү жактоочуларыбызға ыраазычылық билдиригибиз келет.

Аялдардың лидерлігін өнүктүрүүгө багытталған биздин ишмердүүлүгүбүздү колдогондуғу үчүн National Endowment for Democracy, The Shaler Adams Foundation, ошондой эле the Tides Foundation уюмуна ыраазыбыз.

Биҙ, өз тағдырларындағы окуяларын, тажрыйбаларын окуу китептин бир бөлүгү қылып, аны окуган ар кимибизди жакшы жашоого шықтандыра алған лидер аялдарға: Зайна Анварга, Таис Корралга, Айиша Имамга, Айви Джосияга, Асма Хадерге жана Сакена Якубиге ыраазычылық билдириебиз.

Окуу китептин алгачкы үлгүсүн ондоп-түзөп, көптөгөн сунуштарын жана кемчиликтерди айткан Нэнси Флауэрске өзгөчө рахмат айтабыз. Биздин Women's Learning Partnership for Rights, Development and Peace (WLP) же "Аялдардың төң үкүктуулук, өнүгүү жана тынчтық үчүн билим берүү коалициясы" өзүнүн долбоорун Нью-Йоркто 2000-жылы 2-июнда баштаган. Ошол күнү биҙ, аялдардың лидерлігі тармагында жаңы иш пландарды талқуулоо үчүн дүйнөнүн ар қандай аймактарындағы ар түрдүү уюмдарда лидерлікти өнүктүрүүнүн жетишкендиктери жана талаптары қандай болушу мүмкүн деген суроонун төгерегинге ой жүгүртүү максатында экспертердин тобун чогултқанбыз. Ошол биринчи жолугушууну уюштуруп берген биздин демөөрчүлөр: The General Board of Global Ministries of the United Methodist Church, The Global Fund for Women, the San Francisco Foundation, the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) жана БҮҰнун калк боюнча Фондусуна (UNFPA) терен ыраазычылық билдириебиз. Жолугушууга: Алия Арасоли, Шива Балаги, Дженис Бродман, Сильвия Коэн, Таис Коррал, Надия Дэвис, Нэнси Флауэрс, Лиан Гроссман, Айша Имам, Бушра Джабр, Мона Кайдби, Амина Лемрини, Вивиян Манэ, Прамада Менон, Джита Мисра, Торайя Обайд, Айо Обе, Аруна Рао, Наджат Роши, Сьюзан Деллер Росс, Рахим Сабир и Сакена Якуби катышкан. Жогоруда аты аталған экспертердин көпчүлүгү биздин уюмдун Эл аралық кенешинин ақыл кошчулары болуп эсептeliшет (Δ тиркемесин қараныз). Биҙ, аларға долбоордун бардық баскычында колдоп жана салым кошкондуғу үчүн да ыраазычылық билдириебиз.

Ошондой эле биҙ, жакшы идеялары менен бөлүшкөн жана кол жазманы даярдоонун бардық этабына жардамдашкан Rakı Гойял менен Ханан Холоссиге чын дилибизден ыраазычылық билдириебиз.

Биҙ, экспертер менен ақыл кошчу кенештин жолугушуусун уюштуруп, қызматташкан өнөктөштөр менен байланыш түзүп бергендиги үчүн Морин Донагиге, Меган Браунга терен ыраазычылық билдириебиз.

Аттанар алдындағы сөз

Биз кимбиз?..

Бул басылма - Women's Learning Partnership for Rights, Development and Peace (WLP) жана биздин өнөктөш уюмдарыбыз: Мароккодон - Association Democratique des Femmes du Maroc (ADFM), Нигериядан - ВАОВАВ for Women's Human Rights (ВАОВАВ) жана Палестинадан Women's Affairs Technical Committee (WATC) уюмдарының ортосундагы қызметташтықтын жемиши.

Үч континенттеги бирдиктүү, татаал иштин жүрүшүндө, аялдардын лидерлигинин маселелери жана милдеттеринин жалпы багыттары аныкталып, ар кандай көз караштар жалпы бир максатка бириге алышты.

"Лидерликти тандайбыз" басылмасы лидер аялдар үчүн тренингдерди өткөрүү боюнча окуу куралы. Бул басылма, ондогон аял-эркектердин, бейөкмөт уюмдардын жетекчилеринин жана мүчөлөрүнүн, ошондой эле окумуштуулардын, саясий лидерлердин, юристердин жана 16 мамлекеттин өнүгүү программаларынын тажрыйбалуу адистеринин идеяларын жана ыкмаларын өзүнө камтыйт.

Women's Learning Partnership for Rights, Development, and Peace (WLP) же "Аялдардын тең укуктуулук, өнүгүү жана тынчтык үчүн билим берүү коалициясы" өзүнүн долбоорун Нью-Йоркто 2000-жылы, 2-июнда баштаган. Бир канча айлардын аралыгында ADFM, ВАОВАВ жана WATC ортосунда өнөктөштүк тууралуу расмий макулдашууларга кол коюлган. Булар, аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү идеяларына берилген, өздөрүнүн коомдук жашоосуна жигердүү катышкан алдыңкы өкмөттүк эмес уюмдар эле.

Ар бир уюм окуу куралды түзүүнүн бардык этабында кол жазмаларды кылдаттык менен талдашып, анын мазмунун жаңы стратегиялык маселелер менен толуктап, байытып, түзүлүшү боюнча сунуш-пикирлерди айтып турушкан. Ар бир өнөктөш уюм сунушталган ыкмалардын натыйжалуулугун арттыруу максатында сын-пикирлерин билдирип, анын актуалдуу жагын, ар бир элдин кулк-мүнөзүнө ылайыктуулугун эске алышкан.

"Лидерликти тандайбыз" окуу куралы Мароккодогу, Нигериядагы, Палестинадагы семинарлардын шарттарына ылайыкталган "шаблон" же прототип десек да болот. Бул семинарлардын катышуучулары - биздин өнөктөш уюмдардын мүчөлөрү, ошондой эле студенттер, адис аялдар, өкмөттүк мекемелердин қызметкерлери, мугалимдер, саясий активистер ж.б.

Окуу куралды өздөштүрүүнү ар бир өлкөнүн керектөөсүнө жараша аны долбоордун координаторлору: ADFM уюмунан Аминой Лемрини жана Рабеа Насири, ВАОВАВ уюмунан Айша Имам жана WATC уюмунаң Сүхейр Аззоуни жүзөгө ашырат. Алар ар бир жердин шартына ыңгайлашуу процессин жеринде иликтеп, талдап, жергиликтүү элге актуалдуулугун таразалайт, баалайт. Ошону менен бирге жергиликтүү шарттарга ылайык кошумча сунуш-пикирлерди иштеп чыгышат.

Окуу китебинин акыркы версиясын аялдар өздөрүнүн лидерлик стратегиясын бекемдөө үчүн пайдалана ала турган, кайсы бир өлкөгө багытталган, тилдик, идиоматикалык жана жергиликтүү шартка ылайыкташкан үйрөтүүчү аспап катарында эсептесек болот.

WLP жамааттык тажрыйбага негизделген мындай моделди дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө жайылтууну көздөйт.

Әнектөш үймдар жөнүндө

Women's Learning Partnership for Rights, Development and Peace (WLP) же "Аялдардың тәң укуктуулугу, өнүгүү жана тынчтық үчүн билим берүү коалициясы" әл аралық бейөкмөт үюм. Анын ишмердүүлүгү жер шарынын түштүгүндө жашаган кыз-келиндердин мүмкүнчүлүктөрүн көңейтүүгө, эң башкысы алардың үй-бүлөдөгү, коомдогу ролун өзгөртүүгө багытталган. WLP өзүнүн максаттарына жетүү үчүн жер шарынын түштүгүндөгү аялдар үймдары менен шериктештиktи түзүп, аларга лидерлик ыкмаларга үйрөтүү үчүн программаларды жана материалдарды иштеп чыгып, аялдарды маалыматтық, билим жана өндүрүш процесстерине тартууну көздөйт. Жарандық коомдун түзүмүнө аялдардың катышуусун көңейтүү үчүн WLP жергиликтүү кулк-мүнөзгө ылайыкталган мультимедиялық материалдарды жана радио, телеберүүгө, видеофильмдерге жана интернетке колдоно турған СДромдорду иштеп чыгууда.

Association Democratique des Femmes du Maroc (ADFM) - 1985-жылы уюшулган, Марокконун демократиялық аялдар үюму. Бул көз каранды эмес бирикменин максаты- аялдар үчүн адам укугун коргоо жана камсыз қылуу, тенччиликтин социалдық тажрыйбасын, саясатын жүргүзүүгө жардам берүү. ADFM Мароккодогу аялдардың укугун коргоочу чоң бейөкмөт үймдардың бири катары өз аймагында жана чет жактарда өкмөттүк жана коомдук институттар менен өз ара кызматташа турған туруктуу тармакты түзгөн. ADFM уюмунун ишмердүүлүгү аялдардың укугун коргоого багытталып, укук коргоо демилгелерин, аялдардың аң-сезиминин өсүшүнө багытталган иш чараларды, сабастыздыкты жоюу жана окуп үйрөнүү мүмкүнчүлүктөрү боюнча кампанияларды уюштуруп келет. ADFM аялдардың бардық деңгээлдеги чечимдерди кабыл алууга катышуусун көңейтүүгө багытталган аялдардың лидерлик борборун түзгөн.

ВАОВАВ for Women's Human Rights (ВАОВАВ) - бул диний мыйзамдары күчтүү, мусулмандык коомдо жашаган аялдардың жарандық жана юридикалык укугун, салттык укугун камсыз қылууга аракеттенген бейөкмөт үюм. ВАОВАВ адис юристер менен бирге жөнөкөй юридикалык билими жок адамдар: мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери, адам укугу боюнча топтор, ар кандай бейөкмөт үймдар жана катардагы жарандар менен иш алыш барат. Бул үймдагыларды окутуу программалары баарынан мурун адамдардын, өзгөчө аялдардың укугу боюнча маселелерди чечүүгө багытталган. ВАОВАВ аялдардың укугу боюнча тренингдерди жана билим берүү долбоорлорун, ошондой эле аялдардың укугун көңейтүү боюнча программаларды каржылайт жана анын социалдық, мамлекеттик саясатка болгон таасирине байкоо жүргүзөт.

Women's Affairs Technical Committee (WATC) - Аялдардың иши боюнча техникалык комитет. Палестинанын беш саясий партиясындагы аялдарды, адам укугу боюнча жергиликтүү жана әл аралық үймдарды, көптөгөн адистерди жана изилдөөчү аялдардың борборунун башын кошкон үюм. 1982-жылы негизделген WATC комитети аялдарды дискриминациялоону түп тамыры менен жок қылууга аракеттенип, адам укугун сактаган демократиялык, туруктуу мамлекетти түзүүгө көмектөштөт. WATC комитетинин милдети - жаш аялдарды лидерликтин ыкмаларын өнүктүрүү, бардық деңгээлдеги аялдардың саясатка катышуусун активдештириүү жана иштеп жаткан укук коргоо үймдарын колдоо. Бул максаттарын жүзөгө ашыруу үчүн WATC тренингдерди, өнектөштүк байланыштарды, ММКдагы билим берүү программаларын жана үгүттөө иштерин колго алат.

Киришүү: **Китептин мааниси, максаттары, милдеттери жана түзүлүшү**

Бул окуу куралынгагы окутуу көнүгүүлөрү жана негизги идеясы төмөнкү төрт мааниге негизделет:

Биринчи, эркектердин көпчулук коомчулугу үстөмдүк позициясын ээлөп, ал эми аялдарбаши ийүүчү бойdon калууда. Мындай жагдай бир жактуу мааниге ээ эмес, себеби үстөмдүк деген түшүнүк, бийлик жана лидерлик ар кандай маданиятта жана коомчулукта ар түрдүү мааниге ээ. Керек болсо анча чоң эмес топтогулар адамдык сапаттарды же өз ара мамилелерди аныктоодо ар ким ар башка баалашы мүмкүн. Мисалы, коншулар ортосундагы чыр-чатаакты муштумдун жардамы менен чечүү айрымдарга алсыздыкты көрсөтүп жаткандай туюлса, ал эми кай бирлери, болгон ишенимдүү күчүн колдонду деп эсептешет.

Экинчи маанисинде, эгер аял эркек ортосундагы бийлик дисбалансы жоюлган болсо, анда аялдар гана эмес, бардык коомчулук саясий, экономикалык жана маданий маселелерди жеңе алат деген түшүнүктөр да бар.

Антрапология жана эл аралык өнүгүү тармагынын изилдөөчүлөрү эркиндиктин, акыйкаттуулуктун жана чыдамкайлыктын принциптерине негизделген социалдык өз ара аракеттенүү, аялдардын коомдук турмушка катышуусу, өз ара мамилеси жана жүрүм-турум нормалары сыйктуу баалуулуктарды күчтөтүүнүн ортосунда түз каузалдык көз карандуулук бар деп бүтүмгө келишкен. Өнүккөн өлкөлөрдө же өнүккөн өлкөлөрдүн анча өнүгө элек аймактарында укуктук аң-сезимдин туруктуу жана бийик деңгээлине аялдарды катыштыrbай туруп жетүү мүмкүн эмес.

Эркектер менен аялдардын ортосунда бийлиkti бөлүштүрүүдө же көбөйтүүдө ар бир коомчулуктун, уруунун, алтургай үй-бүлөнүн сөзсүз жеке энчиси болушу керек. Экономикалык жана саясий прогресс үчүн бирден бир туура жол - аялдарды бийликке тартуу.

Үчүнчү маани, позитивдүү лидерлик бийлиги бар, бирок аны пайдалана албаган эркектерге, аялдарга, байларга жана кедейлерге да пайдалуу. Бул алардын горизанталдуу байланышта гана катышуусун, ага тартылуусун шарттайт.

Лидерлик, башынан эле кайсы бир адамдар же топтор жалпы эл үчүн чечимдерди кабыл алуу бийлигине ээлик кылууга укуктуу деген түшүнүктүү жокко чыгарат. Тескерисинче, кырдаалга карата, элдин санына жараша көбүрөөк идеяларды тандайт. Анын үстүнө лидерлик адамдын шык-жөндөмүнө, мамиле түзүү ыкмаларынан бөлүнгүс нерсе.

Лидердин кадыр-баркы шериктештери, талапташтары же анын жолун улантуучулары менен болгон өз ара мамилесинен да көз каранды. Жакшы лидерди бардык кырдаалда аныктай турган көндүм ыкма, мүнөз же сапат жок. Бирок, демократиялык жана эгалитардык максаттарды жүзөгө ашыруу үчүн лидер өзү натыйжалуу чечимдерин кабыл алып, башка адамдар менен иштешүүнү билиши керек. Жакшы лидер максатка жетүүнүн жолун, ага колдонула турган каражаттын маанилүүлүгүн түшүнө билет.

Төртүнчү мааниси, лидерлик ар бир маселеге берилгендиң менен мамиле кылып, горизанталдуу байланышты түзүш үчүн натыйжалуу мамилени талап кылгандыгында.

Жарандар менен бийликтин, ата-эне менен баланын, кесиптештердин ортосундагы байланышты түзө билүү - бул лидерліктин сапаттық белгилери.

Маалымат баарынан баалуу товар болуп турган кылымда, аны жаратууга жана таратууга мүмкүнчүлүгү барлар эң жогору бийликтеги ээ болгондор. Аялдардын лидерлиги кайсы бир маанилүү делген маалыматтарды, идеяларды жана көз караштарды өз алдынча коомдордо жайылтуу мүмкүнчүлүгү менен байланыштуу. Пикир алышуу маселеси, лидерлик маселесиндей эле бири-бирибиз менен кандай мамиле түзөбүз, кандай кызматташибыз жана чечимдерди кантит кабыл алабыз ушулар менен байланыштуу. Ошондой эле ааламдашуу доорунда технологиянын ролу өскөн сайын, коммуникациялык технологияларга аялдардын жетиши, аны натыйжалуу пайдалануу жана ага ээ болуу аялдардын лидерлик дараметин өстүрүүгө жагымдуу таасир берет.

Максаттары

"Лидерлікти таңдаібыз" окуу куралы, лидерлик боюнча тренингдерди өткөрүүгө колдоно турган, окутуп үйрөтүүчү "алиппе" болуп эсептелет.

Саясий кампанияларда кантит жеңишке жетүү, уюмdu башкарууну кантит үйрөнүү керектигин же "жарашыктуу" кийинүүнүн ыкмаларын үйрөткөн башка окуу куралдардан айырмаланып, аталган окуу китебинде коммуникация стратегиясы жана "Күчкө ээ болуу" жолдору көңүл борборуна алынат. Ар бир окурман же семинардын катышуучусу башкаларды угуп пикир алышуунун жардамы менен макулдашууга жетишип, социалдык мааниге ээ келечектүү пландарды иштеп чыгуу сыйктуу өзүнө жаккан жакшы тактикаларын тандап, аныктай алышат. Ушундай жол менен жумушта, үйдө же коомчулукта болобу алар шериктештик өз ара мамиле түзүүгө жетишишет.

Милдеттери

Биз, аял лидерлердин ар кандай социалдык тармактардагы өз ара аракеттенүүсүнүн жана чечимдерди кабыл алууга катышуусунун масштабын көнөйтүүгө жардам бере турган окуу куралдын үстүндө иштеп жатып өзүбүздүн милдеттерибизди көрдүк. Аталган окуу курал бүт дүйнө жүзүндөгү эркектер сыйктуу эле аялдарга адилеттүү, тенчиликте мамиле кылууну түзүүгө жардам берет. Аялдардын лидер болуп, коомдогу социалдык жашоого катышуусу же бийликтеги ордунан ажыратпайт. Чыныгы лидерлик ар бирибизге көбүрөөк тандоо мүмкүнчүлүгүн берет.

Түзүлүшү

Окуу куралдын "Лидерликтин баалуулугу: лидерлик коммуникация жана окутуу катарында Лидерликтин баалуулугу: «Лидерлик - бул алака-байланыш жана окутуу»,- деген кийинки бөлүмү негизинен тренерлер үчүн арналып, окуу китептин чектерин аныктайт. Анда лидерликтин жаңы түрлөрүнүн негиздери жазылып, аялдардын демократиялык горизонталдуу байланышка катышуусун, эң башкысы алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү болжолдойт.

Кийинки, "Семинардын чегиндеги байланыш: тренерлер үчүн жетекчилик" бөлүмүн тренингдерди өткөрүү үчүн гана пайдаланбай, башка бардык жолугушууларды уюштуруунун ресурсу катарында кенири колдонсо болот.

Лидерлик ыкмаларды өнүктүрүү боюнча семинардын 12 сабагы, лидерликтин мүмкүнчүлүктөрүн күчтөүү стратегиясынан тартып, горизонталдуу лидерликтин үлгүлөрүн өнүктүрүү куралы менен ар кандай тармактардын натыйжалуу иштешин камсыз кылууга жана түзүүгө багытталат.

Лидерди аныктай турган бир да мүнөздөмө же сапаттардын топтому жок сыяктуу эле лидерлиktи үйрөтө турган усулдук ыкмалар иштелип чыккан эмес. Ал эми "Лидерлиktи тандайбыз" окуу куралы негизги мазмунунан башка, окутуу процесси тренерлердин гана эмес катышуучулардын да мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө шарт түзөт. Сабактардын сунуш кылынган вариантын жергиликтүү муктаждыктарга жана шартка көндүрө турган, жалпы кеңеш берүүчү окуу катарында кароо керек. Белгилүү же таасирдүү адамдардын жашоодогу окуялары же "ийгиликтүү иштеген" уюмдар тууралуу аңгемелер, сүрөттөр, кийинки талкуулардын жыйынтыктоочу чекити гана болуп эсептелет. Аларды азыркы аудиторияга түшүнүктүү, маанилүү болгондой башка ыкмалар менен алмаштырса болот.

Семинардык сабактар үч бөлүккө бөлүнгөн. 1-бөлүм "Лидерлик үчүн өзүн-өзү өнүктүрүү" деп аталып, бириңчи эле сабакта лидерликтин салттык жана салттык эмес мүнөздөмөлөрүн ар кандай аныктоо каралат. Экинчи сабак окурманга же семинардын катышуучусуна лидерлик өнүтүндөгү жеке мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Үчүнчү сабакта бардык лидерлер кайсы бир идеядан же кайсы бир окуядан улам лидер боло баштаарын, кийин ошол идеяларын ишке ашырганга аракет кылаарын түшүндүрөт.

2-бөлүм "Баарлашуу, мамиле түзүү" деп аталат. Төртүнчү сабак лидерлердин жана семинардын катышуучуларынын жеке коммуникативдүү стратегияларын кароого арналган. Бешинчи сабак, айкын максатка жетиш үчүн ар кандай көз караштарды карманып, тил табышууга келүүнүн, мақулдашып жана шериктештерди тарта билүүнүн маанисин кароого багытталган. Алтынчы сабакта колдоочу жана ишенимдүү өкүлдөрдүн мүмкүнчүлүгүн кантип кеңейтүүнүн жолдорун билсе болот. Лидердин ишмердүүлүгү колдоочуларга канчалык деңгээлде маанилүү жана узак убакытка чейин, масштабдуу таасирин берет? Мындай суроого да бул бөлүмдөн жооп алса болот.

3-бөлүм "Сабакта шериктештиktи тұзғұ" деп аталып, жетинчи сабак уюмдун катышуучулары жана жөнөкөй жарандар коомдук маселелерде бирдиктүү көз карашка кантип жетишсөрөт. Ал эми сегизинчи сабакта өнүгүүнүн уюштуруу планы иштелип чыгат. Тогузунчы сабак, адамдын кайсы бир сапаты уюм үчүн пайдалуу болгондо аларды жумушка тартуунун жолдорун, ошондой эле жумушка тартылган адамдан зарыл болгон ықмаларды алуунун өбөлгөлөрүн сунуш кылат.

Онунчы сабак максатты артикуляциялоо, ылайыктуу адамды тандоо жана ресурстарды натыйжалуу пайдалануу, ыкчам уюштуруу стратегиясына арналат. Он биринчи сабакта аялдардын укуктарын кеңейтүү иш чараларын өткөрүүдөгү шериктештик стратегиялары каралат.

Ал эми он экинчи сабак, ийгиликтүү окутуунун ар кандай уюштуруу критерийлерин изилдейт. Окуу китептин тиркемелери айқын бир кырдаалдарда сабакты ачык өткөрүүгө жардам берет. Сессиялардын ордун алмаштыра турган альтернативдүү сабактардын варианттары, көрсөтмөсү А тиркемесинде жазылган.

Б тиркемесинде тажрыйбалуу тренерлер талкууларды жандандырууга пайдаланчу көрсөтмө куралдар сунуш кылынган. Тренерлер окутуунун жагымдуу кырдаалын тұзғұдө, жагдайга көнүүдө, стратегия жана ықмаларды колдонууда, анын пайдасыз же актуалдуу эместигин тандоодо сунуш кылынган ықмалардан баш тартууга чейин өз алдынчалыгын көрсөтө алат. Г тиркемесинде лидерлик боюнча китептин библиографиясы жазылган. Д тиркемесинде аялдар лидерлигин колдоо программысын ишке ашырган дүйнөнүн ар кандай аймактарындагы бейөкмөт уюмдардын тизмеси келтирілген. Е тиркемесинде ар кандай кесиптик, маданий жана диний маселелер боюнча экспертерден турган Ақыл кошчу эл аралық кенештин (International Advisory Council; IAC) мүчөлөрүнүн тизмеси бар.



Лидерликтин баалуулугу:

"Лидерлик - бул алака-байланыш жана окутуу"

Махназ Афхами

Бул китеп, маалыматтык революция доорундагы аялдар жана лидерлик жөнүндө. Биз көңүлүбүздү аялдарга бурдук, анткени алар: биринчиден, дүйнө калкынын көпчүлүгүн түзөт; экинчиден, социалдык маанилүү процесстерден басымдуу түрдө четтетилген; үчүнчүдөн, биз жана биздин балдар жашаган дүйнө чынында жакшы болсун десек, аны кааласак, аялдар коомдук процесстерде маанилүү ролду ойношу керек. Биз лидерликке көңүл бурдук, себеби лидер болуу менен аялдар эркиндик, тендик, акыйкattык, кененчилик жана бардыгыбыз үчүн тынчтык деген идеалдарга жетүүгө өз таасири тийгизе алат. Биз, XXI кылымда экономикалык өнүгүү, социалдык акыйкattык жана жеке эркиндикке жетишүүгө көз каранды болгон негизги кыймылдатуучу күч маалыматтык технологияларга көңүл бурдук.

Аялдар, маалымат жана мүмкүнчүлүктүү колго алуу

Аялдардын бийликтөө келиши чөктөлүү

Акыркы он жылдыкта аялдар өз өлкөсүнүн жашоосуна активдүү катыша баштады, бирок алар коомдук жана жеке тармактарда ойной турган ролдорго али жетише элек. Өнүккөн өлкөлөрдө аялдардын 33 пайызы башкаруу тармагында иштешет, Африкада-15 пайыз, ал эми Азия жана Тынч океан аймактарында 13 пайыз, ¹акыркы 20 жылда Азия менен Африкада бул пайыз эки эсеге көбөйдү. Алтургай Батышта экономикалык башкарууга аялдардын катышынын денгээли бийик болсо да, мамлекеттик мааниге ээ эмес.

2000-жылы миндеген ири акционердик компаниялардын үчөөсүн гана аялдар жетектеген. ²Эмгекти жыныстык жактарга бөлүү дүйнөнүн бардык жеринде бар, аялдар пропорционалдуу эмес кызмат көрсөтүү тармагында сатуучу жана жумушчу, клерк болуп иштешет. Дүйнө жүзү боюнча эркектерге караганда аялдар жумушта жумасына көп saat иштешет, ошого карабастан алардын иши төлөнбөйт, керек болсо эсепке да алынбайт. Эркектердөй эле ошол жумушту аялдар аткарган күндө да анын 30-40 пайызы аз эмгек акы табат.

Бириккен Улуттар уюмунун маалыматында аялдардын 9 пайызы гана жогорку кызматта, 21 пайызы орто жетекчилик денгээлде, 48 пайызы чечим чыгаруу менен байланышпаган төмөнкүү денгээлдеги кызмат орундарын ээлейт.³ Өкмөт болсо адаттагыдай эле аялдардын кесиптик талабын канаттандырууга анча кызықдар эмес.

¹United Nations, The World's Women 2000: Trends and Statistics. New York: United Nations, p. 130.

²Карагыла:"A Start Up of Her Own", US News & World Report, May 15, 2000.

³United Nations, The World's Women 2000: Trends and Statistics. New York: United Nations, p. 167.

Гендердик теңсиздік, кайсы бир тарыхый маанилүү фактордун, айталы, маданий салт-санаанын, диний, экономикалық түзүлүш же мыйзамдуулуктун натыйжасы әмес, тескерисинче, бир катар башка себептерден улам келип чыккан.

Көпчүлүк аялдар алардын жеке жашоосунун, лидерлик потенциалын жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгүнөн адилетсиздік менен ажыраткан ар бир коомдук түзүлүштүн татаалдығын моюнга алышат.

Маселе әркектер менен таймашууда әмес, кеп аялдар да, әркектер да бирдей тартылган коомдук тартиппи өзгөртүүдө, аны кайрадан ондоодо экенин көпчүлүк аялдар түшүнөт. XXI кылымда аялдар интеграцияланып жана татаалдашып бараткан заманда татыктуу жана гумандуу жашоого жетип, жаңы көз караштардын жаралуусуна таасир көрсөтүп анын дүйнөгө таралышына катышат.

Бардыгыңыздарга маалым болгондой, айрым өлкөлөрдө, мисалы, Скандинавияда аялдар саясий аренага чыккандан тартип гендердик жана коомдук мамилелер жалпысынан калыс жана бирдей укукта болуп калды. Ушундай жол менен өзүнүн ролун ойнош үчүн, аялдардын коомдук иштерге катышуусун кыйшаюсуз активдештириүү зарыл. Ал үчүн аялдар күч топтошу керек.

Эл аралық коомчулук аялдардын укуктарын кеңейтүү зарыл деп эсептейт

Учурда эл аралық коомчулукта аялдардын укуктарын кеңейтүү зарылчылығы жөнүндө пикирлер жаралууда. Аялдардын абалы тууралуу БҮУнун бүткүл дүйнөлүк IV конференциясында (Пекин, 1995) мындаи пикир формалдуу түрдө айтылып, "Пекин аракеттенүү платформасынын" жобосунда чагылдырылган.

Мааниси мындаи: «Аракеттенүү платформасы-бул аялдарга жетиштүү укук берүү. Ал аялдардын экономикалық, коомдук, маданий жана саясий тармактардагы чечимдердин кабыл алынышына жана жеке жашоодогу, коомчулуктагы иштерге активдүү түрдө, толук жана төң укукта катышуусунда бардык тоскоолдуктарды түп тамырынан бери жоюуга багытталган. Бул, аялдар менен әркектердин бийликке бирдей баруусу жана үйдөгү, жумуштагы, алтургай улуттук жана эл аралық коомчулуктагы жоопкерчиликтин бөлүнүшү белгилениши керек дегенди билдирет. Эркектер менен аялдардын теңчилиги- бул адам укугу маселеси жана социалдық акыйкattыкка жетиштүү үчүн шарттар, ошондой эле теңчиликке, өнүгүү жана тынчтыкка болгон фундаменталдуу өбелгө.

Әркектер менен аялдардын теңчилиги - борборунда адам турган жаңы шериктештика, туруктуу өнүгүүнүн шарты. Бул максаттарды турмушка ашырууда, XXI кылымдын татаал милдеттерин туруктуу жана узак мөөнөткө чечүүдө әркектер менен аялдар өздөрү үчүн, эң башкысы балдары жана коомчулук үчүн иштеши үчүн бирдей башкы ролду ойношу керек. Аялдарда жалпы маселе бар экендигин, жалпы дүйнө боюнча гендердик теңчилик аялдар менен әркектер шериктештиктө иштегендө гана чечилет.

Пекин платформасы аялдардын жашоо шартына тиешелүү ар кандай кырдаалдарды баалайт жана сыйлайт, ошону менен бирге аялдардын белгилүү бир топтору алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жолунда ачык тоскоолдуктарга туш болорун тааныйт».⁴

⁴1995-жылы Швециянын министирлер кеңесеси бирдей сандагы әркектер менен аялдардын биринчи өкмөтү болуп калды. Социалдық тармактагы саясат өзгөргөнү айланы чойрөгө болгон мамиле жана аскердик чыгымдарга күчтөрдү башкача белгүштүрүүгө басым коюлду.

Маалыматтык технологиялар дүйнөлүк өнүгүү багытын аныктайт

Коммуникация тармагындагы революция бийликтин табиятын өзгөртөт. Маалымат жана билим - өнүгүү процесстеринин негизи болуп калды, андан өндүрүш каражаты сыйктуу эле, өндүрүштүк мамилелер да көз каранды. Азыркы коммуникация радикалдуу түрдө аралыкты кыскартып жана бардыгыбызды жакын коңшуларга айланырды. Маалыматтык технологиялардын жардамынан улам эл аралык байланыш жергиликтүү байланыштар сыйктуу эле жөнөкөй болуп, глобалдуу атаандаштыктын талаптарына ылайыкташууга өкмөт менен компанияларды мажбур кылууда.

Глобалдуу деңгээлдеги атаандаштыкка туруштук берүү жана мамлекеттин ичиндеги социалдык акыйкаттыкты орнотуу зарылдыгынан улам улуттук мамлекеттер көйгөйлүү маселелерден башы чыкпай калды. Бул адамзат үчүн жаңы дүйнөлүк парадигмага, жөнөкөй тил менен айтканда ааламдашууга туруштук кылуу, адамдардын өз ара мамилелерин бийлик аркылуу кайрадан түзүү жаман же жакшы деп бир жактуу айта албайбыз. Бирок, биз өзүбүздүн бардык билимибизди пайдаланып, өз ара көнүшүп өнүгүп келе жаткан технологияларды көзөмөлгө албасак, өздөштүрбөсөк биздин жарык келечегибиз караңгылап калышы мүмкүн. Жаңы маалыматтык технологиялар берген бийиктиктөргө жетишүү менен XXI кылымдын аялдары жаңы мүмкүнчүлүктөрдү табат жана аларды ушул эле потенциалга пайдаланууга даярдоо керек.

Маалыматтык технологиялар татаал жана коркунучу бар!

Жаңы глобалдуу экономиканын өнүгүшүн аныктаган, башкаруусу татаал жана жецил эмес технологиялар бардык чектерди жецип, тез жайылат. Башка адамдардын, коомдун же өлкөнүн көнүшүн талап кылган бардык жаңы формаларды кабыл алат жана принципалдуу түрдө жаңы кырдаалдарды түзөт, Жаңы маалыматтык технологиялар менен тааныш эместерге, аны колдонбогондорго караганда, анын түзүлүшүн жана динамикасын түшүнгөндөр артыкчылыгын көп баалайт, андыктан атаандаштык жөндөмдүүлүккө ээ эмес.

Жаңы технологиилар, бизге кызмат кыла баштамайын, ал адамдардын кайғысына кайдыгер, алардын муктаждыгын канаттандырууга кызмат кылбайт. Андыктан, маалыматтык технологиялар бизге бийлик берет, алсыздарга боору оорубайт, биз анын көзөмөлсүз жайылышынан чыккан терс натыйжаларына туруштук бере албайбыз. Алардын бизге кызмат кылышы үчүн аны пайдалануунун каражатын жана ықмаларын билишибиз зарыл. Көп учурда бул билим алуу, үйрөнүү маселеси, бирок анын натыйжалуу чечилишине саясий мамиле кылышп, лидерліктин коомчулуктун макулдугуна жеткенге жардам бере турган жолун тандашыбыз керек. Ошондой эле макулдашылган чечимдерди кабыл алууну үйрөнүшүбүз зарыл.

Маалымат технологиялары жашоону жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзөт

Маалыматтык технологиялар биз кыялданган жашоонун деңгээлине жетүүгө, жаңы лидерліктин таасирдүүлүгү, биримдиги боюнча билим алууга жардам берет. Глобалдуу жана мамлекеттик саясатты колдоо иретинде маалыматтык технологиялардын дүйнөнүн булуң-бурчуна чейин таралышы жана жалпы коомчулукка же адамдарга жардам берүү, алардын жашоосун жакшыртууга багытталган чечимдерди кабыл алууда катышуучу болуу өтө оор эмстей сезилет. XX кылымдын аягы илим менен технологиянын болуп көрбөгөндөй жетишкен мезгили болду. XXI кылымда адамзаттын жашоосу түп тамырынан өзгөрүшү

мүмкүн. Илимдин жардамы менен көптөгөн коркунучтуу оорулар жоюлуп, өмүр узарды, әмгектин түрү өзгөрүп бардығыбызга жакшы жашоону камсыз қылууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Биз дүйнө жүзү боюнча маалыматты чогултуп, билимибизди тез арада терендетип, уюштуруп, керектүү жакка жөнөткөндү үйрөндүк. Биз, өз убактысында алака-катаышка жана өз ара мамилелерге мүмкүнчүлүк жоктугунан өнүгүү жолуна бөгөт болгон талылуу маселелерди четинен чече баштадык.

«Сандық» тоскоолдуқту чечүү зарыл

Ошого карабай, маалыматка жетүүнүн, өнүгүүнүн жакшы жагы болгон технологияны колдонуу мүмкүнчүлүгүнөн жана гендердик теңсиздиктен улам биз маалыматтык же "сандық" (цифровой) тоскоолдуқка туш болдук. Эгер дүйнө жүзүн алсак башка өлкөлөргө Караганда Америка Кошмо Штаттарында компьютерлер көп. Дүйнөнүн бардык жеринде, өзгөчө өнүккөн өлкөлөрдө әркектерге Караганда аялдардын жаңы технологияларга жетүү мүмкүнчүлүгү аз.

Технологиялардын жетишкендиги менен жарды өлкөлөрдү гана эмес, бүт дүйнө жүзү боюнча калктын социалдык абалы начар катмарын, анын ичинде өзгөчө аялдарды жана қыздарды камсыз қылуу зарыл. Интернет түйүнүн колдонуунун жакшы жактары менен Жер шарынын бардык элин ынандыруу керек. Компьютерди жана аны колдонууну окутуу гана эмес, маданий жана тил жаатына байланышкан материалдарды көбүрөөк киргизүү зарыл, жергиликтүү коомчулук анын маанилүүлүгүн билиши керек.

Социалдык жашоонун таштуу жээгине сүрүлүп калган элдин көп бөлүгү башкалар түзгөн маалыматтын кардарлары гана болбостон өздөрү жана башкалар үчүн маалыматты жаратуучулардан да болушу зарыл. Эгер биз адамзаттык тажрыйбаны жана ақылмандыкты эске алсак бардыгыбыз байманалуу жашамакбыз. Эгер жалпы элди жакшы жакка үндөө маселеси он натыйжа берсе анда дүйнө өзгөрүп, андагы адамдар жеке кадыр-барктын баалуулугун таанып, гүлдөп өсүп, теңчилик менен ақыйкаттуулукка жетишмек. Эгер бул чакырыкка жооп табылбаса анда биздин келечегибиз жакшы болбайт.

Лидерлік жана окуп үйрөнүү

Көпчүлүгүбүз бийлик камчысын үйрүп турган иерархиялык коомдо жана ага ыңғайлашкан шартта жашайбыз. Бийликтин мамилеси үй-бүлөгө, урууга жана саясий айдыңга же экономикага таасириң тийгизет.

Бийлик иерархиялары коом үчүн баш көтөрбөй баш ийүү маданиятын түзүп, аны пайдаланат, бийлик аларды жаратып, ар кандай түргө өткөрүп турат. Анын ролу ошол учурдагы тартип менен макулдуқту камсыз қылуу максатында баш ийүүчүлүк мамилелерин мыйзамдаштырууда турат. Бийлик жок жерде коомдун мүчөлөрү анык "басып алуучуларга" (агрессорлорго), же алардын курмандыктарына айланат. Албетте, бул - идеалында биз умтуулган тартип эмес. Биз, аялдар менен әркектерди бийликтин жана қызматкердин объектиси катарында эмес, бири-бирин колдогон, түшүнүүнү издеген, коомдук процесстин тен үкуктагы катышуучулары боло алган коомду түзгүбүз келет. Бирок, аң сезимдүү коомду түзүүгө алдыга жылыш үчүн биз кайда турсак ошол жерден башташыбыз керек.

"Лидерлік" термини энергия, чечкиндуулук, күч катарында ассоциацияланып, кайсы бир максатка жетүү үчүн колдонулат. Башкаларды анын эрки менен болуп айтканын аткарууга мажбурлай алган адам лидер болуп эсептелет. Бул жагынан алганда, бийликтө турган адам лидер болуп саналат. Бирок, баарыбызга маалым, элдин бийлигине айтталы аталар, жетекчилер, жер ээлери жана адистер лидер болуп саналбайт. Башка жагынан алсак,

көпчүлүгүбүз бийликтин формалдуу таянычына ээ болбогон, бирок, аларды эл "лидер" деп эсептеген адамдарды кездештиreibиз. Себеби алар төгерегиндеги адамдарга, кырдаалдарга таасир бере алат. Мындай учурда лидерлик бирөөлөрдө бар, бирок башкаларда жок же сапат катарында эсептелинеби?

Лидерлик болуп эмне эсептелбейт?

Лидерлиktи ар кандай көз карашта караса болот, мисалы, ага эмнелер тиешеси жок экендигин түшүнүүгө аракет кылуу зарыл. Ирээти менен баштасак, лидерлик жана бийликтин күчүн колдонууну бирдей кароо туура эмес, көпчүлүк мууну менен макул болсо керек. Элди коркутуу жолу менен бир нерсе жасоого же бир нерседен баш тартууга мажбурласа болот. Эгер баласы мектептен жаман баа алып келсе же үйдөгү иштерди жасабай койсо, атасы аны жазалайм деп ачууланат. Эгер кызматкер ишине жакшы көңүл бурбаса, жетекчиси анын сыйлыгын кыскартам деп жини келет.

Балким, айрым кырдаалдарда мындай аракеттер жагымсыз реакцияны жаратат. Чыныгы лидер коркутуу жолун тандабайт. Эгер натыйжалуу пикир алышуу, баарлашуу аркылуу бири-бирин түшүнүшсө, атасы баласын, жетекчиси кызматкерин жазалабайт болчу. Бул мисалдардан улам, лидерлик бийлиkti, мейли ал юридикалык мааниде болсун, ата-эненин баласынын үстүнөн болгон бийлиги, же салтык түрдө иерархиялык түрдө курулган уюм башчысынын бийлиги болсун ээлеп алууну көздөбөйт. Атасы баласынан бир нерсени жаса деп талап кыла алат, баласы болсо аныatkara алат, себеби атасы ага укуктуу. Кызматкерлер негизинен жетекчинин ыйгарым укуктарынын чегиндеги талаптарын, көрсөтмөлөрүн atkarat. Мындай учурду мыйзамдуу бийликтин atkaralyshy деп коебуз. Мыйзамдуу бийликтин артыкчылыгы ал күчтү колдонууну талап кылбайт, ошентсе да формалдуу бийлик лидерликке жатат. Биздин күнүмдүк тажрыйбадан белгилүү, айланадагылары сыйлаган, анын жолу менен баргысы келген айрым адамдар бар. Алар мындай денгээлге харизманын жолу менен жетишет, бирок бул лидерликке окшойбайт.

Харизма - бул айрымдарга гана тиешелүү ички сапат. Лидерлик- баарынан мурда баарлашуулардан улам чыккан, потенциалдуу түрдө ар бирибизде бар касиет. Көптөгөн адамдар харизмасы жок эле улуу лидерлерден болушкан. Демек лидерлик, кайсы бир күч, салттык, юридикалык же харизматикалык бийлик эмес. Бирок, лидер болгусу келгендер бул нерселерди пайдаланышы мүмкүн. Бийликте отурган адамдар лидер болушу мүмкүн же мүмкүн эмес. Андыйктан, лидерлиkti иш жүзүнө ашыруу - буйрук же команда берүү аракетинен принципиалдуу түрдө айырмаланышы керек.

Лидерлик жана байланыш

Лидер болуу-демек ар дайым байланышта, алакада болуу. Лидерлик кайсы бир денгээлде өз ара байланыштары бар экиден кем эмес адамдар катышкан кырдаалда келип чыгат. Жалгыздыкta лидер болуу мүмкүн эмес. Демек, лидерлик - байланышта болуунун формасы. Иерархиалык уюмдарда лидерликке байланышуу системасы негизинен тигинен түзүлгөн. Лидерлик кырдаалында, жетекчи тапшырма берет жана аны кандай чечүү жолун көрсөтөт, ал эми кызматчылар тапшырманы atkarып анын жыйынтыктары боюнча маалымдайт. Мындай система бир караганда натыйжалуу көрүнөт, бирок түпкү маанисинде андай эмес. Анткени байланыш кызматкерлердин эркиндигин чектеген аргасыз баш ийүүгө негизделип түзүлүп калган. Окуп үйрөнүү маалында баарлашуу башка ыкмада өтөт. Ал тикелей эмес, горизонталдуу жана ар дайым эки тарааптуу уюштурулат. Ал иерархияны жокко чыгарып, күч колдонгон бийликтке эч кандай жакындашпайт. Ага бардыгы катышып, окуган жерде баарлашуу (диалог) катарында өтөт. Лидерлиktin мүнөзү аталган баарлашуунун мүнөзүнө окшош келет. Бул жерде ар бир адам потенциалдуу лидер менен бирдей сүйлөп, аны ээрчип, өз ара маселелерди түшүнүшүү, башка жолдорду издеө

жолу менен чечүүгө аракет кылышп, башка лидерлер сыйктуу эле лидер болууга аракет кыла алат.

Ар бир адам жакшы жашоо жөнүндө ойлоп, маселелерин кимдир бирөө менен бөлүшүнүн ұстүндө иштейт. Лидерліктин бул концепциясы формасы боюнча эксцентристтик түрдө көрүнүшү ықтымал.

Салттық көз карашта бул утопиялык да болуп көрүнөт. Себеби, биз мектепте, жумушта, чиркөө, мечиттерде иерархиялык түзүлүшкө көнүп калғанбыз. Биз ошондой тарбияланғанбыз. Ал эми мынданай эски адаттардан арылыш үчүн көп аракеттерди жумшоо керек болот. Качан гана бири-биринен үйрөнүп, биргелешкен чечимдерди кабыл алууга көзү жеткенде биз жакшы келечекти түзүүгө зор кадам жасаган болор элек.

Лидерлік билим берүү қоомчулукунда

Лидерлік - кайсы бир бағыттагы аракеттерге таасир берүү процессин иш жүзүнө ашыруу. Алдыга жылыш үчүн максатынды жакшы түшүнүү керек. Лидерлік көз караштын, максаттын өнүгүшү. Максатты койуп, компойуп жүргөн менен иш бүтпөйт, көп изденүү керек. Ошондуктан лидерлікти так, даана максаты, бағыты жок турмушта дадилдей албайсың. Бирок, биз максатыбызды, бағытыбызды аныктоо, тактоо жана ийгиликке жетүүнүн жолдорун табуу менен эмне кылышыбыз керек? Процесс пирамида модели менен өнүгүш керекби?

Вертикалдуу лидерлікке тиешелүү социалдык шарттар жөнүндө сөз болуп жаткандан кийин лидерліктин бизге жардам бере турган башка идеяларын да карап чыгыш керек.

Билим берүү қоомчулуктарын уюштуруу

Горизонталдык лидерлік биз бири-бирибиздин алыш-беришибизге негизделгендиктен, максаттын бирдиктүү элесин көрбөй туруп алдыга милдеттерди койгонго болбойт. Максат менен каражаттар өзгөрүшү мүмкүн. Бирок, бардык эле максат керек болгон каражаттардын баарын эле актай бербейт. Бул айтканыбыз катышуучулар өз көз карашынан баш тартышы мүмкүн же кайсы бир максаттарды арзыбай турган нерсе катары эсептеши керек дегенди билдирибейт. Алар көбүнчө билесени келечекке байланыштырып карашат, ал иерархиялык моделден кыйла айырмаланып турат. Лидерлікти уюштуруу таанып-билүү кырдаалында төмөнкү компоненттерди камтышы мүмкүн:

Окутуунун уюштуруучулук ийкемдүүлүгү андагы процесстин зарылчылыкка жараша өзгөрүлүшүн билдириет. Лидерлік уюмдардын бирдиктүү, өз ара аракеттеринен (бул жерде анын түзүмү катары семинар) көрүнөт. Уюм окуунун субъектиси болсо, ал эми окуу процессин уюштурулган иш чара десек болот. Маселе ушундай коюлганда окутуу - бул жалаң гана ой жүгүртүү менен жүрүм-турумдун өзгөрүшү эмес, ошондой эле топтун мүчөлөрүнүн ортосундагы мамилелердин да дайым өзгөрүп жүрүп отурушу. Таанып-билүү шартында уюштуруу - бул мекемелердин, диаграммалар менен туюнтуулган бийликтүзүмдөрүнүн гана катары эмес, кадимки тириүү адамдардын ыраатка салынган өз ара аракети.

Бийликті таанытуу. Уюштуруу окууга айланып, ал эми окуу уюшкандақта өтүшү үчүн бийликті акыл-эс менен таанууга үйрөнүш керек. Борборлоштурулган бийликтин басымынан арылуу башаламандыкка алыш келбейт. Тескерисинче, катышуучулардын көз караштары, жеке сапаттары жана ыкмалары чыныгы диалогдун түзүлүшүнө шарт түзсө анда максатка жетишсе болооруна ынандырат.

Өз ара сыйлашуу. Билим берүүчү уюмдардагы лидерлік катышуучулардын өз ара баарлашып, бири-бири теңата өнөк катары сыйлай билүү жөндөмүнөн көз каранды.

Горизонталдык лидерлик башканын пикири сеникинен айырмаланса да аны сыйлаш керек деген баарлашууну негиз тутат.

Ықтыярдуу макулдуу. Билим берүү түзүмүндө жетекчилик жоюлбайт. Ал сакталып кала берет жана жалпы максатка жетүүдө маанилүү роль ойнойт. Бирок, эрежелердин жыйындысына же күч колдонуу коркунучуна эмес, ықтыярдуу макулдукка негизделет. Жетекчилик буйрук чыгаруу жолу аркылуу эмес, диалог аркылуу ишке ашырылат.

Системалуу ой жүгүртүү. Билим берүүчү уюмда бир бөлүгү бири-бири менен гана эмес, системалуу ой жүгүртүүнүн өнүгүшүнө жардам берген жалпы маселелер менен да байланышкан. Катышуучулар алардын иш-аракеттери жалпы бир нерсенин бөлүгү катары гана мааниге ээ экендигин билишет. Өзүн системанын бөлүгү катары түшүнүү диалогго стратегиялык дем берет, анын шарапатынан улам убакыт менен мейкиндиктин динамикасынын шартында максаттар менен ресурстардын ортосундагы байланыш жүзөгө ашырылат.

Билим берүү зарылдыгы ар кандай чөйрөлөрдө, анын ичинде формалдуу уюмдарда түзүлүшү мүмкүн. Бирок формалдуу түзүмдөрдө бекилип калган лидерлер баары бир жогоруда саналып өткөн коммуникациялык ыкмаларга таянышат. Эң башкысы, таанып-билиүүчү жамааттын келип чыгышына жардам бере турган процесстер менен формалдуу мамилелерди айкалыштырууга үйрөтүү керек.

Билим берүү коомчулуктарындагы лидерлик этикасы

Биз буга чейин белгилеп өткөндөй, лидерлик - бул буйрук иретинде мажбурлоо же камчылап бийлик жүргүзүү эмес, башкалар менен өз ара аракеттенүүнүн ыкмасы. Билим берүүдө лидер болуш үчүн ошого ылайык келе турган, жогоруда саналып өткөн компоненттерди камтый турган алкактарды аныктап алуу зарыл. Андай алкактарды аныктап алуу айрым бир мамилелер, сапаттар жана ниеттер буга чейин эле бар экендигин жана процесске жардам берээрин билдирсе да, чынында бул мамилелердин жана сапаттардын баарына үйрөнүш керек. Алар лидерлик катары карала турган окутуунун да, тескерисинче окутуу катары карала турган лидерліктин да бөлүгү болуп саналат. Бул процесс жана анын натыйжалары билим берүү жамаатындагы "лидерліктин этикасы" деген нерсеге алып келет. Жөнөкөй байкоодон баштайлы. Адамдар тууралуу анча жакшы эмес бир пикир бар: алар жаратылышынан жалкоо келет, аларды мажбурлабасаң эч кандай натыйжага жетишпейт, иштебейт дешет. Ага тескери да пикир бар: адамдар табиятынан жаратман келишет, ишти жакшы көрүштөт, ал үчүн жагымдуу шарт гана түзүш керек деген. Бул бири-бирине карама-каршы пикир дүйнөгө болгон эки башка көз карашты билдирет. Биринчи типтеги дүйнөтааным - иерархиялык тартиптин ичинdegы командалык түзүмдөрдүн негизи. Экинчиси, диалогго жана баарлашууга түртө турган чөйрөгө көбүрөөк ылайык. Эгерде биз лидерліктин этикасын өркүндөткүбүз келсе, биздин билим берүү кырдаалыбыз экинчи түрдөгү дүйнөтаанымга жан киргизе турган жеке сапаттарды талап кылышы айдан ачык. Аны кантип жасаса болот? Бизге лидерліктин этикасынын кандай компоненттери керек?

Башкаларга карата мамиле. Жашоодо биз башкаларга кандай мамиле кылаарыбыз етө маанилүү. Биз аларды жакшылыктын идеяларына ылайык жашоону көздөгөн бүтүмдүү, маанилүү, жандуу адамдар катары көрүүгө үйрөнүшүбүз керек. Биз ал адамдар сый же атак-данк үчүн эмес, кылган иши адамдарга керек экендигине ишениш үчүн жакшыраак адам болуп, жакшыраак иштөө колунан келе тургандыгына ишенгенге аракет кылышыбыз керек. Алар өздөрүн жетилген инсан катары көрүнүшүн көбүрөөк каалашат. Биздин башкаларга кылган мамилебиз айрым адамдардын иш жүзүндө кандай экендигине туура

келбеси мүмкүн. Бирок ал биздин өзүбүздү, ким экенибизди жана ким болгубуз келгенин аныктайт. Биз ар кандай ой-пикирлерди кабылдай билиш үчүн "өзүбүздөн ашууга", ыймандуу, ачык жана ийкемдүү болууга такай аракет кылышыбыз керек.

Айрым баалуулуктарга берилүү. Биз чыныгы баалуулуктарды өздөштүрүп, аларга берилген бойдон калышыбыз керек. Чыныгы баалуулуктар деп биз дүйнөнү жакшыртуу максатында кызматташуубузга мүмкүнчүлүк бере турган баалуулуктарды түшүнөбүз. Бул идеалдарга берилүү биздин биргелешкен иш-аракеттерибизди акылга салууга, алардын түздөн-түз натыйжаларын алда канча масштабдуу жалпы максаттар менен салыштырууга өбөлгө түзөт. Бул бизге кызматташуу аркылуу жалаңкат жеке кызықчылыктардын чегинен тышкary чыгууга мүмкүнчүлүк берет.

Башкалардын көректөөсүнө назар салуу. Билим берүү жамаатындагы лидерлик этика биздин башкалар үчүн кызматташуубузду гана эмес, андан да маанилүү нерсени - бизде ошондой каалоонун болушун да талап кылат. Кәэде муун "кызмат кылуу - лидерлик"⁷ деген термин менен аташат. Бирок, жөн гана кызмат кылууну каалоонун өзү аздык кылат. Биз башка адамдардын муктаждыктарына сезимтал болууга, башкалардын турмушун сезе билүүгө, өзүбүздү башкаларды ордуна кое билүүгө жана дүйнөнү ошолордун көзү менен караганга үйрөнүшүбүз керек. Бул үчүн ар кандай тескери пикирлерди, ал тургай жактырбоону жеңип чыгып, кескин ойлордон оолак болуп, өз идеяларын башкаларга тануулагабаганды үйрөнүп, ачууга алдыrbай, башкалардагы он сапаттарды көрө билип, алардын жетишкендиктерин моюнга алып, баарыбыз тең ар кандай адамдар экенибизди эске алуу зарыл.

Адамдык көрөнгөнүн өнүгүшүндөгү жетишкендиктерди өлчөө. Лидерліктин этикасы жетишкендиктерге өзгөчө маани берет. Бирок, биз адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн арбыта алганда гана иш жакшы жасалды деп жыйынтык чыгарсак болот. Биз жетишкендиктерди адамдык көрөнгөгө "кошулган нарктын" ченинде өлчөйбүз, өз ара ишеничке өзгөчө басым жасайбыз жана өндүрүмдүүлүктүү арттырыш үчүн бириңчи иретте кызматкерлердин астейдил мамилеси жана жигердүүлүгү зарыл деп эсептейбиз.

Чыдамкайлык жана өжөрлүк. Чыдамкайлык болмоюнча өзүн да бир нерсени үйрөнүшүн мүмкүн эмес, башкаларды да үйрөтүш мүмкүн эмес, андыктан лидерлик жолунда билим берүү шартында кыйынчылыктарды жана тоскоолдуктарды жеңе билгенге үйрөнүү зарыл. Эр жүрөктүк, чыдамкайлык, максаттан тайбоо жана өжөрлүк - лидерлик үчүн керек болгон сапаттар.

Командада иштөө. Билим берүүдөгү лидерліктин этикасы биздин бирдиктүү команда катары иштеп, баарлашып жана өсүшбүздү талап кылат. Командада иштөө - бул таанып-билүүчү уюмдун негизи. Топтошуп иштөө башкаларга сый мамилени, адамдардын ар түрдүүлүгүн моюнга алууну жана жеке мамиледеги айкөлдүктүү, чыр-чатактарды жайгара билүүнү, чечим кабыл алууда жана аткарууда адамдарды бириктире билүүнү, ошондой эле команда түзө билүүнү өзүнө камтыйт. Бирок, жамааттык иштин андан да чоңураак мааниси бар, анткени команданын бөлүгү болгондо гана биз лидерлик тууралуу нагыз түшүнүккө әэ болобуз.

Командада окутуу. Билим берүү шартында командалык иштин милдети катышуучуларга максат тууралуу жалпы көз карашка жетишүүгө жардам бере турган менталдык схемаларды иштеп чыгууга көмөк көрсөтүүдө турат. Менталдык схемалар - бул "биз өзүбүздү, башка адамдарды, институтционалдык түзүлүштү жана турмушубуздун башка

⁷Larry C. Spears, ed. Insights on Leadership: Service, Stewardship, Spirit, and Servant Leadership. New York: John Wiley, 1998. Карагыла.

⁸Peter M. Senge, Art Kleiner, Charlotte Roberts, Richard B. Ross, and Bryan J. Smith. *The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a learning Organization*. New York: Currency Doubleday, 1994. P. 235. Толук талкуу? 47н : Warren Bennis and Joan Goldsmith. *Synchronicity: the Inner Path of Leadership*. San Francisco: BarrettKoehler, 1998, а также: Learning to Lead: A Workbook on Becoming a Leader. Cambridge: Perseus, 1997 Карагыла.

бардык өңүттөрүн түшүнүгө жардам бере турган, биздин аң- сезимибизде сакталган образдар, элестер жана сюжеттер"⁸. Бул биздин дүйнөгө баам салып көз жүгүртө турган айнегибиз. Алар биздин дүйнөтаанымыбыздын негизин түзүп, фактыларды, баалуулуктарды жана тандаган багытыбызды бириктирет. Биз баарыбыз тарыхый жактан иерархиялык болуп калыптанган маданияттардын алкагында тарбиялангандыктан, көпчүлүгүбүздүн менталдык схемаларыбыз билим берүү уюмдарынын түйүндүү аныктамалары менен анча жакшы шайкеш келе бербейт. Демек, биз ал моделдерди өркүндөтүп, зарыл болгон учурларда өзгөртүп жүрүп отурушубуз керек. Бирок, ички схемаларды өзгөртүү оной эмес, анткени алар биздин психикабыздын тээ теренги деңгээлин чагылдырат жана дайыма эле аң-сезимдүү талдоого жана деконструкцияга баш ийе бербейт. Жакшы командалык иш аларды биздин түпкү туюмбуздан алып чыгып, талдан, керек болсо кайрадан түзүп чыгышыбызга жардам бериши керек. Жамааттык аң-сезим - "синергияны": жалпы максат үчүн аздыр-көптүр жасалган аракеттердин айкалышын, биримдүүлүктү жана жалпы сезимди камсыз кылган диалогдун түрүн камтыйт.

Синергия дегенибиз, албетте, баары менен эле макул болуу дегенди билдирибейт. Бирок, эгерде топтун мүчөлөрү бирин-бири баалап, сыйлаганга үйрөнүшсө, анда ар биринин салымы жалпы натыйжага өбөлгө түзөт, аны алардын баары өз жетишкендиги катары баалай алат.

Билим берүү жамааттарындағы лидерликтин негизи

Жогоруда айтылгандар лидерлиktи өнүктүрүү үчүн окутуу шартында "алкактык конструкция" болуп бериши мүмкүн. *Лидерликке окутуу гендердик жасактан сезимтал келет.* Идеалдуу шарттарда эркектер менен аялдар белгилүү бир максаттарга жетүү үчүн өнөктөш болушат. Эгерде биз чындал эле жалпы, жандуу жана толук кандуу жашоону камсыз кыльш үчүн социалдык, экономикалык жана саясий негиздерди иштеп чыккыбыз келсе, реалдуу шериктештиктин мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүшүбүз керек. Эгерде көрсөтмө курал концепция, иштиktүү мүнөздө түзүлгөн болсо, ар бир адамды лидер боло ала тургандыгына ынандырышы зарыл. Текст толугураак талкууланыш үчүн айрым учурларда аялдарга басым жасагандыгы менен ал эркектерге да пайдалуу болот. Ал тургай концепцияны калыптандырууда жана түзүүдө эркектер да катышса андан бетер пайдалуу болот.

Лидерлик байланышка негизденет. Демейде адамдар өздөрү үчүн маанилүү нерселер тууралуу сүйлөшүшөт. Мынтай сүйлөшүү мазмундуу болот. Ар биринин айта турган сөзү болот, ошонун өзү лидерликке катышууга өбөлгө түзөт. Көрсөтмө куралдын дагы бир милдети - адамдардын жалаңкат тобун өз ара байланышы бар жамаатка кантип айлантып, аларды жалпы маанини аңдал билүү менен кантип бириктирсе болоорун көрсөтүү. Бул процесс - лидерликтин көрсөткүчтөрүнүн бири.

Лидерлик максат болот. Өз ара байланышы бар, баарлашып турган жамааттын негизги милдети максатты аныктоого жана иштеп чыгууга барып такалат. Бул жамаат мүчөлөрүнүн коомду таанып-билүү процессине аралашуусун билдириет. Ошол эле учурда бул бийлиktи жүзөгө ашырууга катышууну да туюнтат. Максатты аныктоо процесси, кабыл алган форма уюмдун саясий турпаты тууралуу көп нерсени: ал демократиялуу же авторитардуу, эгалитардуу же элиталык экендингин айтып бере алат. Бул китеpte максатты аныктоонун эки процессин бөлүп көрсөтүүгө аракет кылышкан.

Демократиялуулук жана эгалитардуулук. Коммуникативдик коомдо катышуучулар

⁸ Peter M.Senge, Art Kleiner, Charlotte Roberts, Richard B. Ross, and Bryan J. Smith. The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a learning Organization. New Yorkk: Currency Doubleday, 1994. P. 235. Толук талкуу үчүн : Warren Bennis and Joan Goldsmith. Synchronicity: the Inner Path of Leadership. San Fransisco: BarrettKoehler, 1998, ошондой эле: Learning to Lead: A Workbook on Becoming a Leader. Cambridge: Perseus, 1997карагыла.

бири-бірінин индивидуалдуулугун баалашат жана сыйлашат. Жалпы максаттарды иштеп чыгуу процессинде өз ара сый мамилени жайылтуу процесси да лидерліктін табиятын жана сапатын аныктайт. Биздин көрсөтмө курал ал тургай айрым коомдор элитардык бийликтік жана авторитаризм тарабына оогон учурларда да максаттарды аныктоонун демократиялық жана әгалитардық ықмаларды тандап алууга көмек көрсөтүүгө тишиш.

Лидерлік максатка жетүү каражаттарынын мүнөзүн әске алат. "Коюлган максат колдонулған каражаттардын баарын актай бербейт" - бул дүйнөдө жакшы белгилүү этикалық принцип. Ал принцип абийир-ыйманы таза адамдар өз максаттарына жетиш үчүн, ал максаттар кандай маанилүү жана актуалдуу экендигине карабастан жосунсуз жоруктарды колдонбойт дегенди билдирет. Башка жагынан, коюлган максат менен колдонулған каражаттын ортосунда өз ара тыгыз байланыш бар: максатка жетиш үчүн иш жүзүндө же келечекте зарыл болгон бардык адамдык жана материалдык ресурстарды толук жана ачык-айқын эсепке алмайынча турмушка ашырыла турган максаттарды иштеп чыгыш мүмкүн эмес. Аларды әске албасак биз өзүбүзгө чындыктан алыс турган жолдорду тандап алышыбыз мүмкүн.

Лидерлік билим берүү жамаатында жакшы ишке ашат. Биз бул көрсөтмө куралда "билим берүү жамаатына" так аныктама берүүгө умтулбайбыз. Бирок, ал "таанып билүү иретинде карала турган лидерлікти" өнүктүрүш үчүн алқактык конструкцияга, жогоруда айтылған мүнөздөмөлөргө ээ. Аларды калыптандыруунун ықмасы көп жагынан коомдун маданий деңгээлинен көз каранды.

Бул көрсөтмө куралдын негизги милдети - лидерліктін феноменин күнт коюп, чыгармачылық менен карап чыгуу жагынан окуучуларга жардам берүү жана аялдарга боло турган мүмкүнчүлүктөрдү табууга аракет кылуу. Таанып-билүүчү лидерліктін концепциясы - бул көрсөтмө курал колдонулған сабактардын негизги элементи.



Семинардын алқагында баарлашуу: тренерлер үчүн колдонмо

Бул колдонмо сilerге, тренерлер менен координаторлорго - сабактардын максаттарын жакшыраак түшүнүүгө, ошондой эле талкууларды жүргүзүүдө жана көнүгүүлөрдү аткарууда сilerдин өз максаттарыңа жетишиңерге жардам берүүгө тийиш. Силердин милдетинер - окутуу процессин ар бир сабакта багыттап, максатка ылайык нукка салып турлуу. Салттуу окутуучудан же тренерден айырмаланып, сiler топту конкреттүү тыянакка же жыйынтыкка алып келбешинер керек. Андан көрө сiler катышуучулар үчүн алар да, сiler да бири-бириңердин идеянарда бир нерсени үйрөнүп, талашып-тартыша турган жана бирдиктүү аракет менен бир пикирге келе турган мейкиндикти түзөсүңөр. Андай мейкиндикти имаратты жана окуу материалдарын ойлонуштуруп даярдоонун, ошондой эле өз ара сый мамилени, мазмундуу талкуулоону жана кызматташуу духун колдой турган тренерлик тактиканы колдонуунун натыйжасында түзсө болот.

Окутуунун максаттары

Катышууну жана горизонталдык байланыштарды караган лидерлик белгилүү бир стратегияларга негизделет, алардын ичинен баарлашуу, уга билүү, бир пикирге келүү, жалпы түшүнүккө жетүү жана окутууда өнөктүк байланыштарды иштеп чыгуу эң маанилүү. Бул стратегиялар семинардагы сабактын түзүмүн аныктайт жана анын ар кайсы баскычтарында сiler аларды алда канча теренцирээк талкуулап чыксаңа болот.

Баарлашуу. Лидерлик дайыма натыйжалуу баарлашуудан башталат. Лидерлер өз идеяларын жана максаттарын башкаларга ийгиликтүү жеткире билиши керек. Жакшы лидерлер өз ойлорун ачык айтып, башкаларды көрө жана уга билишет жана кең-кесири баарлаша альшат.

Андыктан семинардын бардык сабактары баарлашуу ыктарын жакшыртууну машыктырат: алгачкы сабактарда бул жекече баарлашуу болот, ал эми жыйынтыктоочу сессиялар топ ичинде жана ар кайсы уюмдардын ортосунда баарлашууга арналат.

Уга билүү. Башка адамдарды кызыктырган максаттарды жана келечекти билүү менен лидерлер күч топтошот. Уга билүү жетекчин, кесиптешиң же атаандашың айтканды жөн гана угуп коюуну эмес, алардын сунуштарына жана пикирлерине карата ой жүгүртүп, сый мамиле кылууну билдириет. Натыйжалуу лидер сыйктуу эле, натыйжалуу угуучу - бул уккан маалыматынан сабак алган адам.

Бир пикирге келүү. Бир пикирге келүү - чечим кабыл алуу процессинин маанилүү бөлүгү. Диалог аркылуу топтун, команданын же чоң уюмдардын мүчөлөрү маселени жалпы түшүнүүгө жетишет. Ал эми чечимдер колдо болгон вариантарды жана реалдуу мүмкүнчүлүктөрдү жалпы түшүнүүнүн негизинде кабыл алынат. Көз караштардын айырмасы болгон жерлерде жалпы аракеттер жасалбайт. Бир пикирге келүү процесси айрым учурларда узак жана түйшүгү көп болсо да, ал баары колдогон жана жактаган чечимдердин кабыл алынышына алып келет.

Жалпы түшүнүккө жетишүү. Жалпы түшүнүк майда топторго да, чоң институттарга да пайдалуу. Диалог түзүү, бир пикирге келүү жана жалпы түшүнүккө жетишүү жалпы негизги баалуулуктардын жана принциптердин калыптанышында бардыгы катышкан шартта иштелип чыгышына өбөлгө түзөт. Жалпы түшүнүк - топтун курамына жана убакытка жараша кабыл алынуучу максаттарды тактоого ылайыкташма жана ийкемдүү мамиле. Топ жалпы түшүнүккө келгенде анын ар катышуучусу укукка жана жоопкерчиликке ээ болгон алкакта аракеттенет.

Оқутуу максатында өнөктөштүкту бекемдөө. Шериктештик мамилелердин өнүгүшү катышуучулардын аракетиндеги ойдун ишке ашышина көз каранды. Эгерде катышуучулар өз ишмердигинин мааниси, аны жакшыртуунун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу суроолорго жооп издебесе жана бири-бири менен алган билимин бөлүшпөсө, мүчөлөрү айтылган тапшырмаларды так аткарған уюм менен оқутуучу шериктеш болуп эсептелбейт. Оқутуучу таанып-билүүчү шериктештикти ишке ашыруу - уюмду өнүктүрүүнүн ыкмасы катары таанып, оқутуу процесси сөзсүз түрдө топтун баарына, анын ар бир мүчөсүнө карата да өзүн-өзү талдоону, өзүн-өзү андап билүүнү жана өзүнө сын айтууну камсыз кылыш керек. Ошентип, оқутуу шериктештик сын бааны, керек болсо процессти бүтүндөй кайра карап чыгууну жана ошондой эле жаңы билим алууну ала жүрөт. Оқутуу максатындағы шериктештик жандуу жана натыйжалуу ишкер маанай түзүүгө жардам берет. Анда топтун ар бир катышуучусу билим алып, ошол эле учурда шериктештердин мүмкүнчүлүктөрүн да кенейтүүгө шарттар болот.⁹

Тренердин же модератордун ролу

Жөн билги тренер (модератор) семинардын катышуучуларын уга билип, алар менен кошо үйрөнөт. Силердин ролуңар жолугушууну уюштуруп, катышуучуларды семинардын көнүгүүлөрүн аткарууга таптоодо турат. Силер сөзсүз эле лидерлик маселелери боюнча эксперт болуп же бардык суроолорго жооп берүүгө милдеттүү эмессинер. Талкууну натыйжалуу жүргүзгөн шартта семинардын бардык катышуучулары чечимдин табылышына өз салымын кошот.

Талкуу процессин башкаруу. Кээде ойлонулган суроолор менен сөздү башка нукка буруп туруш керек болот. Силердин милдетинер - сөздүн аягын алдын ала айтуу эмес, эң туура же эң маанилүү пикир болушу мүмкүн эмес экенин билип туруп, талкуунун жүрүшүнө жана багытына таасир этүү. Ал аркылуу катышуучулардын баары оқутуу процессине же пикир алмашууга өз салымын кошушат. Жакшы тренер ар бир катышуучу өз оюна айтып алыш кийин айыптоого же дооматтарга калуудан коркпой тургандай жагымдуу, ишенчиликтүү маанай түзө билет. Эгерде катышуучулар башкалар менен макул эмес экенин жүйелүү, сый мамиледе айтып жатса аларды тартынуу сезиминен арылтыш керек. Түшүндүрмөлөрдүн ортосунда узак дымып калуулар (паузалар) болуп калса толкунданып кереги жок. Ал убакыт катышуучулар өз пикирин айтуудан мурда оюн топтол алышы үчүн зарыл.

Талкууну кызытуу. Көрсөтмө куралдын бардык бөлүктөрү талкууну жана талаштартыштарды кызытууга арналган суроолорду камтыйт. Катышуучулар лидерліктин ар түрдүү темаларын талкуулап жатканда мүмкүн болуучу багыттар гана мисалга тартылган. Силер болсо топтун баары маанилүү талкууга аралашып калса катышуучуларга ал темалардан четтөөгө мүмкүнчүлүк берсеңер болот. Ал тургай силер көнүгүүлөрдү аткарууну же маселелердин башкача каралышын уюштурсаңар болот (мүмкүн болгон вариантар А тиркемесинде жазылган). Эгерде силер айрым катышуучулар сүйлөгөндөн тартынып турганын көрсөнөр, өз оюнарды айтып, андан кийин аларды силер айткан сөзгө түшүндүрмө (комментарий) беришин сурасаңар болот. Тажыйбалуу тренер айрым катышуучулардын жана жалпы топтун мұктаждыктарын сезе билет, кылдат мамиле қылат, колдоо көрсөтөт жана оқутуу үчүн жоопкерчилики төң бөлүшөт.

Күн тартибин сактоо. Кээде талкууну башкаруунун эң жакшы ыкмасы деген сөз регламентти жана сабак программасын толук сактоо дегенди билдирет. Топтогулардын саны ар кандай болушу мүмкүн, бирок, бирөө же бир нече адам сөздү ээлеп албаш үчүн

⁹ Маселенин теренирәк талкууланышын бул жактан карагыла: Peter M. Senge, Charlotte Roberts, Richard B. Ross, and Bryan J. Smith. The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning Organization.

катышуучуларга алардын түшүндүрмөлөрү кыска болушу зарыл экендигин эстетип туруу дайыма пайдалуу. Бул ар бир катышуучу өз оюн айтышы керек болгон көнүгүүлөрдү аткарууда айрыкча маанилүү. Мындай учурда эң дипломатиялуу ыкма - өз сунуштарын же инструкцияларын кимдир бирөөгө эмес, жалпы топко айттуу. Ошондой эле катышуучуларды башкалардын айткандарын угууга үндөп, өз сын пикирин алардын айткандарына жараша айтып турса болот.

Жалпы жоопкерчилик. Силер ар бир сабактын ийгиликтүү аякташына жооп бересинер, бирок силер ар бир көнүгүүнү же талкууну көзөмөлдөп туршунар милдет эмес. Жалпы жоопкерчилик сабактын бир бөлүгү боло алат жана болууга тийиш. Эң жөнөкөй чара - кайсы бир катышуучу бүт топ үчүн жазып турушун (мисалы тактада), тапшырмаларды жана мисалдарды угуза окушун жана талкууну жүргүзүүгө жардам беришин сурануу. Катышуучулар өздөрүн ишеничтүүрөөк сезиши үчүн жазуу жүргүзүүдө же угуза окууда грамматикалык каталар үчүн капа болбой деле койсо болоорун эскертип койсо болот.

Талкууга катышуу. Талкууга катышуу же катышпай коюу силердин өз ишинер, бирок силер ар бир сабактын уюштуруучусу жана белгилүү бир даражада "көзөмөлчүсү" болгондуктан, силердин айткан пикиринер өзгөчө салмакка ээ болоорун эстей жүргүлө. Андыктан силер талкууга киришиңдерди чектегенде жана өз оюндарды айтканда ал акыркы чындык эмес, силердин жеке гана пикириңдер экенин айттууну унутпагыла.¹⁰

Өз көнүлүң менен иштөө: Силер семинардын ишинде билим, тажрыйба, канаттануу алыш үчүн катышып жатканыңарды эстей жүргүлө. Ишиңдерди ийгилик коштосун!

Катышуучулардын рөлү

Катышуучулар семинарга ар кандай себептер жана болуп жаткан окуялар тууралуу өз көз караштары, үмүт-тилектери менен келишет. Практикалык жана кесиптик даярдыгынын деңгээлине карабастан, катышуучулардын рөлү окуучу да, окутуучу да болууда, башкалардан үйрөнүп, өз тажрыйбасын да бөлүшүүдө турат. Алар айтканды күнт коюп угуп, суроо берип жана айтылган божомолдорго өз оюн айта билгенде сабак баарынан ийгиликтүү болот. Алар талкууга кошкон өз салымы, жупташып же чакан топтордо иштөө, ошондой эле процессти жана сессиялардын ишин баалоо үчүн жооптую. Ар бир катышуучу семинардын ак пейил жана сыйлуу маанайына салым кошуу аркылуу андан рахат алат жана пайда табат.

Сабактарды уюштуруу

Сабактарга тренер, албетте, жакшылап даярданып келиши керек. Силер бүт көрсөтмө куралдын, ар бир сабактын максаттарын жана өз максатыңарды түшүнө турганыңарга көзүңөр жетиши үчүн алдын ала бүт материалды карап чыгуу зарыл. Кайсы материал кандай көлөмдө керек болоорун аныктап алгыла. Сабактар кеңседе (офисте), коомдук уюмдун имаратында, жеке ижарада же силерге эч ким жолтоо болбогон, катышуучулар өзүн эркин сезген жерде өткөнү он.

Катышуучуларды калем-кагаз ала келгиле деп сурансанар да, өзүңөр даярдал берсеңер да жарашат. Сабакка жараша бор же маркер колдонсо болот. Силерге ошондой эле чоң кагаздар, аларды тактага (доскага) бекитиш үчүн скотч жана кнопкалар керек болот. Окуу тактасы, рейкасы бар лекциялык плакат же барак кагаздар угармандардын алдында жазуу жазып, кийин сабактын жүрүшүндө пайдаланып турush үчүн керек. Талкуунун негизги

¹⁰Тренерлик иш деген түшүнүккө эмнелер кирип, эмнелер кирбей тургандыгын бул жактагы адабият толук тизмелейт: "In Own Words" / By Nancy Flowers. Bethesda: Sisterhood is Global Institute, 1999.

жерлерин жазып туруу маанилүү, анткени аларды кийинки ишке колдонуп, катышуучулар айткан идеяларга жана пикирлерге шилтеме берсе болот.

Айрым көнүгүлөрдү аткарууда топту бир нече командаға бөлүг зарыл. Китептер баарына жетишпесе ар бир команда үчүн ксерокөчүрмө жасап берүү ынгайлуу. Чоң барак кагазга инструкцияларды чоң тамгалар менен жазып, баарына көрүнгүдөй кылыш тамга илип койсо да болот.

Ар бир сабак болжол менен 2,5-3 saat созулат, андыктан катышуучулар өздөрүн ынгайлуу сезиши үчүн суусундуктар жана жей турган нерселер тууралуу кам көрүш абзел. Бул маселени катышуучулар өздөрү чечкидей кылыш өздөрүнө таңдатып койсо да болот. Эгерде силер катышуучулардын эмне каалаганына көзүңөр жетпесе, бириңчи эле сабакта муну тактап алғыла. Силерге эмне керек экенин билиш үчүн алдын ала ишти пландал алған етө маанилүү.



Сизге әмнө көрек?

- Калемсап жана карандаштар
- Кағаз
- Урунтуу ойлорду жаза турган чоң кағаз (ватман)
- Лента жана кнопка
- Лекциялық плакат рејкасы менен
- Түстүү маркерлер
- Бор
- Тапшырмалардын көчүрмөлөрү
- Так жүргөн saat
- Суусундуктар жана кошумча нерселер
- Чыны, кашық, аш айры, жайпак табак, кол аарчыган кағаз ж.б.



Семинардын биринчи сабагы

Семинар етө турган жерге келүү

Окуу өтө турган аудиториянын абалы тийиштүү дөңгөлдө деңгээлде экенин билүү үчүн биринчи сабакка эрте келүү керек. Алгач аудитория жарык бекен, жылуулугу же желдетүүсү жетиштүүбү текшергиле жана окуу эмеректеринин ыңгайлуулугун байкагыла. Окуу отургучтары же үстөлдөр тегерек түрүндө жайгашса талкуу өткөргөнгө абдан ыңгайлуу болот. Мындай жайгашуу ар бир семинардын катышуучулары бири-бирин көрүп, угуп турганга жакшы.

Катышуучулардын келиши

Семинарга келген катышуучуларды ачык маанай, жакшы көңүл менен кабыл алгыла. Эгер алар бири-бири менен тааныш эмес болсо мындай учурашуу абдан маанилүү. Эгер алар сизди тааныбаса, өзүнүздү тааныштырып, семинардын координатору экенинизди түшүндүрүнүз. Эгер чай же жей турган тамак-аш болсо катышуучуларды чай ичүүгө чакырып, аларга ыңгайлуу жерди сунуштап, таанышыңыз.

Тааныштыруу: Бардык катышуучулар келип бүткөндөн соң таанышуунун ар кандай жолун сунуштасаңыз болот. Эгер катышуучулар бири-бири менен тааныш болсо, таанышуунун ордуна семинарга катышуусунун себебин же алдыдагы сабактардан эмнени күтөөрүн айтып берүүсүн сураңыз. Семинардын катышуучуларынын бири-бири менен таанышып, тартынбастан ой бөлүшүп мамиле түзүшү үчүн жардам берүү максатында сиздин таанышуу көнүгүүлөрүнө сөзсүз катышуунуз зарыл.

Түшүнгүрүү: Биринчи сабакты семинардын жүрүшүндө алар эмнени окушат, кандай темаларды талкуулашат кыскача тааныштырып, ар бир сабактын форматы тууралуу маалымат бергиле (төмөнкү жакты караңыз). Пикирлешүү ыкмаларын үйрөнүү, уга билүү, макулдашуу жетишүү, жалпы көз караштар жана окуу процессинде шериктештүк байланышын түзүү өндүү тапшырмалар туурасында аларга айтып берүү пайдалуу. Айтып гана бербестен бул түшүнүктөрдү кандай кабыл алат катышуучулардан сурал коюу ашыкча болбайт.

Кошумча:

- ◆ ар бир сабак 2,5-3 saat убакыт болорун айтыңыз;
- ◆ тыныгуу убактысын кошуу менен иштин жөнөкөй графигин түзүп бериңиз;
- ◆ окуу маалында негизги учурларды жазып туруга, регламентти көзөмөлдөгөнгө, тапшырмаларды окуганга, талкууларды жүргүзгөнгө ыктыярдуу катышуучуларды тартуу зарыл экенин түшүндүрүнүз.

Сабактын түзүлүшү: Сунуш кылынган сабактар төмөнкү уч бөлүм боюнча топтоштурулган: "Лидерликтин жеке сапаттарын иштеп чыгуу" (1- бөлүм), "Пикирлешүү" (2-бөлүм) жана "Окутуу менен шериктештик өз ара мамилелерди түзүү" (3- бөлүм),

Лидерлик темаларына арналган сабактар, жекече жана топтук өнүгүү маселелеринен баштап институционалдык дөңгөлдөгөн лидерлик потенциалдын ыкмаларын күчтөтүүнү өнүктүрүүгө чейинки маселелерди өзүнө камтыйт. Ар бир сабак максаты менен милдеттерин түшүндүрүү жана кыскача киришүү менен башталат. Биринчи сабактын

башында 1-бөлүмдөгү "Киришүүнү" окуп берүү же айтып берүү керек. Андан соң катышуучуларда суроо барбы же жокпу кызығып сураңыз.

Сабактын алқагы

Бардык сабактар бирдей базалық түзүлүшкө ээ. Ошону менен бирге эле сунуш кылынган ишмердүүлүктүн түрлөрү бардык жерде же ар дайым оқшош эмес. Сабак тапшырмалардан көз каранды төмөнкү компоненттерди өзүнө камтышы мүмкүн:

Киришүүсөгү цитаталар. Ар бир сабактагы текстин башталышында "Лидерлік баалуулугу" деп аталған киришүү бөлүгүндөгү цитаталар киргизилген. Аталған цитаталар сабактардын темалары туурасында маалымат берет жана аны киришүү бөлүмүндөгү текстке шилтеме (ссылка) катарында колдонсо болот. Ошондой эле талкуулардын өтүшүнө жакшы өбелгө түзөт.

Сабактардын милдети. Ар бир сабак милдеттерди аныктоо менен башталат. Мындай кадам катышуучулардын көнүгүүлөрдүн максатын жана суроолордун маанисин түшүнүүсүнө, аны талкуулаганга жардам берет. Сабактын максатын башында же аягында окуп берүү же таптакыр эле окубай коюу ал сиздин каалоонузга жараша.

Алдын алган әскертуулар. 1, 9 жана 12-сабактардын мазмунунда координаторлор үчүн кошумча көрсөтмөлөр киргизилген. Бул көрсөтмөлөр сабактардын башында, ортосунда же аягында пайдалуу болушу мүмкүн.

Тренерлер үчүн сунуштар. Ар бир сабактын жүрүшүндө сунуш кылынган көнүгүүлөр баяндалып, суроолор дайындалат. Андан аркы окутуу ыкмаларынын көрсөтмөлөрүндө сессияларды өтүү ыкмалары ар бир сабактагы текстин алдындағы чектерге жайгаштырылган. Аларда Б тиркемесинин мазмунундагы маалыматтарга шилтеме берилген.

Көнүгүү. Ар бир сабак үчүн катышуучулар биргеликте же топтордо аткара турган бир же эки көнүгүү сунушталат. Бул көнүгүүлөрдүн максаты - айрым лидерлик же коммуникативдик стратегияларга көнүл буруу болуп эсептелет. Топтордун курамына жараша, семинардын ишине катышкандарга ылайыктап көнүгүүлөрдүн түзүлүшүн өзгөртө аласыз. Негизинен эки оқшош топтор кездешпейт, андыктан ар бир топ ийгиликтүү иштеп жатканын белгилеп, ийкемдүү мамиле жасаганга аракет кылышыныз керек. Ар бир көнүгүүдөн кийин бышыктаган суроолор болушу зарыл.

Талкуунун суроолору. Талкуунун суроолору ар бир катышуучу ар бир тема боюнча өз көз караштарын айтып бергендей түзүлүшү абзел. Эгер лидерлик маселеси боюнча бул сиздин бириңчи семинар болсо анда окуу китебинде келтирилген суроолордун тизмегин пайдаланганыңыз оң. Талкууну өткөрүүнүн башка ыкмалары же кошумча суроолору көбүрөөк натыйжалуу болушу мүмкүн, муны сиз кийинки сабактардын жүрүшүндө же семинарларда чече аласыз.

Бардығы сизден көз каранды. Ошондой эле талкууну уюштурғанга сиз өзүнүзгө жардамчы тандай аласыз. Талкууларды өткөрүү, багыттоо боюнча ал дагы өзүнүн идеяларын сунуштайт. Пикир алышууну тиешелүү нукка буруу үчүн жалаң эле туура суроолор болушу мүмкүн эмес, эң негизгиси ал жандуу, кызықтуу жана пайдалуу болгону маанилүү.

Айланпа ыкмасы боюнча суроолор. Бул суроолор бардык катышуучуларга тиешелүү. Максаты, кенири көз караштардын диапозонун ачып же кайсы бир маселе боюнча тажрыйбаларды бөлүшүү. Сурамжылоонун бул түрү абдан натыйжалуу. Эң маанилүүсү эгер оюн азыр айткысы келбесе, убактылуу унчукпай койсо болот. Мунун себептери көп, аны сыйлоо керек. Ошону менен бирге эгер кайсы бир катышуучу талкууга сейрек же көңүлсүз катышып жатса, аны менен өзүнчө сүйлөшкөнгө аракет кылыңыз. Анын пикири маанилүү экенин өзү билет бекен тактаңыз, ага билимди ушундай талкууларга катышуу аркылуу алат деп ишенидирициз. Эгер бул аракеттерицизден майнап чыкпаса, бул катышуучунун талаптарын эске алуу менен семинарды уюштура аласызбы ошону ойлонуп көрүңүз. Эгер аталган семинардын катышуучусу сабактарды кызыксыз же пайдасыз деп эсептесе мындан аркы семинарларга аны катыш деп кыйноого болбайт.

Топтордун активдүүлүгү. Айрым сабактар топко арналган көнүгүүлөрдөн турат. Көнүгүүлөрдү жеке аткарғанга караганда бирдиктүү топтор менен иштөө женил. Мындай учурда жамааттык чечимдерди кабыл алганга жакшы болот. Топтордун активдүүлүгү пикир алышууну өстүрүүгө, уга билгенге, ынтымакташканга, макулдаша билгенге жана уюштуруу шартындағы шериктештик ыкмаларды үйрөнгөнгө бағытталышы керек.

Айрым катышуучулар үчүн жалгыз иштегендөн же анча чоң эмес командаларда иштегендөн көрө топтордо иштөө женил, ал эми айрымдар үчүн топтор менен иштөө оор сезилет. Топтук ишмердүүлүктө жамааттык чеберчиликке жардам берүү менен тренер эң башкы ролду ойнойт. Бул кырдаалда катышуучулардын арасынан бирөө өз ыктыяры менен тренер болгусу келерин унутпаңыз. Эгер ыктыярчы тренерлер чыкса, бул учурда катышуучу катары кайсы бир топтун ишине катышсаныз да болот.

Эскертуу. Семинардын жүрүшүндө байкаган, көргөн нерселерге байланыштуу суроолор жалпы эле окутуу процессинин жана сабактын сапатын, структурасын жакшыртууга арналат. Катышуучулардын суроолору топтор үчүн тренердин ишмердүүлүгүнүн кайсы түрү пайдасыз болгонун аныктоосуна жардам берет.

Семинардын ишин баалоо суроолору. Семинардын ишинин үч этабында биринчи, жетинчи жана аяктоочу сабактарында семинардын ишин баалоо жүргүзүлөт. Бул үчүн процесс тууралуу катышуучулардын ойлоруна жана күткөндөрүнө, сабактардын түзүлүшүнө, мазмунуна тиешелүү суроолордун үч тобу сунуш кылынат. Баалоо сессиялары "катышуучулар сабактардан эмнени күтөт алардын каалоолорун кантип канааттандыруу керек?" - деген тренер менен координатордун суроолоруна жооп табуусуна жардам берет.

Өзгөчө кийинки сиздин сабактарды өздөштүрүү үчүн катышуучулардын түшүндүрмөлөрүн жана сунуштарын эске алууга аракет кылуу, жазуу же аларды угуу сиздин милдет экенин эсицизден чыгарбаңыз.

Семинардын ишин аяктоо.

Семинардын ишин формалдуу эмес кече же кандайдыр бир иш-чара менен аяктаган жакшы. 9- же 10-сабактардын учурунда катышуучулардан семинарды кандай аяктоо керектигин сурал алган он. Семинардын катышуучуларынын күткөн талаптары же каалоолору ишке ашты деген ишеним менен бүтүү үчүн мунун бардыгын эрте пландоо керек. Акыркы сабактын соңунда окуу китептин аягында жазылган баалоо анкеталарын толтуруп берүүсүн өтүнгүлө. Аталган анкеталар семинардын ишин өзгөртүүгө же аны жакшыртууга өтө пайдалуу. Катышуучуларга анкетанын максатын түшүндүрүү, алынган маалыматтар ачыкка чыкпашинын ишенидирүү зарыл.

Лидерлік дараметти өстүрүү-бул өмүр бою улана турган долбоор. Демек семинардын катышуучулары сабактар бүткөндөн кийин көп убакытка чейин өздөрү алган тажрыйбаларын жогорулатуу үстүндө иштешет. Катышуучулар семинар учурунда бири-бири менен достошуп, кийин бир нече айлардан соң башка семинарларга катышып, кайрадан биригип чогулууну каалашат. Семинардан эмнени окуп үйрөнгөндөрүн бири-бирине айтышып, тажрыйба алмашкысы келишет.





САБАҚТАР

1-БӨЛҮК

ЛИДЕРЛИК ҮЧҮН ӨЗҮН-ӨЗҮ ӨСТҮРҮҮ

Аялдарда жаралган көптөгөн идеялар көп учурда айтылбай калат. Алтургай алар өздөрү катышкан талкууларда жана чечим чыгарууда алардын үнү угулбайт. Аялдар ар кандай кызматтык же үй-бүлөлүк кенештерге, чогулуш-жыйындарга катышканы менен алар эч байкалбайт. Эмне үчүн мындай? Албетте, бул маселе бир катар маданий, тарыхый жана инсандык себептерден улам келип чыгат.

Айрым аялдар өздөрүнүн ойлорун ишенимдүү айта ала турган табият берген касиетке ээ. Алардын алдыга койгон маселелери көңүлгө алынат да, идеялары жашоодо ишке ашат. Биз, аялдардын мүнөзүндөгү жеке касиеттерди сыйлоо менен бирге алардан көп нерсени үйрөнүүгө тийишпис. Бул бөлүмдөгү көнүгүүлөр "күчкө ээ болуу" процессинин мүнөздөмөсүн изилдөөгө, лидерликтин куралын айрып таанууга багытталган. Аталган көнүгүүлөр семинардын катышуучуларынын бардыгына пайдалуу болушу мүмкүн. Белгилүү бир кырдаалда өзүнө керектүү деп эсептеген лидерликтин сапаттарын жана ыкмаларын ар бир аял тандай алат. Аталган бөлүмдүн максаты катышуучуларга лидерликтин натыйжалуу стратегиясын ачууга жардам берүү жана алар үчүн эң мыкты деп эсептелген бирден бир жоопторду табуу. Окутуу көнүгүүлөрү ар бир катышуучуга топтордун ичинде өзүнө байкоо мүмкүнчүлүгүн берген багытта иштелип чыккан.



Лидерліктин баалуулугу

Окутуу процесси лидерлік жолдогу кыйынчылыкты жөнүүнү үйрөтөт, башкача айтканда, чыдамкайлық, берилгенсілк, эр жүрөктүүлүк, эркүүлүк лидерлікке зарыл болгон касиеттер экенин тааныйт.



1-САБАК

КИМ ЛИДЕР БОЛУП ЭСЕПТЕЛЕТ?

Сабактын максаты

- ◆ Жакшы лидердин мыктылыгын жана мүнөзүнүн айрым аныктамаларын кароо;
- ◆ Лидер деп эсептелген жана лидер болгусу келген семинардын катышуучуларынын келечегин көңейтүү;
- ◆ Семинардагы сабактын ықмаларын талкуулап, сын көз менен баалоо;
- ◆ Катышуучулардын өтүлгөн 12 сабактан күткөндөрүн жана максаттарын тактоо.

Сабактын преамбуласы. «**Семинардын чөгинге байланышуу**» деп аталган бөлүмдө сабакты кандай өтүп, катышуучуларды кандай кабыл алуу керектиги тууралуу айтылат. Жакшы тренердин ролу анын "регламентти" кармап, ошондой эле семинардын катышуучуларын талкууга тартып аларды багыттап, талкууларда катышуучулар менен бирге ой бөлүшүп жоопкерчиликтүү болгондугунда. Семинардын ишине катышып жатканыңызды эске алып, жаңы нерсени үйрөнүп ишиңизден канаат алганга аракет кылышыз. Бардык ишти чыныгы ниетиңиз менен жасаңыз.

Сабакты өтүү боюнча сунуштар

Асма Хадердин окуясын үн чыгарып окуп бериниз да бул окуядагы лидерди аныктоо жана лидерликке мүнөздөмө берүү боюнча талкуу жүргүзүнүз. Кийинки суроолор талкууну алып барууга жардам берет. Тренер же волонтер маанилүү учурларды доскага же плакатка жазып турса болот.

Бул учурда эң натыйжалуу ықма суроо-жооп (С- Ж) ықмасы. Талкуунун жүрүшүнө түрткү берүү үчүн тренер төмөнкү көлтирилген тиркемеге (Б Тиркемесин караңыз) кошумча түрүндө жалпы суроолорду берсе болот.

Жалгыз аял әмне кыла алат?

Асма Хадер - адам укугун коргоочу.

- Мен лидерлиktи билбейм, бирок кайсы бир маселеге байланыштуу бир нерсе кылуу талабын сезгенде гана лидер боловрун билем. Эгер лидер болгуңуз келсе, кырдаалга көңүл буруп, кайсы бир ачык себептерге байланыштуу аракеттенип, кампания же программа уюштуруу керек болот. Сиз чындал эле бир проблеманы чечип, зарыл болгон иштерди жасасаганыңызды чөйрөнүз көрсө, сизди колдоп лидер кылып шайлайт. Эгер эл иишенсе, өздөрүнүн максаттарына жетүү үчүн сизден жардам сурал кайрылышат.

20 жыл мурун менин иши бөлмөмөттө кайгыга батып абдан ызаланган аял үмүт менен жардам сурал кайрылган эле. Ал зордукталып кош бойлуу болуп калган 15 жаштағы кызын атасы олтүрүп койгондугун айтЫп берди. Сот күйөсүн болгону алты айга түрмөгө өкүм кылган,

себеби ал "кызыымды үй-бүлөнүн ар-намысын сактоо үчүн өлтүрдүм" деп билдирген. Бирок, эне кызынын жарқын элесин актоо үчүн "зордуктаган адам күйөөсү экенин, кызынын коши бойлуулугу билине баштаганда абырғын жасабуу үчүн өлтүрүп койгондугун" жасашырай айтты. Сот болсо күйөөсүнүн сөзүнө ишенип, эч кандай тергөө жүргүзгөн эмес.

Бул аял менде бир ирет эле болуп, кийин жоголуп кетсе да, мен аялдар менен кыздардын айрым мыйзамдардын айынан жасыркан жатканын билдим. Аялдарга каршы кылмыштарды жасырган, алтургай санкциялаган мыйзамдарды өзгөртүү үчүн, мен колумдан келген иштерди жасабасам, жасакы юрист боло албасымды түшүндүм. Бул аялдын окуясы, ушуга окишогон көйгөйлөргө кайрылуума түрткү болуп, мен көңүл бурбай көё албадым-менин аракетсиздигим ар-намыстын аты үчүн кылмыши болуп калмак. Ошентип мен, ар-намыстын аты үчүн кылмыштарды түп-тамырынан бери жоюу боюнча компаниянын жетекчиси болуп калдым. Бирок, эркүүлүк менен мага келип, ишенип бардыгын айтып берген жсанагы аялды лидер деп эсептээр элем. Ал күйөөсүнүн кылмыши тууралуу айтып, менден жардам сураш үчүн канчалаган коркунучтарды жеңди. Буга окишогон адамдар, биз мурда кийлигишеген маселелерге кайрылуубузга түрткү берет. Мына ушундай элди эәрчитип жсок дегенде бир нерсе кылууга аракеттенүү керек.¹¹

Асма Хадер - юрист, адам укугун коргоочу жана Иорданиянын аялдар союзунун мурдагы президенти. Ал Иорданиядагы ар-намыс үчүн аялдарга жана кыздарга зомбулук кылган кылмыштарды түп-тамырынан бери жоюуга багытталган компанияны жетектеген.

Талкуунун суроолору:

- ◆ Асма Хадер лидерлікти кантит аныктай?
- ◆ Асма Хадерде лидерліктиң кандай сапаттары жана жөндөмдөрү бар?
- ◆ Асма Хадер кантит лидер болду? Анын лидерлігинин булагы эмнеде: жеке сапаттарында, ал түш болгон окуяларбы же эки себеп тен барбы? Балким, дагы кандай факторлордун таасири болгонун атап айтасыздар?
- ◆ Өлтүрүлгөн кыздын энесинин Асма Хадерге келишине эмне түрткү болгон? Анын тагдырына бул аял кандай роль ойноду?
- ◆ Бул өңүттөн алып караганда Асма Хадер бирден-бир лидер болуп эсептелеби? Ооба же жок? Эмне үчүн?
- ◆ Лидер башкаруучу боло алабы? Кандай жол менен? Кантит?

Айланпа ықмасы боюнча суроолор

- ◆ Семинардын ар бир катышуучусунан төмөнкү суроолорго кыскача жооп алыңыз: Лидерлікти сиз кандай аныктаар элеңиз? Лидер кандай ачык мунөзгө ээ?

Байкоо жана кемчиликтер

- ◆ Айланадагылар суроо бере баштаганда жана ар бир катышуучу ойлорун айтып жатканда сиз өзүнүздү кандай сездиниз? Ушул форматта иштөө сизге ынгайлуубу?
- ◆ Уккандарыңыз боюнча таңкалган учурларыңыз болдубу?
- ◆ Көз караштарды талкуулоодо жазуу жардам бердиби же тоскоолдук кылдыбы?
- ◆ Эгер бүгүнкү талкууну сиз өткөргөндө бардыгы активдүү катышуу үчүн дагы кандай ықмаларды айтаар элеңиз?

¹¹ Окуя 1 июнь 2000-жылы Women` s Learning Partnership уому тарабынан өткөрүлгөн Асма Хадердин видеомаєгинин негизинде жазылған

Семинардын ишин баалоо боюнча суроолор

Талкуулардын учурунда тренер же волонтер негизги ойлорду доскага же лекциялык плакатка жазып турат.

- ➔ Семинардын 12-сабагында сиз эмнелерге жетишсөм деп ойлойсуз?
- ➔ Сабактын түзүлүшүнө тиешөлүү суроолорунуз барбы?
- ➔ Топтордун талкууларына катышуу сизге канчалык жөңил же оор? Тренер же башка катышуучулар талкуунун учурунда өзүн ишенимдүү сөзиш үчүн топтордун мүчөлөрүнө кандай жардам бере алат?
- ➔ 12- сабактын жүргүшүндө лидерликтин кандай маселелерин талкуулагының келет?

Сунуш: Катышуучулардан суроолордун жообун кагаз жүзүндө көрсөтүшүн сурасаңыз же алардын жоопторун плакаттарга жазсаңыз болот. Семинардын жүргүшүн баалоодо катышуучулар лидерликтин маселелерин түшүнүү сабактын жүргүшүндө кандай өзгөргөндүгүн салыштыруу үчүн жоопторду сөзсүз 12 - сабактын соңунда кайтарып берииши керек.

Кийинки сабактын көрсөтмөсү:

Сиз лидер деп эсептеген аялды элестеткенге аракет кылышыз. Ал формалдуу бир жетекчи болушу мүмкүн, мисалы саясий ишмер, ошондой эле өзүнүн коомдук же жеке жашоосунда олуттуу бир окуяны, кырдаалды башынан кечирген, аны чечүүгө аракет кылган жөнөкөй эле аял болушу мүмкүн. Башкача айтканда, ушундай "өзгөчө" лидер деп сиздин үй-бүлөнүздүн мүчөсүн же сиздин досунузду көрө аласыз. Кийинки сабакта ушул аял лидердин тарыхын (3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин) кыскача жазып берүүгө даяр болунуз. Ал аял лидер катары туш болгон проблемага жана ошондой эле тигил же бул маселени чечүүдө көрсөткөн аялдын сапаттарын жана жөндөмдөрүнө көнүп бурганга аракет кылышыз.



Лидерлик:

Гендердік сөзимтал нерсе. Идеалында әркектер менен аялдар кайсы бир максатты иштеп чыгууда шериктеш болушат. Себеби, ал максаттар бардық процесстерге жетишүүгө пайдасын берет.

Коммуникацияга негизделет. Ар бир адамдын айта турған сөзү бар, дөмөк, мындаі салым лидерлікке катышууга мүмкүнчүлүк түзөт.

Лидерлік - максатка умтулгансыз. Коммуникативдүү коомчулуктун негизги милясети, максатты иштеп чыгууга жана аныктоого багытталат. Бул билим алууга, тажрыйба топтоого тартылуу болуп эсептелет. Ошол эле учурда бийликті жүзөгө ашырууга үндөөнү көздөйт.

Демократиялык жана әгалитардык. Коммуникативдүү коомчулукта катышуучулар жеке инсан катары бири-бирин баалайт, сыйлайт, урматтайт.

Лидерлік - максатка жетүү каражатынын мүнөзүн эске алат. "Максат каражатты актабай да қалат" - бул бүт дүйнөгө жакшы маалым этикалық принцип. Бийик нравалуу адамдар өзүнүн максаттарына жетүү үчүн анын маанилүү жана актуалдуу экенине карабастан жосунсуз каражаттарды колдонбойт.



2-САБАК

Жеке жашоондо кантитп лидер болуш керек?

Сабактын максаты:

- Лидерликтин келип чыгышына түрткү болуучу кырдаалды же окуяны карап көрүү;
- Лидердин чынчылдыгын көрсөтө алган, нравалык жактан мыкты лидерди жана анын сапатын аныктоо;
- Лидерликтин ар кандай түрлөрүндө жана максаттарында гендердик маанини ачып берүү; көпчүлүк адамдар үчүн "жыныс" биологиялык айырманы түшүндүрсө, ал эми гендер-аялдар менен эркектерге карата жазылган жүрүш-туруштун, маданий же психологиялык мүнөздөмө;
- Семинардын катышуучулары кайдан, кантитп өздөрүнүн лидерлик сапаттарын көрсөтө алгандыгы боюнча пикир альшуу.

Сабакты өтүү боюнча сунуш

Өткөн сабактын соңунда "кандай аялды сiler лидер деп эсептейсіндер?" деген суроону ойлонуп келгиле деп суранганбыз. Бүгүн болсо ар бир катышуучу өзү сыймыктанган лидер аял жөнүндө өзүнүн окуясын айтып берет. Лидер болуп саясий жетекчи же башка сиздер күнүмдүк жашоодо, үй-бүлөдө, достор, кесиптештер арасында кездештирген аялдар эсептелиши мүмкүн. Бул лидерлер түш болгон кыйынчылыктар, ошондой эле аны чечүүдө алар көрсөткөн сапаттар менен жөндөм-артыкчылыктары тууrasында ойлонгула. Эгер биз, бул тапшырманы кыскача өз убактысында аткара алсак, анда "лидерликтин мыкты үлгүлөрү" көнүгүүсүндөгү суроолорду талкуулаганга убакыт табылат.

Топторду майда топторго бөлсө болот (А тиркемесин караңыз), катышуучулар лидерлер жана лидерлик жөнүндө өз окуясын айтып жаткан учурда, волонтерлер плакатка жана доскага лидерлер көрсөткөн сапаттар жана ыкмалар же лидерлердин максатына жетишине таасир кылган, жардам берген (мисалы, үй-бүлө, достор, кесиптештер, кошуналар) колдоо булактары. Бул сөздөрдү эки мамычага бөлүп жавса болот.

"Жыныс канчалык маанилүү?" деген экинчи көнүгүүде тема боюнча оқшаш эки практикалык сүйлөшүү өткөрүлөт: бириңчиси, төрт аялдын ортосунда, экинчиси, төрт эркектин ортосунда. Алардын үй-бүлөдөгү, коомдогу бийлик жана лидерлик жөнүндө ойлорунда аял, эркек деген түшүнүк болдубу, ошондой эле катышуучулардын бул темага болгон реакциясын салыштыруу жана анализдөө көнүгүүнүн негизги максаты болот.





Лидерлердин сапаттары
жана ықмалары

Лидерлердин ишмердүүлүгүн
колдоо тармактары

Көнүгүү: Лидерліктин мықты үлгүлөрү

Бул көнүгүүнүн узактығы бир saatka чейин.

Андан соң, ар бир семинардын катышуучусу өз окуяларын айтып берет. Төмөнкү суроолорду талкуулагыла:

- Көптөгөн окуялардын темалары, шарттары же кырдаалдары кайталанган, окшошкон учурлары барбы? Кайсы окуя аялдарды кандайдыр бир чечимди кабыл алуусуна түрттү?
- Бул аялдар кандай жалпы лидерлик сапаттарды жана ықмаларды көрсөтө алышты?
- Аялдар өздөрү туш болгон кырдаалдарда лидерлик сапаттарды көрсөтө алдыбы? Же аларда бул сапаттар мурда эле бар беле?
- Лидер аялдардын максаттарын ишке ашыруу үчүн колдоо көрсөткөн уюмдар, ишканалар же жеке адамдар кандай роль ойношту?
- Сиз кайсы бир кыйынчылыкты женүүгө аракет кылып көрдүнүз беле? Эгер андай болсо кандай сапаттарды жана ықмаларды колдондуңуз? Колдоо түйүндөрү сизге кандай жардам көрсөтүштү? Кандай кадамдарга бардыңыз?
- Проблемаларды чечүү үчүн колдонгон аракеттердин бардыгы эле акталабы? Жасалған аракет, кадамдардын бардыгы кайсы бир "бийик этикага" таянышы керекпи же максатка жетүүнүн өзү эле аракетти актоо болуп эсептелеби?
- Сиздин оюнуз боюнча өзүңүз кандай лидерлик сапаттарга ээсиз? Кандай сапаттарга ээ болгунуз келет?
- Лидерлик мүмкүнчүлүктөрүнүзду ишке ашырууда үй-бүлөңүзгө же жалпы маданий өзгөчөлүктөргө байланыштуу чектөөлөр, тоскоолдуктар барбы?
- Бул чектөөлөрдөн өтүш үчүн кандай тактиканы колдонсо болот?
- Өзүңүздө же башка (достордо, кесиптештерде, үй-бүлө мүчөлөрүндө) лидерлик сапатты өстүрүү үчүн кандай кадамдарды жасоо керек?
- Кайсы бир конкреттүү социалдык проблемада өзүңүздүн жеке жоопкерчилигиизди сезесизби?
- Сиз өзүңүздү лидермин деп эсептейсизби? Ооба же жок. Эмне үчүн?
- Айлан-чөйрөнүз сизди лидер деп эсептейби?

Кийинки жумада сиз тарбиялайм деп үмүттөнгөн лидердин сапаттары жөнүндө унутпаңыз жсана аны бир жолу пайдаланганга аракет кылыңыз.

Көнүгүү: аял-эркек деген жыныстык айырмачылық канчалық маанилүү?

Бул көнүгүүнү откарууга 45 мүнөт бөлүңүз.

Өз ыктыяры менен ролдорду окуганга адамдарды тандаңыз. Откөрүлүп жаткан аңгемелешүүгө аял, эркектердин катышуусу канчалық маанилүү экенин жана чыгып сүйлөгөндөрдүн социалдык абалын түшүнүүгө кандай таасир берерин, алардын бийликтөө болгон мамилесин, чынчылдыгын талкуулагыла. Төмөнкү суроолор талкуу кылганга жардам берет.

1- Сцена

Катышуучулар: Алмаш, Инсаф, Лена, Фарах жана аңгемечи.

Аңгемечи: - Чакан шаарчада күн жылуу. Төрт аял бактын көлөкөсүндө отурушат. Эң улуусу - Инсаф. Бүгүн ал 60ка толду жсана анын жээни Лена бүгүн ага учурашканы келди. Фарах болсо Инсафтын тамак-аш саткан дүкөнүндө шитейт. Ал эми Алмаз жергиликтүү деңгээлдеги шаардык кеңешке шайланган, саясатка берилген адам Инсафтын жасын курбусу. Аялдар түштөнүп, сүйлөшүп отурушат.

Алмаш: Инсаф, сенин жээниң акылдуу жсана сулуу кыз экен. Сен кийин качандыр бир убакта үй-бүлөңүк жоктугунан өкүнбөйсүңбү?

Инсаф: Хм. Эми жээним анчалык деле акылдуу эмес. Мен болсо анча карташ эмесмин келечекте үй-бүлөм болушу мүмкүн. Фарахтан деле сурасаң. Менин дүкөнүмө өздөрүнүн баласы менен тааныштырууну каалаган ата-энелер көп келет. Мен өзүм күйөөгө чыккым келбейт. Мага азыркы жасиоом жсагат!

Лена: Коюңузчу, эже. Күйөөгө тийүүгө сизге кеч, жасыныз улгайып калды. Сизге кайсы бир жигит эмес, чал үйлонуши мүмкүн.

Алмаш: Жок андай эмес, Лена. Сенин эжсөн - бай аял. Мен ага үйлонуп бактылуу болгусу келген бир канча эркектерди билем. Сага ушунча жигиттер болсо гана.

Лена: Мен өзүмдүн эжсеме окишошунбу деп кээде корком. Мен дагы күйөөгө чыккым келбейт. Эркекти дайыма карап багыш керек. Алар тамак ичип, акча короткондон башканы билиштейт. Анан балдарды көп төрөп берши керек аларга. А мен эркиндикти жасактырам. А эгер менин күйөөм анан балдарым болсо, мен окуумду бүттөй калам.

Фарах: Лена, сен чынында эле эстүү экенсүң. Албетте биринчи билим алыши керек. Мени карачы, мен болсо оорулдуу күйөөмдү багыт, сенин эжсөндин дүкөнүндө күндө шитеп жсатам. Бардыгы эле колуман келет.

Инсаф: Албетте колуңан келет.

Фарах: Бирок меникиндей билим менен алыска барбайсың. Окуп, жсазганды билем. Дүкөнгө шитегенге ушул жсетем. Ушуга да шүгүр деш керек. Инсафка рахмат, жумушка алды, кээде күйөөмдү карайм десем, шитен эрте уруксат берет.

Алмаш: Ох'ох'ох. Күйөөлөр, балдар жсөнүндө кеп болсо эле наалыган, нааразы болгон сөздөрдү угам. Мен болсо күйөөмдү, эки кызымыды жасакшы көрөм. Жасоодо андан башка эмне керек - жасакшы үй-бүлө, анан аларга камкордук көрүш керек.

Фарах: *Aх, Алмаш, азыр сенин кыздарың кичинекей, ошон үчүн ушинтип айтып жасатасың. Качан алар чоңойуп, күйөөгө чыгып кеткенде, сен картайғанда сени карай албай калғанда қантесиң?.. Алар өздөрүнүн күйөөлөрүн карашат. Мен уулум бар экенине кубанам.*

Алмаш: *Менин кыздарым-кудайдын берген тартуусу. Күйөөм ата-энесиникине кеткенде үйгө жардам беришп, чарбачылык кылышат. А мен болсо чогуу шитешкендеримди чакырышым керек.*

Лена: *Ха'ха! Сен эмне, алар дагы саясат менен алпуруши суң дейсиңби?*

Алмаш: *Мүмкүн... (терең ушкүрүп). Бирок, билесиңби саясат кәэде ото жийиркеничтүү болот. Аларга да мага мамиле кылғандай мамиле кылышын каалабайм. Шаардык кеңеш - аялдар үчүн эң мыкты орун эмес.*

Инсаф: *Алмаш, мунун баары кыял. Сенин кыздарыңды эч качан шайлабайт. Аялдар үчүн ким добуш бермек эле? Сени болсо, атаң согуштун баатыры болгон үчүн шайлашты. Эркектер кыздарың үчүн добуш бербейт, ал эми аялдар болсо күйөөлорү айтканды жасайт.*

Алмаш: *Койчу, сен таптакыр эле эски көз караштасың. Азыр заман өзгөргөн. Көрөсүң менин кыздарым саясатта көп нерсе жасасашат. Алар азыр эле биздин шаарды өзгөрткүлөрү келет, өзгөчө бизнес тармагын.*

Фарах: *Алмаш, алтыным, азыр сен улгайган, жасакыннакай аялдын алдында өзүңдү одоно көрсөтүп жасатасың. Кел андан көрө, Инсафты туулган күнү менен күттүктеп, ага бакыт тилеп, амандык каалап коёлу.*

Лена, Фарах жана Алмаш: *Ооба, ооба, ооба!*



2- Сцена

Катышуучулар: Мухаммед, Аднан, Амир, Файзал жана ангемечи.

Ангемечи: Чакан шаарчада күн жылуу. Төрт эркек бактын көлөкөсүндө отурушат. Эң улуусу-Аднан. Бүгүн ал 60ка толду жсана анын жээни Амир бүгүн ага учурашканы келди. Файзал болсо Аднандын тамак-аш саткан дүкөнүндө шитейт. Ал эми Мухаммед жергилиттүү деңгээлдеги шаардык кеңешкө шайланган, саясатка берилген адам Аднандын жакын досу. Эркектер түштөнүп, сүйлөшүп отурушат.

Мухаммед: Аднан, сенин жээниң акылдуу жсана сулуу жигит экен. Сен кийин качандыр бир кезде үй-бүлөң жоктугуна өкүнөрсүң?

Аднан: Хм. Эми жээним анчалык деле акылдуу эмес. Мен болсо анча картаң эмесмин келечекте үй-бүлөм болушу мүмкүн. Файзалдан деле сурасаң. Менин дүкөнүмө өздөрүнүн кыздары менен тааныштырууну каалаган ата-энелер көп келет. Мен өзүм аял алгым келбейт. Мага азыркы жашиоом жагат!

Амир: Коюңузчу, байке. Аял алууга сизге кеч, жашиыңыз улгайып калды. Сизге кайсы бир сулуу эмес кемтири тийшии мүмкүн.

Мухаммед: Жок андай эмес, Амир. Сенин байкең - бай эркек. Мен ага жар болуп бактылуу болгусу келген бир канча аялдарды билем. Сенде ушунчалык кыздар болбосо керек.

Амир: Мен өзүмдүн байкеме окишмунбу деп кээде корком. Мен дагы үйлонгүм келбейт. Аялды дайыма карап багыш керек. Алар тамак ичиш, акча короткондон башишпейт. Аナン алар балдарды көп төрөшү керек. А мен эркиндикти жасктырам. А эгер менин аялым абан балдарым болсо, мен окуумду бүттөй калам.

Файзал: Амир, сен чынында эле эстүү экенсиң. Албетте биринчи билим алыш керек. Мени карачы, мен болсо ооруулу аялымды багып, сенин байкеңдин дүкөнүндө күндө шитеп жасатам. Бардыгы эле колуман келет.

Аднан: Албетте колуңан келет.

Файзал: Бирок меникиндей билим менен алыска барбайсың. Окуп, жазганды билем. Дүкөнгө шитегенге ушул жсетет. Ушуга да шүгүр деш керек. Аднанга раҳмат, жумушка алды, кээде аялымды карайм десем, шитен эртөнүүштөрүп берет.

Мухаммед: Ох'ох'ох. Аялдар, балдар жөнүндө кеп болсо эле наалыган, нааразы болгон сөздөрдү угам. Мен болсо аялымды, эки кызымды жасакшы көрөм. Жашиоодо андан башика эмне керек-жасакшы үй-бүлө, абан аларга камкордук көрүш керек.

Файзал: Ах, Мухаммед, азыр сенин кыздарың кичинекей, ошон учун ушинтип айтып жасатасиң. Качан алар чоңойуп, күйөөгө чыгып кеткенде, сен картайганда сени карай албай калганда кантесиң?.. Алар өздөрүнүн күйөөлөрүн карашат. Мен уулум бар экенине кубанам.

Мухаммед: Менин кыздарым-кудайдын берген тартуусу. Аялым ата-энесиникине кеткенде үйгө жардам беришп, чарбачылык кылышат. А мен болсо чогуу шитешкендөримди чакырышым керек.

Амир: *Xa'xa! Сен әмне, алар дагы саясат менен алтурушиңуң дейсінбі?*

Мұхаммед: *Мұмкүн... (терен үшкүрүп). Бирок, билесиңбі саясат кәэде өтө жиійрекеничтүү болот. Аларга да мага мамиле кылғандай мамиле кылышын қаалабайм. Шаардық кеңеш - аялдар үчүн әң мықты орун әмес.*

Аднан: *Мұхаммед, мунун баары кыял. Сенин кыздарыңды әч качан шайлабайт. Аялдар үчүн ким добуш бермек эле? Сени болсо, атаң согуштун баатыры болгон үчүн шайлашты. Эркектер кыздарың үчүн добуш бербейт, ал әми аялдар болсо күйөөлөрү айтканды жасайды.*

Мұхаммед: *Койчу, сен таптакыр эле эски көз караштасың. Азыр заман өзгөргөн. Көрөсүң менин кыздарым саясатта көп нерсе жасасашат. Алар азыр эле биздин шаарды өзгөрткүлөрү келет, өзгөчө бизнес тармагын.*

Файзал: *Аднан, азыр сен улгайған, жасакшынакай аялдын алдында өзүңдү одоно көрсөтүп жасастасың. Кел андан көрө, Инсафты туулган күнү менен күттүктап, ага бакыт тилен, амандық қаалап коёлу.*

Амир, Файзал жана Аднан Мұхаммед: *Ооба, ооба, ооба!*

Талкуу үчүн суроолор

- 1-2- сценалардагы аңгемелешүү чындыкка жакынбы? Булардын кайсы бөлүгү чындыкка жакын әмес жана әмне үчүн?
- Улгайған аял Инсафтын күйөөгө чыгууга мүмкүнчүлүгү барбы? Эмне үчүн? Ал әми улгайған эркек Аднандыңчы? Эмне үчүн? Бул кырдаалда кайсы факторлор өтө маанилүү: жаш курак, жынысы, финанссылық абалы? Инсаф төрөй турган (репродуктивдүү) курактан өттү дешке болобу жана бул канчалық мааниге ээ?
- Инсафтын жәэни Ленага жана Аднандың жәэни Амирге үй-бүлө, нике жана билим алуу боюнча кандай кеңеш бере аласыз? Сиз ар кандай кеңеш бересизби? Эмне үчүн?
- Сиз жергиліктүү деңгээлдеги саясатчы Алмаштын ордунда болсонуз кыздарыңыз үчүн кандай багыт берип үлгү көрсөтөөр элеңиз? Жетишкен лидер жана туруктуу аял болушу үчүн кандай кеңеш берер элеңиз?
- Сиз жергиліктүү деңгээлдеги саясатчы Мұхаммеддин ордунда болсонуз кыздарыңыз үчүн кандай багыт берип үлгү көрсөтөөр элеңиз? Балдарыңызга караганда кыздарыңыз үчүн башка аргументтер жана мисалдар барбы?
- Эркектер менен аялдар лидерліктин ар кандай стилдерин көрсөтө алышабы? Ар биригин кемчиликтери менен күчү әмнеде? Аял лидерлер эркектерден әмнеси менен күчтүү? Эркектерчи?
- Лидерліктин максаттарына жана баалуулуктарына аялдардын тажрыйбасы кандай таасир бере алат? Лидерліктин максаттарына жана баалуулуктарына эркектердин тажрыйбасы кандай таасир бере алат?
- Сиз жетекчи же жетекчи аялдын башкарышын қаалайт белениз? Айырма барбы? Аял лидерлер же жетекчи аялдар аялдардын проблемасына жаны ачып ортоқтош болот деп эсептейсизби? Эмне үчүн?
- Шайлоолордо аял талапкерлерди колдойт белениз? Эмне үчүн? Саясатчы аялдар аялдардын маселесине олуттуу мамиле кылат деп эсептейсизби? Эмне үчүн?
- Мисалы, мектеп кеңешинде, бизнес ассоциацияларында же жергиліктүү кеңештерде башкаруу органдарындагы башкаруу стилине аялдардын саны таасир береби?
- Айырмачылық болуш үчүн аялдардын саны канча болуш керек? 2 пайыз, 10 пайыз, 33 пайыз, 50 пайыз ... же андан көп? Эмне үчүн?

Лидерліктин баалуулугу

Лидерлик- көз караштарды өстүрүү, максаттарды аныктоо. Бул өзү чоң нерсе, эгер биз бардык ишти жакшы аткарасак турмушка аша турган идеалдуу нерселер көп.



3-Сабак

Жеке көз караш

Сабактын максаты

- Катышуучулар өз көз карашы деп эмнени түшүнөөрүн талкуулоо;
- Кыял же көз караш адамды лидерликке тартабы ушунун үстүндө ойлонуп көрүү керек;
- Белгилүү бир келечекти көрө билген, конкреттүү ою же жүзү (слоганы) бар күчтүн бетин ачуу зарыл;
- Кимдир бирөөнүн көз карашын сөз же аракет менен кантип билдириүү керектигин түшүндүрүү.

Сессияны өткөрүү боюнча сунуштар

Бангладештеги социалдық-экономикалық адилеттүүлүккө жетиш үчүн кичи банктык зайдарды колдонуу проблемасы боюнча Мухаммад Юнустан көз карашы эмнеден турганын үн чыгарып окугула. Ал белгилеген калктын жакыр бөлүгү, өзгөчө аялдардын финанссылык кыйынчылыктарын, абалды ондоого болгон анын аракетин топтордо талкуулагыла. Топтор Мухаммад Юнустан окуясын талкуулагандан кийин катышуучулардан өзгөрүүгө жетишүүнүн ыкмалары жана мүмкүнчүлүктөрү туурасында өз ойлорун бөлүшүүсүн сурагыла.

Бул көнүгүү катышуучуларга жеке келечегин түзүүгө жардам бериши керек.


Эгер жалпы формулировканы иштеп чыгуу үчүн катышуучуларды шериктеш катары бир канча адамдан турган топторго бириктирсе алар өздөрүн эркин сезишиет (Б Тиркемесин карагыла).

Мухаммад Юнус, экономист:

«Дүйнөдө жақырлардын болуу себебин көргөнүм жок».

Мухаммад Юнус өз мекени көз карандысыздыкка жеткенден 10 ай өткөндөн кийин Америка Кошимо Штаттарынан Бангладешке 1971-жылы кайтып келген.

Ал Читтагонг университетинде экономикадан сабак берчү. Ошол мезгилде анын мекендерине согуштан, ачкачылыктан - ошондогу азаптуу турмуштан кыйналып жасыпкан. Анда маселелерди иши бөлмөдөн чыкпайтуруп чечсе болот деген ишеним ойгонду. Ал университетке жасын жайгашкан айылдын жашоочулары менен жолугуп, алардын кубанычы аз, азаптуу жашоосу тууралуу сүйлөшкүсү келди. Доктор Юнус бамбуктан жасалган отургучту көтөрүп бараткан аялды жолуктурду. Бул аялдын тағдыры жақырчылыктын себептерине жаңыча кароого жардам берди. Аялдын бамбукту сатып алганга акчасы жок эле, ал соода кылган адамдан карызга алууга аргасыз болду. Доктор Юнуста бамбукту сатып ал деп бергенге 20 центти бар эле, анын ордунан ал студенттердин бирөөсүн айылдагы ушундай абалда жашагандардын тизмесин түз деп тапшырды да, мындан кеңірээк план иштеп чыкты.



Баарынан таң калыштуусу, өзүнүн продукциясын ойдогудай баага 42долларга саткысы келген, жасын берип иштеген адам болгону 27 долларга мукташ болуп жатыптыр. Айылдыктарга кайра кайтарасыңы деп карызга акча берген доктор Юнус, дагы эмне жасаса болот деп тынымсыз ойлоно баштады. Ал университеттин банкынан ссуда берели деп анын жетекчилигин көндүрө албады. Алар "жардылар кредит төлөй албайт" деп эсептешип баштартышты.

Женгилгиси келбegen доктор 1983-жылы айрым досторунун колдоосу жасана өkmөттүн урукстасы менен өзүнүн менчик Грамин-Банк (Grameen Bank) деген банкын ачып, жасақырларга өзгөчө аялдарга ссуда сунуш кыла баштады. Беттегенин бербegen доктор, элди ссуда алууга ишенидирди. Алгач аялдар бизнести түшүнбөйбүз, банк ссуданы күйөлөрүбүзгө берсін дей баштады. Акырындык менен доктор Юнус жеке иштерин баштаганга шарт түзүп, беш кишиден турган топторду ссуда алганга көндүрдү. Биринчи ссуда алган аялдар өздөрүнүн курбуларын ссуда алганга макулдатышты. Качан гана карыздар толонгөн соң, аялдар өздөрүнүн жасана үй-бүлөлөрүнө камкордук кылган шартка жетишкенин сезишти. Қөп өттөй Грамин Банктын жсолу менен өлкөдө бейөкмөт уюмдар жасана жардам берүүчү программалар иштей баштады. Юнус "жасақырчылыкты жардылардын өзү түзбөйт, аны бизди курчап алган институттар түзөт" деп скептиктерге жсооп берди. "Акыйкаттыкка кайрылып, азыркыдай жасақырларды басынштагандай кылып бул институттарды кайра курганга убакыт жестти" деген Юнус мырза.

Доктор Юнустанун жасақырчылыкты түп тамырынан бери жсоую идеясы азыр глобалдуу болуп калды. "Ар бир мамлекеттин милдети ар бир адамды жеке кадыр-баркка ээ болгудай жашоого жеткирүү. Биз, адамдардын укугу жөнүндө сүйлөп жатып аны жасақырчылык менен байланыштырабайбыз. Эгер биз жасақырларды иши менен камсыз кылуучу кредиттерди бере турган институттарды уюштурсак, Бангладештен байкалган ийгиликтер ар бир жерде болоору анык. Дүйнө жүзүндө жасақырлардын болгонунун себебин көрбөй жетам"- деп эсептейт ал.¹²

Мухаммад Юнус Бангладештин 36 миң айылдарында иштеп жаткан Грамин Банктын негиздөөчүсү. Учурда аталган банктын 2,1миллион ссуда алуучу адамы, 12 миң кызматкери бар. Грамин Банктын программаларына окшош программалар 56 өлкөдө бар.

1990-жылы Грамин Банк өзүнүн ишмердүүлүгүндө Бангладештин айылдык жашоочуларынын абалын ондоо ишин улантуу менен бирге электрлештириүүгө байланышкан экономика тармагын камтып, интернеттик кызмат көрсөтүүнү камсыз кылууга жетишкен.

Талкуунун суроолору

- ▶ Мухаммад Юнустанун жеке ишмердүүлүгүнүн келечегин түптөгөнгө кандай кырдаал себеп болгон? Анын аракеттери жасақырчылыктын кайсы проблемасын чечүүгө байланышкан?
- ▶ Проблемаларды чечүүнүн кандай жолун тапты? Доктор Юнустанун адамдык табиятына карасак анын кандай принциптери мындай ишке түрткү болгон?
- ▶ Ал өзүнүн планын ишке ашыруудагы кайсы жеке ролун көрө алды? Жасақырчылыкты түп тамырынан бери жоюуда кандай лидерлик сапаттар пайда болот? Ал лидерлик сапаттарын көрсөттү дегенге макулсузбу?
- ▶ Юнус сыйктуу эле, аял киши ушундай натыйжаларга жетише алат беле? Ооба же Жок? Эмне үчүн? Сиз ушундай проблемага кабылсаңыз эмне кылат элеңиз?
- ▶ Доктор Юнустанун айткан сөздөрү жана аны чечүүдөгү жеке ролу, сунуштары проблемаларды камтыйбы? Ал өзүнүн келечеги жөнүндө ишенимдүү айта алабы? Ооба же жок? Эмне үчүн?

¹² Мухаммад Юнус жана Грамин_Банк ж?н?нд? маалымат: "Muhammad Yunus, Grameen Bank" / Michael Collopyand Jason Gardner, ed. Architects of Peace: Visions of hope in Words and Images. Navato CA: New World Library, 2000. P. 77 жана <http://www.grameen.org/.алынганд>

- Анын келечекке болғон көз караштары мезгилдин өтүшү менен өзгөрдүбү? Көз карашы өзгөрүшү керек беле?
- Юнустун программысы аялдарга гана тиешелүү деп эсептейсизби? Ооба же жок? Эмне үчүн?
- Грамин Банк сунуш кылган сценариийде аялдардын кайсы сапаты маанилүү болду? Бул сапаттар аялдардын салттық милдеттерден куттулушуна жардам береби?
- Суданын кандай системасы аялдардын экономикалық абалына таасир гана бербестен алардын коомчулуктагы ролун өзгөртүшү мүмкүн эле?
- Юнустун сунуш кылган формилуровкасы анын максатын ачууга жардам бердиби?
- Сиз үчүн "көз караш" же "келечек" деген термин әмнени билдирет?
- Келечектин формулировкасы әмнене үчүн маанилүү?

Көнүгүү: Өзүндүн келечегиңди түзүү

Бул көнүгүүгө болжол менен 45 мүнөт бөлүнгүз.

1. Сиз өзгөрткүнүз келген үй-бүлөнүздөгү же коомунуздагы маселени же кырдаалды белгилеңиз. Әмнени өзгөрткүнүз келет? Бул проблеманы талкуулоо үчүн топторду эки-үч адамдан кылышп дагы кичи топторго бөлүнүз.
2. Ар бир катышуучу кандай жол менен ал чечим кабыл алышп же коюлган милдеттерге жетишүү керектигин 2-3 мүнөттүн ичинде башка топтордун мүчөлөрүнө айтып берет.
3. Ар бир катышуучу келечегин жана өзгөрүүлөргө жетишүү ролун сүрөттөп кыскача жазуу жүзүндө бир же эки сүйлөм түзүп берет.
4. Бардык топ айланта чогулушат. Алышп барып жаткан адамдан баштап бардыгы өздөрүнүн жазгандарын окушат.

Көзөмөл жана байқоо

- Өзүндүзүн сунушуңзду иштеп чыгуу оорбу? Ооба же Жок. Эмне үчүн?
- Жеке сунушту түзүү максатты терең түшүнүүгө жардам береби?
- Сиздин келечегиңиз убакыт өткөн сайын өзгөрөт деп эсептейсизби? Ооба же жок. Эмне үчүн?
- Башка топтун мүчөлөрүнүн формулировкасын угуп жатканда әмнени сездиниз?
- Өзүндүн келечегиңди кандайдыр бир фраза менен жазуу же аны айтып берүү әмнене үчүн маанилүү?



2-БӨЛҮК

ПИКИР АЛЫШУУ

Өзүндүн келечегинди башкаларга түшүнүктүү кылууну билүү лидерликтин эң маанилүү бөлүгү эсептелээрин өткөн сабактардан билдик. Асма Хадер аялдын жардам сурап келиши менен ал үй-бүлөлүк кырсыкты сезими менен туйду, кийин алар жолугушпаса да тигил аялдын сөздөрүнөн улам ал өзүнүн өлкөсүнүн аялдарды коргой турган мыйзамдарын өзгөртүүгө аракеттенди.

Мухаммад Юнустан экономикалык пландагы ийгиликтери жеке идеяларды ар кандай адамдарга: айылдык аялдардан тартып мамлекеттик чиновниктерге чейин жеткирүүгө негизделген.

Аталган бөлүмдүн көнүгүүлөрү лидерликтин өзгөчө маанилүү компоненти болгон ийгиликтүү пикир алышуу, сүйлөшүү жана уга билгендин тартибинин негизинде түзүлгөн. Командалык иштөө, кызматташтык жана шериктештик бул натыйжалуу пикирлешүүнү талап кылат.

Натыйжалуу уга билгенник, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, компромиссти издөө көп түрдүүлүктү жана айырмачылыктарды моюнга ала билгендиктен көз каранды экенин сунуш кылынган окуялар менен суроолор далилдейт.



Лидерліктин баалуулугу

Лидер болуу-демек, ар дайым пикирлөшүү. Лидерлік эки же андан көп адамдар бар жердеги кырдаалда же бири-бири менен байланышы бар учурларда жаракалат. Жалғыздықта лидер болуу мүмкүн әмес. Ушундан үлам, лидерлік пикирлөшүүнүн формасы болуп эсептелет жана ал сивдин сүйлөшө билген мүмкүнчүлүгүндөн көз каранды.



4-Сабак

ПИКИРЛЕШҮҮНҮ КАНТИП ҮЙРӨНҮҮ КЕРЕК?

Сабактын максаты

- ♦ Лидерликтин компоненти катарында пикирлешүүнүн маанилүүлүгүн көрсөтүү;
- ♦ Аракеттерге, окутууга же сүйлөшүүлөргө түрткү берүүдө кантит ишенимдүү болуш керектигин тактоо;
- ♦ Келишүүчүлүктүн (компромисстин) табиятын же жалпы негизди табуу жана анын жакшы жактарын, кемчиликтерин талкуулоо;
- ♦ Катышуучулардын пикирлешүүсүнүн жеке стилин анализдөө.

Сессияны өтүү боюнча сунуштар

Мариан Райт Эдельман(Marian Wright Edelman) тарабынан жазылган кийинки тексти үн чыгарып окугула. Америкалык балдарды коргоо үчүн күчтөрдү бириктирип, окурмандарды көндүрүүдө кандай стратегияны колдонгондугун карап көргүлө. Кийинки сунуш кылынган суроолор топтордогу талкуунун жүрүшүн багыттоого жардам берет.

Андан кийин пикирлешүүнүн жеке стратегиясын тактоого багытталган көнүгүүлөр бар.
Талкуу кызықтуу болуш үчүн катышуучуларды кичи топторго бөлсө болот
(А Тиркемесин карагыла).

Мариан Райт Эдельман, балдардын укугун коргоочу:

"Мен тынчсызданып, бир нерсе жасагым келип турат"

-Кыймылды түзүү жөнөкөй эмес, абдан кыйын. Кээде аргасыздык болот.

Мындай аракет, укуктук иши менен күрөшүп жасатам деген сезимди туюу менен зор өжөрлүктүү, терең ички даярдыкты, максатка берилгендикти талап кылат. Мындай иши-мартины, жыйнактуулукту, узак мөөнөттүк пландоону жсана учурду колдон чыгарбай тез аракет кыла билүүнү ошондой эле татаал жасашоону аркалай билүүнү талап кылат.

Балдарды коргоо боюнча кыймылды түзүү ар кандай мамиледеги, көз караштагы, кызыкчылыктагы, жөндөмдөгү адамдарды кабыл алууну билүүдөн башталат. Ошол эле учурда бир да баланы кароосуз калтырбоо керек деген жалты келечекти жсоготтоо зарыл.

Төгерегиңдегилер "токтот" деп кыйкырып, сенин программаңды чындыгында ишике ашырылгыс деп эсептеп жасатканда алдыга жылуу учун темирдей эрк керек болот.

Кыймыл бир күндө эле түзүлө калбайт. Ал көп убакытты талап кылат. Ал көптөгөн адамдар тарабынан, көптөгөн жерлерде, көптөн бери эч ким көңүл бөлбөй коюп азыр жсер ургулаган жек көрүүдөн топуракка себилип жайнап өсүп чыккан үрөндөй.

Биз, балдардын кызыкчылыгына каршы багытталган көп сүйлөгөн саясатты актабай, жеке өзүбүздүн жсоопкерчилигиизди сезишибиз



керек. "Бир да баланы кароосуз калтырбайлы" деп жар салып коюп, артқа көптөгөн балдарды унутта калтырып өздөрү бюджетти кабыл алып жасаткан адамдар бул учун жооп берүүгө тийши. Балдарга болгон мамиленин көрсөткүчү жасақылар менен байлардын ортосундагы туңгуюк кеңейүүдөбү же азайуудабы ошондон билинет.

Ачка, үйсүз, медициналық жардам албаган же бала толғон мектептерде окуган балдар коргоого муктажс. Биз бул чындыкты саясий партиялардын бардык жетекчиликтерине, өкмөткө жана бардык американлық коомчулукка биздин балдар дени сак болуп, билимдүү, аларды сыйлаган атмосферада өсүү мүмкүнчүлүгүн алганга чейин айтып турушуубуз керек.

Жакыр үй-бүлөлөрдө бала жарыкчылыкка ар бир 44 секундда келет; медициналық жардам алуу мүмкүнчүлүгү жоктор ар бир мунөт сайын; ар бир 11 мунөт сайын кайсы бир баланы таштап кетет же зомбулук көрсөтүлөт; ар бир 2саат 20 мунөттө балдар оқ атуудан көз жумушат.

Бул фактылар кудайдын жасасағаны эмес. Бул биздин мамлекеттин жана жарандардын моралдык, саясий тандоосунун жыйынтығы болууда. Биз муну тез арада өзгөртүүгө аракет кылышыбыз керек. Ар күнү 10го жасақын бала өлтүрүлүп, зомбулук кылган кылмыши учүн 186 адам камалат жана 2911и мектептен чыгарылат.

Мартин Лютер Кинг жана Махатма Ганди бизге балдарды коргоо кыймылын түзүп берүү учун бул жаска келбейт. Муну сиз жана биз жасасыбыз керек. Биз жасай алабыз жана жасайбыз. Эгер биз колубуздан келгендин бардығын жасасасак, Жараткан кудай өзү калганын бүтүрөт.¹³

Талкуунун суроолору

- ◆ Мариан Эдельман бул тексти жазууда алдына кандай максат койгон, сиз кандай ойлойсуз?
- ◆ Мариан Эдельман натыйжалуу пикирлешүүнүн ыкмаларына ээ деп эсептейсизби? Ооба же жок? Эмне үчүн?
- ◆ Анын келтирген статистикасы кандай аныкталат?
- ◆ Ушул эле идеяны берүү үчүн кандай стратегияны пайдаланат элеңиз?
- ◆ Сизди шыктандыруучу кайсы бир күчтүү фразаны, слоганды же кыскача сөздү эстей аласызыбы?
- ◆ Азыркы маалыматтык технология маалыматты кенири аудиторияга жеткире алабы? Эгер ооба десениз, бул тармакта сиздин аракет планыныз кандай болот?

Көнүгүү: Айырмачылыктарга каршы

Бул көнүгүүгө 45 мунөт бөлүнүз...

Судандык губернатордун Декрети аялдардын коомдук жайларда иштөөсүнө тыюу салат.

2000-жылдын сентябринде Суданда хартум губернатору Маджусуб аль "Халифа аялдардын коомдук жайларда иштөөсүнө тыюу салған Декретин чыгарды. Анын оюу боюнча бул Декрет шариаттын мыйзамдарынын кадыр-баркын жана аялдардын ар-намысын колдоит.

¹³Мариан Райт Эдельман (Marian Wright Edelman) - Миссисипи штатынан юридикалық тажрыйба алган биринчи афро-америкалық аял. Ал АКШда 1960-жылдардың аялдарынан көрсөткүчүнен шыккан. Ал Марти "ном Лютером Кинг жана башка укук коргоочулар менен иштеген. Ошондой эле ал балдарды коргоо фондунун (Children's Defense Fund) негиздөөчүсү жана президенти. Фондун ишмердүлүгү ар бир бала дени сак, коопсуз, ақыят жана бийицкілік нравалык шарттарда жашап жана өзүнүн ата-әнесинин, коомчулуктун колдоосуна ээ болушу керек деген максатка бағытталған. Marian Wright Edelman. "Hold My Hand: Prayers for Building a Movement to Leave No Child Behind"! Автордун макулдугу менен кайталанып басылды.



Декрет баарынан дагы бензоколонкаларда, мейманканаларда жана ресторандарда иштеген аялдардын кызыкчылыктарын да козгогон.¹⁴

Болжонгон сценарий. Декрет Хартумда жашаган аялдардын укук коргоочусунун кыжырын келтирип, ал ага каршы ачык айтууну туура көрөт. Жакын таанышынын жардамы менен ал жогорку бийликтеги эмгек жана администрациялык реформа министриинин орун басары менен жолугууну сүйлөшүштөт. Ал аталган декретке каршы сүйлөп чыгышын колдоп коюуга көндүрөм деп чечет. Орун басар орто жаштагы эркек, аялы, эки өспүрүм кызы бар. Аны дагы аялдардын укук маселеси, эмгек рыногуна чыккандағы кыздарынын коопсуздугу тынчсыздандырат. Бул чиновник да кыздарынын исламдын катуу мыйзамдары иштеген коомчуулукта окуп, иштешин каалайт.

1. Семинардын катышуучулары үч адамдан болуп топторго бөлүнүштөт. Топтун мүчөлөрүнүн бири активисканын ролун ойнойт, бири министирдин орун басарынын ролун ойнойт, тандашат. Ал эми үчүнчү топ команададагы кесиптештеринин сүйлөшкөндөрүн көзөмөлдөп, өздөрүнүн байкоолорун жазат.
2. Ролдор тууралуу макулдашып алгандан соң, "министирдин орун басары" жана "активист аял" жолугушуп беш же он мүнөт аралыгында "активист аял" "орун басарды" декретке каршы сүйлөгөнүн колдоп кой деп көндүргөнгө аракет кылат.
3. Сүйлөшүүлөр болуп жатканда байкоочу бардыгын жазып турат. Байкоочулар төмөнкү бөлүмчөлөрдү киргизе алышат:
 - ◆ Пикирлешүүнүн кайсы стили?
 - ◆ Аргументтерди пайдалануунун кайсы стратегиясы?
 - ◆ Ар бир адам башка бирөөнү угуп турганы канчалык жакшы?
 - ◆ Аңгемелешкен адамдын аргументтерине ким кандай жооп берет?
 - ◆ Алар бири-бирин түшүнүүнүн жалпы негизин таба алышабы?
4. Бардык топ кайрадан айланта чогулушат да ар бир топтун байкоочулары кыскача байкоолорун айтып беришет.
5. Эгер убакыт бар болсо, жогорудагы көнүгүү жана талкуулардан көргөн башка катышуучулардан да экиден киши болуп, диалогдогу ролдордун түзүлүшүн өзгөртүү менен бардык топтун алдында кайталап коюушун сурагыла.

Талкуу үчүн суроолор

- ◆ "Активист" жана "министрдин орун басары" үчүн: өз позициясын коргоо кыйын болдуубу? Эмне үчүн?
- ◆ Чынында эле сиздин команда бир тарап экинчи тараптын далилдерин уктубу?
- ◆ "Активист" менен "министрдин орун басарынын" бири-бирине койгон аргументтериндеги реакциясына өз ара мамилелердин кандай стереотиптери таасир берди?
- ◆ "Активист" же "министрдин орун басары" өз көз караштарынын карама-каршы жактарын түшүндүрүүгө аракет кылыштыбы? "Агартуунун" "жүйөө-далилден" айырмачылыгы барбы? Ооба же жок? Эмне үчүн?
- ◆ Кандай жүйөөлүү маалымат "Активисттин" көз карашынын аныктыгын көтөрө алат эле?
- ◆ Кандай учурда лидер башкаларды "өркүндөткүсү" келет? Лидердин ушундай стратегияны колдонгон мисалдары сизде барбы?

¹⁴ Бул реалдуу факт. <http://www.cnn.com/2000/WORLD/Africa/09/05/sudan.women.ap/ideal communication strategies/караныз>

- ♦ "Активист" менен "министирдин орун басарынын" максаттарынын айырмачылығы канчалық? Алардың жалпы максаттары болғонбу?
- ♦ "Активист" менен "министирдин орун басарынын" келише алған (компромисс) учурлары болдубу? Эгер "ооба" десеңиз кайсы маселелерде? Эгер "жок" десеңиз әмне үчүн?
- ♦ "Активист" менен "министирдин орун басары" бир пикирге келет деп күтүү чындыкка жакынбы? Ооба же жок? Әмне үчүн?
- ♦ Жалпы проблеманы издөө, жакшы лидердин максаты деп эсептесек болобу? Дайыма әле бир пикирге келүүгө болобу? Муну ар дайым жасоого болобу? Әмне үчүн?
- ♦ Көнүгүнү өткөрүп жаткан убактагы сиздин ролунузга карабай, ишенимдүү болуш үчүн башка ролдордо сиз әмне айтып әмне жасай алат әлеменіз?

Көзөмөл жана байкоо

- ♦ "Байкоочунун" ролунда болуш сизге ыңгайлуу болдубу? Бул көнүгүүдө сиз әмне үйрөнө алдыңыз?
- ♦ Жазып жаткан "байкоочу" катары сиздин таасирленүүңүз кандай?
- ♦ Уккан нерселериизге таңкалган учурларының болдубу?



Лидерликтин баалуулугу

Горизонталдуу лидерлик негизинен бири-бирин, башкалардын ой-пикирин сыйлаган адамдар ортосундагы мамилөгө керек болот. Биз ашыкча ишендируүдөн алыс болуп жана боло жүрчү антипатияны жеңишибиз керек, ошондой эле курч сыңдоодон качып, идеяларыбызды башкаларга тануулабаганга үйрөнгөнүбүз жакшы. Жек көрүү сезимдерибизди колго алып, башкалардын жакшы сапаттарын көргөнгө, алардын жетишкендиктерин баса белгилеп, көмчilikтерин кечиругүгө, түшүнүүгө аракет кылуубуз зарыл. Себеби бив, адамдар ар түрдүүбүз.



5-Сабак

Ар кандай қызықчылықтарды қантіп эске алуу көрек?

Сабактын максаты

- ♦ Адамдардың арасындағы айырмачылықтарға қарата сабырдуулук менен аларды қабыл алуунун ортосундағы айырманы табуу;
- ♦ Жалпы иш үчүн бириккен адамдар кандай нравалық, саясий күчкө ээ экенсигин талкуулоо;
- ♦ Коомдук иш-чараларды өткөрүүде ар кандай деңгээлде билими бар, ар башка маданияттагы жана экономикалық абалдагы адамдар қантіп қымматташарын қарап чыгуу, ошондой эле бул кандай чекке чейин мүмкүн болорун билүү.

Сабакты өткөрүү боюнча сунуштар

Мейрид Корриган Магуир менен Бетти Уильямстын Тұндук Ирландиядагы тынчтықка жеттүү үчүн жасаган аракеттери жазылған кийинки текті (төмөн жакты қараңыз) үн чыгарып окугула. Топтор менен бирге мүмкүн болгон келишүүчүлүктөрдү (компромисстерди), сүйлөшүүлөрдү, ошону менен бирге ар кандай көз қарашты қарманған адамдардың ийгиликтүү ишмердүүлүк үчүн биригип жасаган қадамдарын талкуулагыла.

Бул маанилүү жана көніри теманы қароого угуучуларга аквариумдагы балыктың аракеттерине баам салған адамдың абалына түшүүгө үндөгүлө. Волонтерлер темалар боюнча жандуу талкуулоону баштай берсін, андан кийин топтор менен алардың талкуулатын қарайсыңыз (Биркемесин қараңыз).

Мейрид Корриган Магуир жана Бетти Уильямс, тынчтық иши үчүн күрөшкөн активисткалар:

"Тынчтықтын жана ақыйқаттықтын жемишин татуу..."

Ирландиялықтардың көз карандысыздыкка болгон күрөшү 100 жыл мурун эле англичандар басып алтып, кийин колонияга айлантында башталған. Мындаидай баскынчылықтын азабынан ирландиялық католиктердин көпчүлүгү дискриминацияланып, жасақыранып, ачка қалған. 1921-жылды ирландиялық эркиндик үчүн күрөшүүчүлөр мамлекет аймагынын бир катар бөлүгүн сактап қалып жасашии ийгиликтерге жетти. Бул корголгон жердин бөлүгү тишиштүү келишимге кол коюу менен бекитилди. Анын шарттары боюнча түндүктөгү баймак протестанттардың жасағанынын негизинде бөлүнуп, Великобританиянын бир бөлүгү болуп калды. Көпчүлүк протестанттардың Тұндук Ирландиядагы британиялық башкаруучуларды колдогонуна карабастаң жасы Ирландия республикасы жаса түндүктө калған көпчүлүк католиктер мындаидай жердин бөлүштүрүүсүн убактылуу деп эсептешти.



Бул аймактардын талаш статусуна байланыштуу акыркы он жылдыкта католиктер менен протестанттардын ортосунда 3000ден ашуун адам өмүрүн алтын кеткен бир канча зомбулук актылары болду. Түндүк Ирландия өлкөсүнүн калкы болсо 2 миллиондон аз болуп эсептелет. Бул тарыхый абал Мейрид Корриган Магуир менен Бетти Уильямстын мындан аркы бүтүндөй жашоосун өзгөртүп, аларды союздашылды. 1976-жылы 10-августа Белфаста көчөсүндө Мейрид Магуирдин эки эреккө, эки кызы жээндери каза болду. Бул окуя британиялык күзөтчу автоунаада рулда отурган ИРАнын куралдуу мүчөсүн атуу учурунда болгон., Автоунаа атышуудан кийин тратуарга ыргып кеткен. Бул кайгылуу окуядан кийин католик Мейрид Магуир телекорсөттүү аркылуу чыгып ИРА тарабынан болуп жасаткан зомбулукту сыйнап сүйлөгөн.

Аралашма динден келип чыккан аял, бул окуянын күбөсү Бетти Уильямс өзүнүн чакырыгын жарандарга дароо жасайылты. Эки күндөн кийин ал телекорсөттүү аркылуу өзүнүн чакырыгы менен тааныштырды, аны колдоң балдардын олумуню карши биң адам кол койгон. Кайгыдан күйүп, ақылсыз зомбулуктан чарчаган Мейрид Магуир менен Бетти Уильямс балдарды көмүү учурунда тынчтык учүн бардык күчтөрдү бириктүрүнү чечишти. Алар "Аялдар тынчтык учүн" (Women for Peace) деп атталган уюмду негиздеди, кийин ал "Тынч адамдардын уюму" (Peace People Organization) деп кайра атталды. Бир айдын ичинде атталган уюм Белфаста көчөсү менен жүрүшкө чыгуу учүн 30 000 миң аял-католиктерди, нааразычылык билдиригендерди мобилизациялады (чогулитту).

Мейрид Магуир Бетти Уильямс душмандарга жардамдашты деген айыппарга жсана карши күчтөргө карабастан жүрүштөрдү уланта беришти. Алардын кыймылынын максаты алардын талапташтарынын санын көбөйттүү. Аларды зомбулукту токтотобуз деген каалоо гана бириктүрбестен, согушуп жасаткан эки тараптын адамдарынын жакырчылыктан азап тартачыны, саясий көз карандысыздыктын жоктугу жсана Түндүк Ирландиянын өзгөчө чаралар тууралуу мыйзамдарына байлангандардын эркиндигин чектөө маселелери да кызыктырган. Мейрид Магуир менен Бетти Уильямстын гумандуу шимердүүлүгү бүткүл дүйнө тарабынан колдоого алынып, 1977-жылы октябрь айында алар Нобель сыйлыгы менен сыйланышкан.

Аягында Бетти Уильямс түндүк Ирландиядан Америка Кошмо Штаттарына көчүп кетти. Ал эми Мейрид Магуир согушуп жасаткан эки тарапты сүйлөшүү үстөлүнө келүүгө көндерүөм деген аракетин уланта берди. Зомбулукка карши идеясынан ал 1998-жылкы тынчтык келишиимиңе жеткенге чейин кайткан жсок. Бул тынчтык келишиими 80-90-жылдары куралдуу күрөш акыйкатсыздыкка карши жасаган бирден бир аракет деп эсептегендөр тарабынан четке кагылган эле.

Мейрид Магуир: "Келечекке болгон үмүт биздин ар бирибизден көз каранды. Биз зомбулуксуз жашоо идеяларын жүрөгүбүзгө сицирип, зомбулук идеяларына негизделбөген жсанды, жсандуу уюмдарды түзүшүбүз керек. Айрымдар мууну идеализм деп эсептешет. Бирок мен мууну чындыкка жасын деп ойлойм же менде адамзат акырындык менен аң-сезимдүү болуп бара жсатат деген ишеним бар. Бул нерселер мүмкүн эмес деп эсептесеңдер, келгиле анда, адамзат күлчүлүкту түп - тамыры менен жойгонун эстейли. Биздин милдет - зомбулук менен согушка тыяула салууга жетишүү..."

Мейрид Магуир "келечекте тынчтыктын жсана акыйкаттыктын жемшигин татыш учүн, биз бардыгыбыз биригип бүгүн, азыр, ушул тапта зомбулуксуз жашоонун үрөнүн себишибиз керек"-деп эсептейт.¹⁵

¹⁵ Маалымат http://www.wagingpeace.org/hero/mairead_corrigan_maguire.html. сайтынан алынып, Mairead Corrigan Maguire with John Dear, S. J., The Vision of Peace, Faith and Hope in Northern Ireland, Maryknoll. New York: Orbis, 1999. үзүндүсү.

Талкуу үчүн суроолор

- ♦ Мейриг Магуир менен Бетти Уильямстын Тұндық Ирландиядагы жаңжалды ((конфликт) чечүү жолун издеөөгө әмнө түрткү болду?)
- ♦ Алар кандай ықмаларды колдонушту? Әмнө үчүн алар бул ықмаларды таңдап алысты?
- ♦ Мейриг Магуир менен Бетти Уильямс көрсөткөн лидерлік аракеттердин мааниси әмнеде? Кандай ойлосуз, башка аялдар жардам бердиби же тоскоолдук кылыштыбы?
- ♦ Тұндық Ирландияның қаршылаштары менен католиктерин кандай жалпы максаттар бириктірет? Бул максаттарға жетүү үчүн биргелешкен мындаі иш 查ralар кандай таасир берди?
- ♦ Магуирдин Жене албаган тоскоолдуктардан өтүп, Тұндық Ирландияның жана бүткүл дүйнөнүн тыңчтығы үчүн күрөшүүсүнө кандай ишеним түрткү болду?

Топтук иш:

Бул көнүгүүгө бир сааттай убакым бөлгүлө.

- ♦ Топтор иштей ала турган кандайдыр бир мүмкүн болгон же гипотетикалык долбоорду биргелешип ойлоп тапкыла.
- ♦ Семинардын катышуучулары аз байланышта болгон же жалпы байланышта болгон «коомчулукка» (мисалы: кесиптик коом, улуттук, кайсы бир муундун же жыныстын өкүлдөрү) тишиштүү маселени талкуулагыла жана макулдашыла.
- ♦ Бул коомчулукка катышуу топтук долбоорго канчалык пайдалуу болорун ойлонгула.
- ♦ Бири-бираңдерди жакшы түшүнүү үчүн топтук долбоорго Коомчулукту киргизүүнүн стратегиясын иштеп чыккыла. Топ бири-бираине күчтүү жагын көрсөтүп, пайда келтириш жана бирге иштеш үчүн кандай жолдор менен жагымдуу жагдайды түзө алат?



Лидерліктин баалуулугу

Биз, башкалардагы боорукердік деген идеяга ылайык жашагысы келген жаңдуу,
маанилүү, бир бүтүн адамдарды көрө билишибиз керек.

Биз, алар сыйлық же даңқ үчүн эмес иштеп, мықты болгусу көлерине ишенишибиз
керек. Баарынан да алардын иши элге керек дегенге ишеним жаратканыбыз он,

Эгер биз прогрессивдүү, жемиштүү келечекке салым кошкон социалдық,
экономикалық жана саясий уюмдардан болууга жетишсек, каалагандай
шериктештик болушу мүмкүн.



6-Сабак

Бири-биринин мүмкүнчүлүктөрүн кантип кеңейтүү көрек?

Сабактын максаты

- "Мүмкүнчүлүктүү кеңейтүү" (empowerment) деген түшүнүктүүн маңызын анализдөө;
- Башка адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнүн узак мөөнөттүүк артыкчылыктарын талкуулоо;
- "Мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө" лидер кантип жардам бере алаарын ойлонгула;
- Башкалардын мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү боюнча өзүнчө стратегияларын бөлүшкүле.

Сабакты өткөрүү боюнча сунуштар

Сакено Якубинин Пакистандагы качқындардын лагериндеги авганчы мекендеринин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жана аларды окууга багытталған аракеттери туурасындагы тексти үн чыгарып окугула. Кеңири жана узак мезгилге чейин таасир кылууга жетүү үчүн аракеттин аркасы менен жеткен биригүүнүн стратегиясын топтордо талкуулагыла. Андан кийин айрым топтордун ичиндеги коммуникация менен ийгиликке жеткен аракеттин маанисин кароо максатында иш жүрөт.

Бул сабакты өтүүдөгү жакшы тактика "суроо-жооп" ыкмасы болот. Акыркы үч-төрт суроого өзүнчө токтолуу менен тренер катышуучулардын өзү жана өзүнүн тажрыйбалары жөнүндө айтып беришине шарт түзүлөт. (Б тиркемесин караңыз)

Сакена Якуби -окутууну уюштурууучу,

"Эл менен иштеп, алардын билим алуусуна жардам бергилө!"

70-жылдардын башында Сакена Якуби деген жасаш аял Афганистандан АКШнын бир университетине окуу үчүн келип, биология менен алектенин кийин саламаттык сактоо тармагынын магистр баскычын алат.

Мекенинен миңдеген чакырым алыс кеткен Сакена Якуби Афганистандагы курчуп жасаткан саясий кырдаалды тынчсыздануу менен байкап жүрдү. Качан ал жасакка советтик армия киргизилгенде ал өзүнүн чоң үй-булөсүнүн көпчүлүгү менен байланыша албай калды. Анын мекендерине көптөгөн кыйынчылыкка туши болгонун сезип, афганчыларга эң биринчи зарыл болгон нерселер менен каражатты чогулта баштады.

Качқындардын лагерлери үчүн каражат чогултууда ага башка чет өлкөлүк студенттер, Азиядан, Жакынды чыгыштан келген кесиптештери да колдоо көрсөтүштү. Ошол эле мезгилде ал АКШнын иммиграциялык кызметина жасакындарына саясий баш калкалоого жасай сурап кайрылуудан тажсабады. 1988-жылы Якубинин жасакындары АКШга келгенге мүмкүнчүлүк алынты. Бирок аны башика качқындардын тағдыры да ойлонитту. Якуби Америкада окутууучу болуп иштеген төрт жылдан кийин Пакистандагы качқындар лагерине барып иштөөнү чечти. Ал жасакырчылыктан, коррупциядан жсана өз өлкөсүнүн өнүгүшүү үчүн эң зарыл болгон билимге жетпей калдык деп улам күчөп бараткан үмүтсүздүктөн азап чеккен

мекендешигерине жардам бергиси келди. Афгандык качкындарды күткаруу боюнча Эл аралык комитеттин (*International Rescue Committee*) билим берүү программаларынын координатору болду. Ал иштеп чыккан долбоорлордун ичинен мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча тренингдер да бар. Анын ыкмалары эске сактап калууга эмес, өз алдынча иштөөгө жсана анализге таянган. Бул программа менен алгач 15 аял, кийин башка 50 аял окуса, андан ары алар дагы башкаларды окутуп жыйынтыгында 3000ге жасын адам билим алды. Якубини баарынан да лагерде өзгөчө кыйналган кичинекей жсана оспүрүм кыздардын жашоосунун шарты көп ойлонтчу болду. Анан ал 25 мектепке кыздардын баруусуна шарт түзүү боюнча болгон аракетин жасай баштады. Натыйжасында бир жылда кыздардын мектепке баруусу 3000ден 1500ге чейин оскөн.

1995-жылы Сакена Якуби өзүнүн эки кесиптеши менен Пешаварда (Пакистан) Билим берүүнүн Афгандык институтун (*Афганский институт знаний АИЗ*) негиздеди. Бардык афгандык качкындар учун жсана бирдей деңгээлде билим берүүнүн сапаттарын жасаширта турган, турмушта ишке аша турган программаларды түзүү алардын эң негизги максаты болду. БАЙде алгачкы жылы төрт семинар өткөрүлүп, болгону 10 гана окутуучу катышты. Кийинки жылы 100ге жасын адам тажрыйба топтоду. Акырында качкындар лагерлеринде жайгашкан мектептер өздөрүнүн мугалимдерин бул семинарга катышууга жөнөтө баишашты. Азыркы күндө 3000ге жасын окутуучу билимин жогорулатты. Лагерлердеги аялдардын, кыздардын жашоо шартын жасаширтуу максатында кийин окутуу программаларына адам укугу, аялдарга зомбулуктан коргонууну алдын алуу жсана саламаттыкты сактоо маселелери боюнча семинарлар киргизилди.

Азыркы учурда Пакистандагы афгандык качкындардын жогорку билим алуу же ишмий даражасага жетүү мүмкүнчүлүгү абдан эле чектелген. Андыктан Сакена Якубинин мындан аркы максаты, компьютердик технология, медицина, психология тармагындағы толук кандуу университеттик программаларды түзүү, мунсуз Афганистанда жетишкен, таза коомду түзүү мүмкүн эмес. Ошондой эле ал, аялдар учун мындаи программаларды Афганистандын өзүндө ишке ашыра турган күн келерине үмүт кылат. Качан гана Сакена Якубиден башкаларга жардам берүүгө эмне түрткү берет деп сураганда ал: "Качан гана өзүңдүн бир бөлүкчөңдү бирөөгө бергенде өзүңдө болгон жасаши жасаңыңды бер. Эл менен иштеп, алардын билим алуусуна жардам бер. Мен адамдардын өз коомчулугунда иштегендө уйрөнсүн деп жетам. Алардын өнүгүп өсүшүн каалайм... Ошондо гана афганчылар мындаи оорчулуктан "чыгышат". Чыгуудемек, эркин болуу, өз тикириңди ачык айттууга мүмкүнчүлүк алуу. Мына ушундай жсол менен менин өлкөмдү кайра жараткым келет.¹⁶

Талкуу үчүн суроолор

- ▷ Сакена Якуби жардам бергиси келген адамдар менен кандай жол менен байланышкан жана аларды кандай сезим менен кабыл алат?
- ▷ Бирге иштегендери жөнүндө ал эмнелерди билем алат? Анын жумушун кармап турууга алардын муктаждыгы кандай жол менен таасир кылат?
- ▷ Якуби кандай жол менен өзүнүн билимин жана тажрыйбасын пайдаланат?
- ▷ Анын кыска мөөнөттүк максаттары кандай? Анын узак мөөнөттүк келечеги кандай?
- ▷ Эмне үчүн ал анализ кылууну окутууга жана өз алдынча изилдөө иштерине басым кылды?
- ▷ Якуби кандай жол менен өзүнүн келечектеги идеяларын жана көз караштарын бере алды?
- ▷ Жогоруда жазылган билим берүү модели аялдардын жана бүтүндөй афганчылардын мүмкүнчүлүгүн кантит көнөйтет?
- ▷ Сиз үчүн "мүмкүнчүлүктү көнөйтүү" деген эмне?

¹⁶ WLP нын материалдарынын негизинде, Сакена Якубинин 14-декабрь 2000-жылы телефон аркылуу алган интервьюсунан.

- ▷ Сиздин мүмкүнчүлүгүңүз жогорулады деп эсептейсизби? Кандай жол менен сиз аларды дагы да жогорулата аласыз?
- ▷ Кантип башкаларга жардам бересиз же жардам беришиңиз мүмкүн?
- ▷ Башка адамдардын мүмкүнчүлүгүн көнектік лидерліктин зарыл компоненти болуп есептелеби? Ооба же жок? Эмне үчүн?

Топтук ишмердүүлүк:

Башка адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн көнектік

Бул көнүгүү үчүн бир saat убакыт бөлүнгүз.

1. Сунушталған бул көнүгүү оң тараپтуу кайтарым байланыштын жардамы менен бири-бириндін мүмкүнчүлүктөрүнөрдү көнектікке аракет кылууга багытталған.
Тренер менен волонтер көнүгүүгө бөлүнгөн убакытты карап турат. Бөлүнгөн убакыттын ичинде ар бир катышуучу өзүнө шериктеш табышы керек.

2. Беш мүнөттүн аралығында ар бир шериктештер эки тараپтуу ангемелешүүнү өткөрөт.
Ар бир семинардын катышуучусу төмөндө көрсөтүлгөндөр боюнча маалымат берип, суроолорго кезеги менен же үч бөлүмгө бир убакытта жооп бериси керек.

- ▷ Шериктешиниз эмнеси менен сизге жагат (идеясы, иштөө ықмасы, уга билгендиги, сүйлөгөнү ж.б.).
- ▷ Сиз аны менен бирге эмне жасагыңыз келет же эмнени үйрөнгүңүз келерин жазыңыз?
- ▷ Ага пайдалуу боло турган кеңеш бериниз.

3. Семинардын катышуучусу убакытты карап, беш мүнөттөн кийин жуптарга шериктештерин алмаштыруусун жана алар менен ушул эле көнүгүүнү жасоону сунуш кылат.

4. Ар бир катышуучу төрт шериктеш менен жолугушуу керек, андан соң көнүгүүнү талкуулап төмөндөгү суроолорду кароо үчүн топтор чогулушат:

- ▷ Бул көнүгүүнү жасоодо эмне женил, эмне оор болду?
- ▷ Шериктешинизден алган кайсы бир маалымат сиз үчүн пайдалуу жана өз убактысында болдубу? Эгер ооба десенеңиз анда кайсы маалымат? Эмне үчүн бул маалымат сизге жакты? Бул маалымат сизге кандай жеткирилгенден же айтылғандан көз каранды болдубу?
- ▷ Бул көнүгүү семинардын катышуучуларын жакшы билгенге же түшүнгөндө жардам бердиби?
- ▷ Бул көнүгүү ишенимге жетишүүгө жардам кылдыбы? Пикир алышуу ачык жана чын дилден болдубу? Ооба же жок? Эмне үчүн?
- ▷ Бул көнүгүү топко тиешелүүмүн деген сиздин сезимиңизди терендеттиби? Эмне үчүн?



Лидерліктин баалуугу

Жамааттык окуу "синергияны" (Synergos-бирге аракеттенүү) камсыз қыла турған диалогдун бир түрүн: айрым бөлүмдөрдүн бир бүтүн көлөмүн түзгөн аракеттердин координациясы, биримдик жана көз караштардың оқшоштугун өзүнө камтыйт. Синергия, албетте бардыгы менен макул боло берүү дегендик эмес, бирок топтордун мүчөлөрү бири-бирин сыйлаганды, баалаганды үйрөнүшсө ар биригинин салымы жалпы натыйжага алып келет, ошондо бардыгы өз салымын жеке жетишкенсиги катары баалашат.



3-БӨЛҮК

Окутуу маалында шериктештикті түзүү

Окуунун учурунда адамдар бири-бири менен шериктеш боло баштаганда, жамааттық идеялар жана биргелешкен ишмердүүлүк кызматташтыктын натыйжасы болуп қалат. Биргелешкен иштин жыйынтығында алган билим менен баалар жалпы максаттарга жетүүгө жардам берет. Ал эми ийгиликке жетүү өнөктөрдү ишке тартып алардын ишинин мындан аркы өнүгүшүнө абдан құчтүү өбөлгө берет. Айталы, маалымат горизанталдуу түрдө жайылат, жыйынтыктары сезилип турат, ал эми билим менен лидерлік макулдашуу жана жамааттық келечек ишти өркүндөтүү арқылуу жүзөгө ашат. Төмөндөгү көнүгүүлөрдө шериктештик негизде иш алпарған уюмдар туурасында аңгемелер көлтирилген. Бул аялдар уюмдарынын тажрыйбасына негизделген лидерліктиң жаңы үлгүлөрүнүн ийгиликтүү жолу. Акыркы эки сабакта семинардын катышуучулары максаттарды иштеп чыгуу, административдик түзүм жана семинарда ачыкка чыккан концепциянын негизингеги гипотекалык уюмдардын ишмердүүлүгү боюнча командада аракеттенүү мүмкүнчүлүгүн алышат. Жыйынтықтоочу көнүгүүгө даярдануу үчүн катышуучулар мурдагы сабактардан өздөрүнүн уюмун түзүү критерийлерин аныктап башташы керек.

7-Сабак

Жалпы келечекти кантитп иштеп чыгуу көрөк?

- Топтун мүчөлөрүнүн келечектүү жамааттык деңгээлге жетүүсү боюнча стратегияны иштеп чыгуу;
- Биргелешип иштөө менен келечектеги жалпы иштин жолун аныктоо;
- Жалпы пайда үчүн уюмдар өзүнүн келечек пландарын айланадагылар менен кантитп бөлүшөөрүн кароо көрөк..

Сабакты өтүү боюнча сунуштар

Өз алдынча таштанды чогултуп иштеген жакырлардын социалдык-экономикалык статусун жакшыртуу боюнча Ахмедабадда (Индия) уюшулган компания жөнүндөгү текстти үн чыгарып окуугула. Бул аялдар кантитп жалпы келечекти таап, аны ишке ашырууга кандай кадамдарды жасаганын топтордо талкуулагыла.

Бул сабакты өтүү учурунда ролдук оюндарды уюштуруп, сүрөт, анимацияларды пайдаланса болот. Мындан оюндар индиялык аялдарды төрөн түшүнүүгө жардам берет. Ошондой эле топтордо жандуу талкууну жаратат (Биркемесин карагыла).

Аргия Бхагинис компаниясы



Индиядагы аялдардын социалдык-экономикалык алсыздыгынан, социалдык мүмкүнчүлүктөрден кур калуусунан (депривация-латын тилинен которгондо-ажыроо) улам көпчүлүгү өз билген иштерин жасоого аргасыз болушат. Индиядагы аялдардын 94 пайыздан ашыгы өздөрү жумуш таап иштеген аялдар түзөт. Алар көбүнчө кол күч эмгеги менен алектенин: арабалар менен "боклажскаларды» (жеселим бөтөлкөлөрдү) ташып, ўй иштерин аткарып жана таштандыларды чогултушат.

1972-жыл Ахмедабадда катталган өз алдынча иштеген аялдардын Ассоциациясы (SEWA) 1994-жылы профсоюз катарында абдан жасақыр, билимсиз таштанды чогулткандардын абалын жасаширтуу боюнча кампаниянын ишин жайылтты. Кампания ишин айылдардагы жана уруулардагы аялдар жана жергиликтүү лидерлер менен жолугуп сүйлөшүүлөр менен баштады.

Баарынан да таштанды чогулткандардын абалын жасаширтуу учун эмнелер зарыл экенин акырындык менен түшүнө башташты. Атап айтканда (1)эмгек акыны жсогорулаттуу-эн аз айлыкты гана эмес, узгуултук менен берилген эмгек акыны дагы; (2) таштанды чогулткан аялдардын ден-соолугун сактоо коопсуздүгүн чечүү; (3) бала бакчасына баруу мүмкүнчүлүгү жсок жумушчу аялдардын балдары жсонундө кам көрүү эле.

Ахмедабаддын өзүндө да көптөгөн аялдар менен жолугушуулар жүргүзүлдү. Бул жолугушуулардын максаты-жумашу аялдардың аң-сезимин жогорулатып, аларға маанилүү делген маселелерди түшүндүрүү болчу.

SEWA профсоюздун жергиликтүү бөлүмүнүн мүчөлөрү үчүн гигиена жсана санитария боюнча сабактарды өттүүнү колго алган. Ошондой эле алар менен социалдық-экономикалық абалды жасақыртуу чараларын да талкуулашкан. Ар кандай жолугушуулардан, сабактардан жсана көптөгөн кеңештерден соң таштанды чогулткан аялдар бир катар маселелерди аныктап алышты жсана анын артықчылыктарын белгилеп, бардығын бириктire турган жалпы максатты түзүүнү башташты.

Алардын ичинен кургак (кагаз) таштандыны чогултуп аны кайра шитетүү менен алектенген аялдардын тобу да бөлүндү. Аларды журуши туу ооруларды алты журуүчүлөр, кайыр сурангандар деп аташып, өзгөчө каттуу дискриминацияга дуушар болушат. Кагаз чогултуучулар алгач белгилүү бир аймакты бөлүп алышып, ал бири өзүнчө үлүшкө (участокко) ээ болушат, алар бул бөлүнгөн жердин тазалыгына жооп беришет. Андан соң ал күн сайын толтуруп туруу үчүн райондогу ал бир үйгө таштандыларды чогултуу үчүн каптарды берип чыгышты. Бул программа менен шитетеген аялдар алгач кургак калдықтарды кайра сатуудан акча табышат. Мында алардын иши ал жердеги жалпы коомчулуктун жасаюсуз үчүн багытталат.

Ахмедабад кампаниясына тартылган аялдарды азыр *Arogua Bhaginis* (Сестры здоровья) "ден-соолуктун айымдары" деп аташат. Ал эми орто класстагы алар шитетеген райондун жасаоочуларынын өкүлдөрү менен болгон өз ара аракеттер атайын түзүлгөн мамлекеттик комитет тарабынан колдоого алынган. Ден-соолуктун айымдары шаардык таштанды таштоочу жайларды казып, сатууга ылайыгы бар бир нерсе издеген, күнүмдүк тамагын араң таап жасаткан 400 аялды ишке тартууну көздөгөн кампаниянын экинчи турун башташты. Алардын көпчүлүгү балдары менен бирге антисанитардык шарттарда шитешет.

Арогия Брагинис алар үчүн бала бакча, ясли уюштурганга, ошондой эле таштандынын калдықтарын коркунучсуз, пайдалуу жасаңы технологиялык жол менен шитетүүнүн (утилизация) альтернативдүү жолдорун табууга аракет кылууда. SEWA уюмуунун басылмаларында аялдардын лидерлигин күчтүү үчүн, өзүнө болгон шиенемди бекемдөө, үй-бүлөдөгү жсана андан тышкары саясий чойрөдөгү жсана чечимдерди кабыл алуудагы алардын укуктарынын кеңейтүү жсана башка ушул сыйктуу дагы көптөгөн шитетерди жасоо алдыда турат деп белгиленген. Жамааттык түшүнүшүүгө жетишүү жсана жалпы келечекти аныктоо шитин учурунда көптөгөн адамдар менен чогуу аңгемелешип, кеңешип, чечилет. SEWA уюму жасақыр өз алдынча иши кылган аялдарга жардам берип жасатып, "алардын маселелерин, артықчылыктарын жсана таланттарын өнүгүү процесси аныкташ керек...", деп баса белгилеген.¹⁷

Талкуу үчүн суроолор

- Сиздин оюнۇзча, SEWA уюмуунун ишмердүүлүк чегинде болуп жаткан келечектүү шиттер эмнееден турат?
- Кандай жол менен таштанды тавалаган аялдар өз максаттарын аныктағанга жана билдиргенге жетишти? Максаттарга жетүү жана аныктоо ыкмаларында алардын аял экениги таасир бердиби? Ооба же жок? Эмне үчүн?
- Кагаз чогулткандар же "ден-соолук айымдар..." өздөрүнүн мұктажықтарын чечүүдең кандай аракеттеништи.
- "Ден-соолук айымдары" лидерликке болгон жөндөмдүүлүктөрүн кантит көрсөтө алышты? Лидерліктин бул үлгүсүнүн артықчылыктары эмнееде? Сиздин лидерлик

¹⁷ Өз алдынча шитетеген аялдардын Ассоциациясы тууралуу маалымат <http://www.sewa.org> сайтынан алынды

Улгүңүз мыйдан кантит айырмаланат? Кандай жол менен алар жалпы келечекти түздү?

- ◆ Ийкемдүү жана ылайыктуу келечек ишти кабыл алуу алардын жашоосун жакшыртууга кандай жардам берди?
- ◆ SEWA уюмунун келечеги кандай өнүгүү жолдору аркылуу өттү?
- ◆ Жалпы келечектүү иш ар дайым мүмкүнбү же жакшыбы? Эмне үчүн?
- ◆ Жалпы ар кандай топтор же пикирлөштер үчүн келечек иштерди өнүктүрүүнүн жолунда кандай тоскоолдуктар болушу ыктымал? Аны кантит жеңүү керек?

Жалпы көз карашты табуунун натыйжасында келечек ишти бөлгилөө.

Бул көнүгүү үчүн бир сааттай убакыт бөлгүлө.

Үчүнчү сабакта катышуучулардан өз көз карашыңарды жазып бергиле деп суранганбыз.

Азыр көнүгүүнү аткаруудан мурун алардын тексттерин авторлорго таратып бергиле.

Топторду кичирээк командаларга бөлүп койсоңор болот (А тиркемесин карагыла)

Жалпы көз карашты издең-бул максатка карата ийкемдүү жана ылайыкташкан жол, ал топтун курамынан жана пикир алышуунун узактыгынан көз каранды. Жамматтык көз карашты иштеп чыгууда ар бир катышуучу бөлүнгөн жоопкерчиликтин чегинде иштейт. Бул көнүгүүдө топтун мүчөлөрү өздөрүнүн жеke келечек иштерин түзүүдөгү тажрыйбалары жана принциптери жеңүндө бири-бирине айтып беришет.

Тапшырманын максаты, ар кандай баалуулуктардын жана принциптердин дал келүү чекитин табуу менен топтордун жалпы келечек ишин иштеп чыгуу.

1. Катышуучуларга өздөрү түзгөн жеke келечек иштери жеңүндө тексттерин таратып берип түзгөн тексттерин коргоо үчүн карап чыкканга жана ойлонгонго бир канча мүнөт бергиле.

2. Катышуучулар биринин артынан бири өздөрүнүн түзгөн тексттерин мурунку же кийинки жазғандарын азыркы көз карашка ылайык көлгөндерин үн чыгарып окушат. Катышуучулар (ар бир адамга беш мүнөттөн ашык эмес убакыт, эгер топтор чон болсо андан аз убакыт бөлгүлө) кандай баалуулуктун жана тажрыйбанын негизинде мыйнай бүтүмгө келишкенин кыскача түшүнүрүп бериши керек.

3. Ар бир семинардын катышуучусу айтып бүтөөрү менен топтордон төмөнкү суроолорго жооп беришин сурагыла (тренер же волонтер доскага же лекциялык плакатка жазып турат).

- ◆ Топтун мүчөлөрүнөн кандай жалпы баалуулуктар, тажрыйба же келечек иштер анык болду?
- ◆ Катышуучулар өз караштарын айтууда жеke (жеke таандоого, үй-бүлөгө же кайсы бир кырдаалга байланыштуу) же коомдук (социалдык, саясий, экономикалык же башка кырдаалдарга байланыштуу) максаттарга ылайык баяндамалар болдуубу? Болсо кандай?
- ◆ Семинардын катышуучуларын бириктиргенге жардам бере турган, мүмкүн болгон көз караштардын формулировкасын ойлонуп көрүүсүн сурагыла. Алар жеke

жашоосуна қандай мамиле қылса, коомчулукка да ошондой мамиле қылса болот. Андан соң қатышуучулар бардығы бөлүшө турған жана анда ар бири үчүн маанилүү бир нерсеси бар бирдейкүй келечек ишти формулировкалайт.

Бул формулорданың жазылған алыңызы, ал 8-сабакта пайдаланылат.

Семинарды баалоо үчүн суроолор

Кийинки топтук талкуунун учурунда тренер же волонтер доскага же лекциялық плакатка жазууларды жүргүзет.

- ◆ Семинардың сабактарының учурунда эмнелерди билүүгө жетиштиниз?
- ◆ Сабактар сиз үчүн кызыктую жана пайдалуу болдуубу?
- ◆ Мазмуну жана талкууланган суроолор пайдалуу болдуубу?
- ◆ Сабактардың тузулушун же мазмунун өзгөрткүнүз келдиби?
- ◆ Талкууларга жана көнүгүүлөргө катышуу сиз үчүн женил болдуубу? Эмне үчүн?
- ◆ Биринчи сабактан берки мезгилде сиздин мәксаттарының өзгөрсүбү? Эгер ооба десеңиз, анда эмне үчүн?

Айланпа ықмасы боюнча суроолор

Кайсы көнүгүү же иштин көрүнүшү сивге эң баалуу болду?

Семинарда сивге баарынан мурда эмне жакты?

Лидерликтин баалуулугу

Максатты аныктоо жана иштеп чыгуу - анда бул окутуу
процессине кирүү.

Ошол эле учурда бул бийликтин жүзөгө ашышына катышуу.



8-Сабак

Аракет планды кантип иштеп чыгуу көрек?

Сабактын максаты


- ① Үюмдүн аракет планын, анын маанилүүлүгүн негиздөө;
- ① Чечим кабыл алуунун үстүндө бирге иштөө;
- ① Ар биригинин катышуусу менен биргелешкен аракет планды иштеп чыгуу;
- ① Аялдардын кабардар болу деңгээлин жогорулаттуу үчүн технологиянын маанисин көрсөтүү.

Сабакты өтүү боюнча сунуштар

Үюмдар аракет планды кантип иштеп чыккандыгы тууралуу кийинки аңгемени (төмөн караңыз) үн чыгарып окугула. Ачык жана иерархиялык эмес процесстин негизинде кабыл алынган чечимдер кандай жол менен жүзөгө ашырылганын топтор менен талкуулагыла. Топтордун активдүүлүгү биргелешип кабыл алынган чечимдердин процессин иштеп чыгууда семинардын катышуучуларына жардам бериши көрек.

Бул кырдаалда катышуучуларды кичи топторго бөлүү пайдалуу болушу мүмкүн. Анткени алар талкууга катышууга мүмкүнчүлүк алуу менен бардык маалыматтарды ала алышат. Бир канча сабактарда бирге иштеген топторго азыр шайдоот көнүгүүлөрдү сунуш кылса болот. Аталган көнүгүүлөр катышуучулардын кайрадан семинардын максатын аныктоосуна жардам берет (Б тиркемесин карагыла).





Аялдардын маалыматка жетүү демократизациясы

Бразилия: аялдар үчүн радио

1980-жылдын башында Бразилия оор мезгилди башынан кечирип, өкмөттүк өкүлчүлүктүн диктатурасынан, ММК эркиндигинин цензурасынан жана чекти. Ошондой күрдаалдарда аялдар тартынбастан демократиялык өзгөрүүлөр үчүн күрөшүүгө катышып турушту. Аялдар коомдук жасиоонун инновациялык ордун ээлегенге аракет кылган. Ушундай аракеттер менен Бразилиянын демократияга отушуно таасир кылсак деген келечекке болгон оптимизмдин жсана ишенимдин мезгили эле.

Бразилиялык феминист-журналист аял Таис Коррал буга чейин Италияда бир канча жыл жасашап, "Аялдардын сааты" деп аталган аялдар жөнүндө даярдалган прогрессивдүү мамлекеттик радиопрограммада шитеген. Таис Коррал биринчи жсолу ММК менен адам укугун коргоочу жсана радиоугарман катарында байланышкан. Ал мекенине кайтып келип, коммуникативдик технологияны пайдалануу менен аялдардын аудиториясына өз таасирин тийгизүү ыкмаларын издең жүрүшкөн белгилүү феминистик интелектуалдардын жсана саясатчылардын тобу менен таанышты. Алар плюрализмди жсана демократиялык коомду илгерилетүүдө кандайдыр бир роль ойнод, аялдарга өз ойлорун билдириүү мүмкүнчүлүгүн түзүүнү каалашканадар эле.

Диктатуранык режимдин убагында эле бир катар натыйжалуу прогрессивдүү радиопрограммалар уюшулган, бирок аялдар үчүн анын эң кичинекей гана болүгү багытталган. Буга Карабастан Таис Коррал жсана Рио аялдары радиону аялдардын жасиоосуна өтө маанилүү жсана аларга жсакын деп эсептешти. Аялдар үйдө, жумушта болову же өз шитери менен алектенеби алар радиону уга алышат. Анын үстүнө жсанылыктар менен көңүл ачуучу программалардын кардарлары үчүн радио телекөрсөтүүгө караганда арзан, басма продукцияларына караганда жеткиликтүү. Таис Коррал жсана Рионун аялдары: бразилиялык аялдарга массалык маалымат каражаттарында өзгөчө радиодо чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн берүү, бир эле учурда бразилиялык ММКны "феминизациялоо", аны аялдар үчүн пайдалуу жсана маанилүү кылуу, ошондой эле аялдардын керектөөсүнө жсана кызыкчылыктарына гана арналган радиоберүүлөрдү уюштуруу тууралуу пландарды шитеп чыгышты.

1988-жылы Италиядагы аялдар үчүн берүүлөр боюнча иши тажрыйбасы мол Таис Коррал аялдарды активдешириүү, алардын ММК-дагы жузүн ачуу идеяларына берилген энтуазисттердин анча чоң эмес тобу менен биргеликтө жумалык (*Fala Mulher*) "Аялдар

"сүйлөшөт" деген аталыштагы ток-шоуны чыгара башташты. Программалардын катышуучулары аялдарды тынчсыздандырган репродуктивдүү саламаттық, аялдарга карины зомбулук сыйктуу проблемалар боюнча практикалық кеңештерди бершип, алардын бардык нерсеге толук укуктуу жараптардан болуусуна жардам бере башташты.

Программа чыккандан бир жылдан кийин анын авторлору "Пикирлешүү, билим берүү жана гендердик маалымат" (CEMINA) деген ат менен уюмду каттоодон өткөрдү. Бул уюм берүүлөрдүн темасын кеңейтүүгө, алардын ар түрдүүлүгүн жогорулатууга, аялдардын радиоберүүлөргө катышуусун күчтөтүүгө салым кошот. "Аялдар сүйлөшөт" берүүсүнүн авторлору программаларды түзүүдө максималдуу ийкемдүүлүккө умтулушуп, анын мазмунун жана узактыгын эксперименттөөгө жана тажерыйбаларын башка аялдар менен болушуп, алардан окуганга аракеттенишет. CEMINA уюмунун ийкемдүүлүккө жана масштабдуу экспериментке умтулуусу өлкөдө жеке менчик радиостанцияларын жана программаларын юштурууна каалаган аялдар учун окутуу семинарларын өткөрүү идеясын жаратты.

1992-1998-жылдардын аралығында бул семинарлардан жүздөгөн аялдар окуп, натыйжасында Бразилия боюнча аялдардын радиостанциялары жана программалары жарапталды. Формасы, мазмуну боюнча бай жана ар түрдүү бул радиоберүүлөр аялдардын улуттук массасын маалыматташтырында, "активдүү оюнчулардан" болушуна түрткү берип, алар маалымат менен маданиятты өркүндөтүүчүлөрдөн болуп калышты. Эми аларга кайдыгер кароо мүмкүн эмес эле. Өнүгүүнүн мындан аркы жолуна кадам койгон CEMINA Интернетті үйрөнүп, Бразилиядагы аялдардын радиосайтын ачууга даярдык көрө башташты.

Дүйнөлүк маалымат түйүнүн кошулуу өлкөдөгү жана чет өлкөлүк аудиторияны кеңейтүүгө жарапад берет. Ошону менен бирге сайт бразилиялык аялдардын чет өлкөлүк кесиптештери менен байланышта болуусуна жасакы мүмкүнчүлүк берип, маданиятты жана билимди өнүктүрүү процессинде "гендердик аң-сезимдин өсүшү" стратегиялары менен тикир алмашууга шарт түзөт. Чыныгы демократияга оттүүдө гендердик калыстыктын болушу мүмкүн эмстегин сезген CEMINA жана радиостанциялар, маалымат майданында жаңылыктарды өндүрүүчүлөр жана анын объектиси катарында аялдардын болушун камсыз кылуу маселелери менен алектенди. Программалардын авторлору аялдардын проблемаларын өздөрүнүн берүүлөрүнүн көңүл борборуна айлантып, өз өлкөсүнүн гендердик сезимтәл, демократиялык коомго жетишши үчүн иштеди.¹⁸

Талкуу үчүн суроолор

- ◆ CEMINA кантит үшүлгөн? Бул уюмду түзүүнүн социалдык контексти кандай болгон?
- ◆ "Fala Mulher" ишмердүүлүгү эмнеге көңүл бурган? Бул программа кантит жарапланып?
- ◆ Рио аялдарынын, кийин CEMINAнын аракет пландары эмнеден турган? Кийин ал кантит өнүккөн?
- ◆ CEMINA өзүнүн ийгилигин кандай баалайт? Алардын ишмердүүлүгүн жана коомчулукка болгон таасирин ийгилигин силер өлчөп баалай турган башка көрсөткүчтөр барбы?
- ◆ CEMINA жана аялдардын радиостанциялары кандай жол менен маалыматты демократиялаштырысады?
- ◆ CEMINAнын планы кандай жол менен аялдардын программаларын жайылтууга жардам берди?
- ◆ Аялдардын радиоберүүлөрдүн автору же угуучулары болушу канчалық деңгээлде маанилүү?
- ◆ Азыркы маалыматтық Каражаттардын болонуна Карабастан эмнеге радио, аялдар үчүн эң башкы маалымат булагы болуп эсептелди?

¹⁸ WLPдагын материалдардын негизинде Таис Коррал менен телефон аркылуун алынган интервью. 20 февраль, 2001 -жыл

- ◆ Аялдардын үкүгүн алсыга жылдыруу үчүн сиздердин коомчулукта кандай маалыматтык же коммуникациялык технологияны пайдаланса болот? Радио, телекөрсөтүү, видео, мобилдик телефондор, факттар, электрондук почта, интернет же дагы башкалар?

Топтук активдүүлүк: Аракет планын түзүү

Бул көнүгүүгө бир сааттай убакыт бөлгүлө.

Жетинчи сабакта семинардын катышуучуларына бардыгы ой бөлүшө турган, ар бири үчүн бир нерсеси маанилүү биргелешикен келечек иштерди түзүү сунуш кылынган. Азыркы көнүгүүнү откаруу үчүн тренер же волонтер бул жалты пландын бөлүкчөлөрүн доскага же лекциялык плакатка (топтордун эсine салыш үчүн) жазышият, андан соң талкуунун жүргүшү боюнча жазышият.

1. Коюлган максаттын жалпы билдириүүсүндө айтылгандарга жетүүнүн айрым идеяларын сунуш кылууну катышуучулардан сурагыла. Бул сабак "акыл чабуулу" болуп эсептелет, андыктан сунуш кылынган сүйлөмдөрдүн бири дагы кызыксыз же актуалдуу эмес болуп четте калышы мүмкүн эмес. Чабуулдун максаты-мүмкүн болушунча көп идеяларды иштеп чыгуу. Жок дегенде откарылган 30 вариантты чогултканга аракет кылыңыз.

2. Тизме түзүп, катышуучулардан төмөнкү суроолорго жооп берүүсүн жана тизмеге кошумчалоосун сурагыла:

- ◆ Сүйлөмдөн кандай суроолорду бириктирсе болот? Кайсылар ушунчалык жакын, иш жүзүндө бирдей, окшош сүйлөмдөрдү бириктирип, жаңы сүйлөм түзгүлө.
- ◆ Кайсы сүйлөмдөрдү ишке ашырууга болбайт? Бул маселе боюнча бир пикирге келишип, кереги жокторду тизмеден чийип салгыла.
- ◆ Өзгөчөлүгүнө жана чыгармачылык жагына карата калган сүйлөмдөрдү топтор кандай жайгаштырар эле? Сүйлөмдөрдүн биринчисин маанилүү болуп көрүнгүдөй номерлегиле.
- ◆ Топтор сүйлөмдөрдүн откарылышын жеңил жагынан алып карап, ошондой тартипте жайгаштыра алабы айырмалоо үчүн номерлөөнүн башкача түрүн же маркердин башкача түсүн колдонгула. Сүйлөмдүн биринчиси алгылыктуу болгондой кылып белгилегиле.

3. Сидердин жалпы идеяларды жүзөгө ашыруунун мүмкүн болгон ыкмалары тууралуу маалыматты билип туруп, тизмени дагы бир карап чыккыла жана мүмкүн болгон аракет планын түзгүлө.

Көзөмөл жана байкоо

- ◆ Бул көнүгүүнү откаргандан кийин талкууну жүргүзүү жана чечимди кабыл алуу жеңил болуп калдыбы же оор элеби?
- ◆ Акыл чабуулу" пайдалуу процесс болдуубу? Ооба же жок? Эмне үчүн?
- ◆ Акыркы планга канаттандыңызбы? Чечимди кабыл алууга салым коштум деген сезим болдуубу? Ооба же жок? Эмне үчүн?
- ◆ Катышуучулардын бири башкалардын идеяларын пайдаланган же четке калкан же катышуучулар бири-биринен карап үйрөнгөн учурларды байкай алдыңызбы?
- ◆ Башкача жүзөгө ашкан топтук чечимдерди кабыл алууга катышкан учурунуз болдуубу? Эгер ооба десениз, ал кандай өткөрүлгөн? Катышуучулардын бардыгы тен, бул процесске катышканбы? Акыркы чечимге канаттандыңыз беле?
- ◆ Сиз кандай ойлойсуз, эгер чечим кабыл алып жаткан топ жалаң аялдардан, жалаң эркектерден же аралаш болгону маанилүүбү? Эмне үчүн?

Лидерліктин баалуулугу

Колдо турған жана мүмкүн болгон адамдық жана материалдық ресурстар тууралуу даана түшүнүккө ээ болмоюнча аткарыла турған максатты коюуга болбойт.



9-Сабак

Жөндөмдүүлүктү жана ыкмаларды кантит өркүндөтүү керек?..

Сабактын максаты

- ♦ Насаатчылык түшүнүгүн жана анын натыйжалуу программаларынын иш-чараларын аныктоо;
- ♦ Өзүнчө адамдардын же уюмдардын ортосундагы маалымат алмашуунун өзгөчөлүгүн көрсөтүү;
- ♦ Билим берүү уюмдарын туруктуу өнүктүрүү жана мүмкүнчүлүктөргү көңейтүү үчүн тажрыйба жана маалымат алмашуу жашоого эң көрек экенеңгин көрсөтүү.

Сабактын преамбуласы: Топторго семинардын бүтүшүн кантит белгилейсіндер деген тапшырма бергиле. Катышуучулар бир да муктажык, каалоо-талаптар эске алынбай калбады деп ынануусу үчүн буга эрте даярдануу керек. Буга кошумча материал "Семинардын чегинде пикирлешүү" бөлүгүнө киргизилген.

Сабакты өтүү боюнча сунуштар

"БАОБАБ адам укугу аялдар үчүн" нигериялык уюму жөнүндө текстти үн чыгарып окугула (төмөн жакты караңыз). Аталган уюмдун программысы натыйжалуу устачтылыктын жана өзүн-өзү окутуунун жардамында кызматкерлер сыйктуу эле айланадагы коомчулуктун ички иш ыкмаларын, өнөрчүлүгүн өздөштүрүүгө багытталат. Окутуулуп үйрөтүүчү бул уюмдун иш-чараларын топтордо талкуулап, БАОБАБ аларды канаттанырыбы аны чечкиле, суроолор жана көнүгүүлөр талкууну ўюштурганга жардам берет.

Көптөгөн тренерлердин тажрыйбасы тастыктагандай, топтук талкуулар качан гана анын катышуучулары байкоолорду жана бири-биринин идеяларын пайдаланганда гана өз ордун табат (Б тиркемесин карагыла).


Окутуунун чөйрөсү: нигериялык аялдар үчүн насаатчылык

Насаатчылык, окутуу чөйрөсүнө адамдарды тартуу, андан соң бул чөйрөнү көбөйтүү уюмдун мүмкүнчүлүгүн көңейтүүнүн жсана анын туруктуу өнүгүшүн камсыз кылуунун эң маанилүү процесси. Айша Имам жсана ал негиздеген "БАОБАБ адам укугу аялдар үчүн" уюмунун ишмердүүлүгү жөнөкөй, диний жсана демократиялык укукка ээ Нигерияда адам укугу боюнча билди тереңдетүүгө, аны сактоого жсана өркүндөтүүгө максатталган. Ўюм түштүк Сахара аймагында осуучу, жасагымсыз климаттык шартка карши тура алган, элди дары каражаттары, тамак-аши менен камсыз кылым, майда жандыктарга калканч болгон кайсы бир даректын аты менен аталаан. БАОБАБ-аялдар менен иштөөдө, аларды окутууда жсана таланттын өстүрүүдө "даректын сапаттарын", анын күчүн, көтөрүмдүүлүгүн алууга умтулат, себеби алар бул сапаттарды күнүмдүк жасаоосунда, башкаларга жардам берүүдө пайдаланат. Ушундай жсол менен уюм алардын программаларына катышкан аялдарды шыктаандырып, алардын өз алдынча аракет жасасап, ойлонуусуна өблөгө түзөт.

БАОБАБ ар кандай ишмердүүлүктүн: жсеке аң-сезимин өстүрүү, тренингдерди откөрүү, адабияттарды басып чыгаруу жсана колдоонун социалдык тармактарын түзүүнүн негизинде

аялдар үчүн адам укуктарын коргоп жсана бекемдейт.

Бул шимердүлүктүн маңызында тишиштүү технологияны колдонуу мүмкүнчүлүгү жсатат. Уюмдун негиздөөчүлөрү технологияны өз алдынча караганда ал жсаман да, жасакшы да эмес деп эсептешет. Ким аны башкарат, кандай максатта, эмнеге пайдаланат жсана кандай настыйжсаларды берет, кеп ошондо. Мисалы, БАОБАБ көчүрмө техниканы аялдардын арасында басылмаларга жсана маалыматтарды таратуу үчүн колдонот. Себеби алар мындай мүмкүнчүлүкту башка жсол менен таба алыштайт; компьютер-аялдарды арип терүүгө, эсептөт шине жсана программаларды үйрөнүү үчүн пайдаланат; электрондук почта менен интернет - кесиптештери жсана жсолдоштору менен байланышта болуп турушу үчүн керек. Техикалық ресурстарды мындай мобилдештируү түштүк Сахарадагы африкалық аймактын коммуникативдик инфраструктурасын өнүгүшүнө обөлгө болот.



БАОБАБын аялдар үчүн адам укуктары тармагындағы билүү шимердүлүгүнө мүнөздүү мамиле терең тажсрыйбага негизделген жсана интерактивдүү. Окуучулар жсанды укуктар менен милдеттерди таанып-билиү өз тажсрыйбасынын көрөңгөсүнө байланыштуу экендигин, андан катышуучулар да, тренерлер өздөрү да жсанды ыктарды алып үйрөнсө болорун билишет. БАОБАБ аялдарды алардын кесиптик жсана жске жсаоосуна зарыл болгон ықмаларга үйрөтүп жсатканы баарынан маанилүү. Мисалы, компьютерди колдонуу боюнча окутууда БАОБАБ отчеттор менен эсеп-кысапты жүргүзүүдө пайдаланчу (*Excel* сыйктуу) программалар менен кантип иштеш керектигин үйрөтөт.

Уюмдун чакырығы мындаи аталаат: "Откөнду өзгөртүүгө болбойт, бирок келечекти өзгөртүүгө аракеттенүүгө болот!". Муну мындан да жасакшы кылуу үчүн бир адамдын аракети көптөгөн баشكаларга да таасир берерин жсана бардыгы тескерисинче болорун түшүнүү керек. БАОБАБ уюму тарабынан откөрүлгөн "Электрондук почта боюнча тилектештик кампаниясы" деген атальштагы тренинг жсана "Аялдар жсана мыйзам" аттуу программысы элдердин таланттын, шығын жсана өзүнө болгон ишенимин өркүндөтүүгө узак мөөнөтүү пайда берерин көрсөтөт.

1998-1999-жылдары откөрүлгөн "Электрондук почта боюнча тилектештик кампаниясы" жөнүндө биринчи тренингдерде 50дөн ашык аялдар адам укугу үчүн тилектештик акцияларына активдүү катышуу, ошондой эле англофранко тилдүү африка аймадарынын ортосундагы өз ара түшүнүшүүнү жсана тикирлешишүүнөн өнүктүрүү максатында электрондук почта жсана интернетти колдонууну окуп-үйрөнүштүү. Бул аялдар бири-бири менен алиге чейин байланышын, маалымат жсана стратегия алмашууда. Ошондой эле алар жсанды ықмаларды өздөштүрүү менен аймактык жсана эл аралық деңгээлде өз укуктары жөнүндө диалогко активдүү катыша баштады.

Ушул сыйктуу "Аялдар жсана мыйзам" программысы исламдык диний, демократиялык укуктарды жсана мусулман олкөлөрүндөгү каада-салт укуктарын биргелешикен феминисттик жсол менен изилдөө үчүн аялдардын жсана эркектердин анча чоң эмес топторун бириктириди. Аялдар алгач, эркектердин кадыр-баркын шариат мыйзамдарынын чечмелениши менен кабыл алса, кийинчөрәк алар бул маселелерди башка көз караштар менен ишенимдүү талдай башташты. Катышуучулардын бири, жасакында Нигерия университетинде ислам укугу боюнча докторлук наамды алган алгачкы аялдардан болот. Ал өз кезеги менен баشكаларды окутууп, аялдарга салттык тоскоолдуктарды жесенүүгө умтуулган жсана коомдо өзүн башикача статус менен камсыз кылган аялдын үлгүсү катарында көрсөтө алат.¹⁹

Талкуу үчүн суроолор

- ◆ БАОБАБ уюмунун негзги мақсаты өмнеде?
- ◆ Бул уюмдун насаатчылық тармагындағы келечек иштерин кандай мүнөздөйсүз?

¹⁹ WLPдан алынган материалдардын негизинде Айшо Имам менен болгон телефондук интервьюдан алынган 10 январь, 2001-ж.

Мындай мамиленин узак жана кыска мөөнөттүк артыкчылыктары эмнеде? Кемчиликтери барбы?

- ◆ Насаатчылык программасына дагы кандай элементтерди кошумчалайт элеңиз?
- ◆ Жакшы насаатчынын мүнөздөмөсү кандай? Устат "окуучу" боло алабы?
- ◆ БАОБАБ уюмунун аялдардын жөндөмдүүлүгүн жана алардын иш сапаттарын естүрүү боюнча ишмердүүлүгүндө технология кандай роль ойнойт?
- ◆ БАОБАБ уюмунун кардарларын жана волонтерлорун Excel программалык тиркемелерин уюштуруу боюнча окутуу кандай мааниге ээ? Катышкан адамдарга бул программа кандай пайда алып келет? БАОБАБД уюмунун ишмердүүлүгүнө алар кандай жардам берет? Коомго эмне бере алат?
- ◆ Насаатчылык процессин кандай аныктадыңыз?
- ◆ Ушул сыйктуу насаатчылыктан качандыр бир убакта пайда табууга аракеттендиниз беле? Насаатчылык сивге эмнеси менен жана кантип пайда берерин анык айта аласызыбы?
- ◆ Насаатчылар менен кайсы бир учурда иштединиз беле? Сиздин жееке же кесиптик жашоонузда колдонгон, колдонгунуз келген насаатчылык стратегиянызды сүрөттөп бериниз? Насаатчынын ишинин артыкчылыгы эмнеде?
- ◆ Насаатчылыктын жардамы менен аялдар кантип башкаларга жардам бере алат?

Көнүгүү: Өзүндүн насаатчылык программаңды иштеп чыгуу

Бул көнүгүүгө 1 saat 15 мүнөт убакыт бөлүнүз.

Насаатчылык программасы өз алдынча, автономдуу долбоор болушу ықтымал. Мисалы, алгачкы курсун студенттери көнеш алгысы келип, өздөрүнөн улуу достору менен жолугушкан учурлар болот. Ошондой эле ал башка көнүри программанын бир бөлүгү же катары болушу мүмкүн, мисалы, төрөт үйүндө тажрыйбалуу аялдар жаш энелерди баланы кантип багуу керектиги жөнүндө үйрөтүп жаткан жагдайлар. Бул көнүгүү командалар насаатчылык боюнча өздөрүнүн жееке өз алдынча, болбосо башка долбоорго кошулган программаларын иштеп чыгуусуна багытталган.

1. Топторду 3-5-адамдан турган командаларга бөлүнүз. Семинардын бир катышуучусу сөзсүз жавуу ишин кылышы керек. Ал же башка волонтер топтук талкуудагы командалык процесс туурасында айтыши керек. 20-30 мүнөттүн ичинде ар бир команда төмөнкүлөрдү карап чыгышы зарыл:

- ◆ Максаттуу топ ким болот, программа кимге жардам бериши керек? Мисалы, бул келечекте лидер болгусу келген мектеп окуучусу болушу мүмкүн, жееке ишин баштагысы келген үйдө отурган аялдар же тандалган саясатчы-аялдар болушу ықтымал. Командалар жергилиттүү коомдун мұктаҗдыктарына ылайык колдо болгон мисалдарды колдонуп же өздөрүнүн максаттуу топторун тандашы керек.
- ◆ Насаатчылык ишти алып барғанга кимдин көбүрөөк даярдыгы бар? Силердин араңарда өзүнүн жашоо же иш тажрыйбасы, болбосо башка сапаттары менен айырмаланып, максаттуу топтор менен иш алып барғанга ылайыктуу адамдар барбы?
- ◆ Насаатчылар өзүнүн кол алдынагылар менен кандай иш алып баргысы келет? Алар кандай жолугушкusu келет: ар бир жумадабы, же тренинг өткөрүү мененби, же формалдуу эмес биргелешип бир нерсе жасоо жолу мененби? Узакка жолугушуп турушабы? Канчалык бат-бат жолугушушат?
- ◆ Сиз өзүнүздүн кесиптештериниз менен жолугуп көнеш алуу үчүн устартар менен шакирттерди биргө чогултууну болжолдой аласызыбы? Мындай жолугушууда эмне болуп кетиши мүмкүн?

- ◆ Окуп жатқандардың талаптарын қарагыла, ошондой эле окутуу программалары аларды алғылықтуу қанааттандыра алабы?
2. Качан гана топтор бирге чогулганда, ар бир комангадан бирден катышуучу насаатчылық боюнча иштелип чыккан программаны сүрөттөп айтып бериши керек. Семинардың катышуучулары насаатчылықтың ар қандай программалары боюнча суроолорду берип, чечмелеп же сунуштарды киргизе алышат.

Байкоо

- ◆ Аталған көнүгүүдөн сизге әмнө жакты әмнө жаккан жок?
- ◆ Башка команданың насаатчылық боюнча программасын сындоо же баа берүү кыйынбы? Әмнө үчүн?
- ◆ Насаатчылықты жашоого жайылтуунун жаңы ықмаларын ойлоп табууга бул көнүгүү жардам берсіби? Эгер ооба десеніз, анда кайсылар?



Лидерликтин баалуулугу

Интернет түйүндөрүнүн артыкчылыктарын колдонууга жер шарынын бардык адамдарын тартуу.

Бул, аларды компьютер, аны окутуу менен камсыз кылуу эмес, ага жергиліктүү коомчулукка маданий жана тилдик мамылелерге ылайыкталган окуу китептерин чыгаруу жана алар үчүн мунун зарылдыгын ачып берүү.



10-Сабак

Аракеттерди көрүү үчүн мобилизацияны кантип жүзөгө ашыруу керек?..

Сабактын максаты

- ♦ Мобилдешкен кампаниянын ишмердүүлүгүн карап көрүү;
- ♦ Аракет пландарын түзүүдө, ага кошумча, жалпы келечек ишти, максаттарды, стратегияны аныктап, кызматкерлерди тандоого, ресурстарды табууда кандал компоненттер зарыл экенин жана жалпы катышуунун негизинде пландарды жүзөгө ашыруу анын натыйжалуулугунун критерийлерин иштеп чыгууну талкуулоо;
- ♦ Жергиліктүү, улуттук жана эл аралык деңгээлде мобилдештирүүнү күчтүү үчүн маалыматтык технологиянын ролун ачыкка чыгаруу, айталы, телефондорду, факттарды, компьютерлерди, интернетti ж.б.

Сессияны өткөрүү боюнча сунуштар

Жөө аскерге каршы минаны колдонууну тыюу салуу боюнча эл аралык кампания жөнүндө тексти үн чыгарып окугула. Жөө аскерге каршы минаны колдонууну тыюу салуу боюнча Эл аралык Келишимди колдоо үчүн бүткүл сүйнөлүк кампаниянын ўюштуруучуларынын жасаган қадамдарын топтордо талкуулагыла. Кийинки суроолор талкууларга жардам бериши мүмкүн.

Айрым катышуучулар бул темага башкаларга караганда көбүрөөк кызыгып, талкуу башташы мүмкүн. Андан кийин башкалар да талкууга тартылат. Баарлашуу, пикирлешүүнү жаңсандыруу жана терендештүү үчүн атайын ыкманы колдонгонго аракет кылыңыз (Б тиркемесин караңыз).

Жөө аскерге каршы минаны колдонууну тыюу салуу боюнча эл аралык кампаниясы

1980-1990-жылдары чет өлкөлөрдө өзгөчө орунду ээлеген Жөө аскерге каршы минаны колдонууну тыюу салуу боюнча эл аралык кампаниясы (ICBL), өлкөдөгү бейөкмөт уюмдардын (НПО) өзүнчө аракетинин негизинде өстү. Акыркы 50 жылда миналар ядердик, биологиялык жана химиялык курал катары жалпы алып караганда көптөгөн өлүмгө жана жаракаттарга алып келди. Ондогон өлкөлөрдүн территориясына кююлган миллиондогон миналар канчалаган гуманитардык кооптонууну жаратсаарын билген бир канча бейөкмөт уюмдар (НПО) аны тыюу салуу боюнча кыймылга биригиши.



Куралдын бул түрүн тыюу салуу менен гана түп тамырынан бери жсоуюга болорун билшиш, алар улуттук, аймактык жсана эл аралык деңгээлде тийшиштүү чечимдерди кабыл алуу учун күрөштүү күчтөтүүгө көңүл бурушту. Бардык иши-аракеттер кампанияга катышууну каалаган жергиликтүү, аймактык жсана эл аралык бейөкмөт уюмдардын бүткүл дүйнөлүк коалициясын уюштурууга багытталды.

ICBL кампаниясынын негизги артыкчылыгы: коалиция ар кандай багытtagы жсана натыйжсадагы кампаниисынын эркин биригүүсүн уюштурган ишкемдүүлүгүндө эле.

Уюмдардын милдеттерин мажбурлоочу бюрократиялык түзүмдөрдөн алыс болуу учун *ICBL* кампаниясынын мүчөлөрү натыйжсалуу стратегияны камсыз кылуу учун ар бир бейөкмөт уюм ишмердүүлүгүнүн багытын өзү аныктасын деген чечимге келиши.

Бейөкмөт уюмдар мындай жсол менен алардын принциптерине жсана уюштуруу түзүмдөрүнүн тийшиштүү шитер менен алек болгонуна өбөлгө түзөт. Эл аралык уюмдар глобалдуу демилгелерди көтөрүп жатканда улуттук деңгээлде шитетген уюмдар өз өлкөсүнөн тийшиштүү жсоопторду талап кылышты. Бир канча эле катышуучулардын чыгып сүйлөгөн сөздөрү менен иши баштаган кампания 80 мамлекеттин 1200 уюмунун башын бириктирген киймылга чейин өстү. Улуттук, аймактык жсана эл аралык уюмдашкан жсөнүгүшүүлүрдүн болушунан улам, кампанияга өз убактыларын жсана ресуртарын жсумиаган уюмдардын санын тез көбйттү.

Бардык дүйнөдөгү сандаган адамдардын аракеттерин жсөнгө салуу учун коммуникациянын ишенимдүү системасы керек болду. Азыркы маалыматтык жсана коммуникативдик технология мобилдешкен иши-чараларды жсөнөгө ашигурууда өтө маанилүү рол ойноду. *ICBL* кампаниясы тарабынан даярдалган жсаңы маалыматтар, бюллетендер, факты, статистикалык маалыматтар ушунчалык жеткиликтүү болгондуктан өкмөт өзүнүн салттык маалымат булактарына караганда бул кампаниянын материалдарына көбүрөөк таяна баштады. *ICBL* кампаниясы алгач өз максаттарын ишике ашигуруу учун телефондор, факстар жсана жсөнөкөй почтаны пайдаланды. Жөө аскерлер учун миналарды тьюудагы активдүү ишмердүүлүгү боюнча Нобель сыйлыгын алган, лауреат Джоди Уильямс кампаниянын алгачкы жылдары туурасында: "Факс жетшиштүү түрдөгү жсаңы иши эле, эң сонун болчу. Жөнөкөй почта аркылуу келген маалыматка караганда факс менен жсөнөтүлгөн материалдар өтө маанилүү маалыматтай кабыл алынчу жсана тийшиштүү реакцияга ээ эле"- деп эксерет. Факс менен телефон абдан кымбат эле, бирок байланыштын натыйжсалуу куралы болчу. Кампаниянын ишмердүүлүгү Жер шарынын түштүк өлкөлөрүндө минадан жасырлангандарга тараганда, катышуучулар көптөгөн аймактар али жетшиш элек, дагы эле кымбат болуп эсептелген электрондук почтага өтүштү. Анын бир артыкчылыгы ылдамдыгында, анан факс аркылуу жсөнөтүлгөн корреспонденцияга салыштырмалуу баасы төмөн эле. Көп учурда бейөкмөт уюмдар менен өкмөт бири-бирине карши болушат. Бирок кампаниянын мобилдешкен стратегиясы өкмөт менен шериктештүк мамилелерди түзүүгө түрткү берди. Коалиция жөө аскерлери учун миналарга тьюу салуучу блок түзүп өкмөттү алардын улуттук кызыкчылыктарына ылайык бириккен жсана конструктивдүү роль ойноп берүүгө чакырды.

ICBL кампаниясы 1996-жылы бир катар өкмөттөрдүн, гуманитардык, экологиялык, диний, балдардын, медициналык, аскердик жсана башка тармактарда шитетген миңдеген бейөкмөт уюмдардын колдоосун тапты. Ошол жылы канадальк өкмөт Оттавада миналарды тьюу боюнча эң бийик деңгээлдеги аракеттердин планын шитет чыгуу учун жсөнүгүшүүларды өткөрүүнү сунуш кылды. Канаданын өкмөттү *ICBL* кампаниясынын мүчөлөрү менен тыгыз байланышта шитет, бир жыл аралыгында жөө аскерлер учун миналарды тьюу салуу учун жсөнөкөй жсана бир маанилүү эл аралык келишимди шитет чыгуу боюнча башка өкмөттөрдө болуп көрбөгөндөй чакырык таштады. Маалыматтык жсана техникалык тажрыйба жасынан өкмөт *ICBL* кампаниясынын мүчөлөрүнө ушунчалык ишенди, мындай келишимдик макулдашууларды аркалагандар сейрек кездешет. Натыйжсада кичи жсана орто өлкөлөр аталган келишимди бекем колдоишо, ал эми айрым чоң мамлекеттер мындай аракеттерди алардын көз карандысыздыгына болгон коркунуч катарында кабыл алышты.

1997-жылы декабрь айында 121 өлкөнүн өкмөттүк өкүлдөрү жөө аскерлер үчүн миналарды тыюу салуу жөнүндө Эл аралык Келишиимге кол коюу учун Оттавага чогулушту. Канаданың Тышкы шитер министри Ллойд Эксворзи өзүнүн жыйынтык сөзүндө кампанияны жөө аскерлер үчүн миналарды коюуга тыюу салуу боюнча "шериктештиktи жана кызматташтыкты бекемдеген, биздин максаттарга жеттүүгө жардам берген" деп баса белгиледи. 1999-жылы 1-марта Жөө аскерлерге коюлган миналарга тыюу салуу жөнүндө Мыйзам мидеттүү түрдө Эл аралык Акт болуп калды.²⁰

Талкуу үчүн суроолор

- ◆ ICBL кампаниясынын негизги максаты кандай эле? Кампания мүчөлөрү эмне үчүн өз максаттарын так ушундай жол менен анықташты?
- ◆ Кампаниянын түзүмүн сиз кандай баяндайт элениз? Бул түзүмдүн артыкчылығы эмнеде? Сиз анын кандайдыр бир көмчиликтерин көрө алдыңызыбы?
- ◆ Эмне үчүн кампанияга коммуникация мынчалык маанилүү болду?
- ◆ Кампания кандай жол менен көп сандаган элди, дүйнө жүзүндөгү башка үймдарды жана өkmөттөргү байланыштыра алды?
- ◆ ICBL кампаниясынын ийгилиги эмнеде жана эмнеге ал башка кампаниялар үчүн үлгү болушу керек?
- ◆ Ар кандай мобилдик пландардын негизги компоненти кандай?

Көнүгүү: Күткаруунун урматы үчүн биригүү

Бул көнүгүү үчүн 30-40-мүнөт бөлгүло.

Кыйратуучу жер титирөө миллиондорон элдерди турак жайдан, иче турган суудан жана медициналык жардамдан ажыратат.

2001-жылы 13- январда Сан Мигелден 65 милли алыс жайгашкан Эль Сальвадора жээгинге Рихтер шкаласы боюнча болгон 7,6 баллдык жер титирөөдөн 200гө жакын жерде көчкү жүрүп, 1950дөй гектар жердин катмары жарылып, ал жерде жашаган адамдардын үрөйүн учурду. Жер титирөөнүн кесепетинен 800дөн ашык адам өлүп, 4500гө жакыны ар кандай жаракат алысты. 92 000 турак жай талкаланып, 130 000 бузулган. Ошону менен бирге 1200 мектеп, 30000дей ж.б. куруулуштар да талкаланған. Мынтай талкалануу жалпысынан 1,1 миллион адамга кесепетин тийгизди.

Сценарий. Сивдердин аймактан төрт аял ар бир жума күнү жолугушат, пикир алышат, үй-бүләлүк жаңылыктары менен бөлүшүшөт, ар кандай суроолор боюнча кеңешишет жана бири-бирин колдойт. Алардын бирөөсү бир күнү Эль Сальвадорадагы жер титирөө боюнча макала жазылган гезитти көтөрүп келди. Анын башка өлкөдө жашап, жер титирөөдөн жапа чеккен тууганы бар, ошон үчүн ал аял Эль Сальвадорадагы болгон окуяга кайсыгер эмес карайт.

Ал жер титирөө жөнүндө макаланы башка аялдарга окуп берип, алар мындаи оор учурда баарына да балдарына кам көргөн аялдарга көбүрөөк кыйын болорун сүйлөшүп жатышты. Алардын бири "кырсыкка кабылган энелерге жардам бериш үчүн бир нерсе кылуу керек" деген оюн айтты эле, калгандары аны колдоп, бардыгы аракеттенүүнүн планын түзө башташат.

1. Катышуучулар эки командаға төрт кишиден болуп бөлүнүштөт. Ар бир команда жогорудагы сценарийде көлтирилген аялдар сыйктуу Эль Сальвадорадагы жер титирөөдөн жапа чеккен энелерге жардам берүү максатындағы аракет планы иштеп чыгышы керек.

²⁰ Жөө аскерге каршы минаны колдонууну тыяу салуу боюнча эл аралык кампаниясы жөнүндө маалыматтар Jody Williams, "The international campaign to Ban Landmines: A Model for Disarmament Initiatives?", <http://www.noble.se/peace/articles/макалаларынан>, ошондой эле http://www.wcccoe.org/wcc/what/international/landmines/mines_e.html. Эл аралык Чиркоөлөр советинин сайтынан алынды.

2. Ар бир команда чече турган суроолордун катарында төмөндөгүлөр бар:

- ◆ Эль Сальвадордаги энелерге сиз кантит жардам берер элеңиз? Кандай жардамдын түрүн көрсөтө алмаксыз? Сиздин кампания кандай түзүлөт?
- ◆ Сиздин кампания жергиліктүү, улуттук, диний же эл аралык болобу?
- ◆ Жардамды уюштурууда сиз кандай ыкмаларды колдоносуз? Эмне қылат элеңиз?
- ◆ Башка энелерге кайрылуу натыйжалуу болобу? Ооба же жок? Эмне үчүн? Эркектер да ушундай эле жардамын аяnbайбы?
- ◆ Сиздин команда гезитке макала жазып, радио, телекөрсөтүүлөргө чыгып сүйлөп маалыматтык же ММК жардамына кайрылышабы?
- ◆ Сиз максатка жетүү үчүн колдоонун кандай системасын элестете аласыз?
- ◆ Максатыңызга кандай жол менен жылып жатканыңызды кантит байкаса болот?
- Кандай критерийлерди пайдаланса болот?
- ◆ Өз ара мидеттерди кантит бөлүштүрөсүнөр?

3. Команданын мүчөлөрү алдынагы бир канча жума ичинде ишке аша турган иш-чаранын болжолдуу тизмесин түзүшү көрөк.

4. Качан гана бардык командалар план түзүү ишин аяктагандан соң, топтор чогулушат. Ар бир комангадан бирөө иштелип чыккан мобилдуу стратегия туурасында қыскача айтып берет.

Талкуу үчүн суроолор

- ◆ Сиздин комангадагы чечим кабыл алуу процесси кандай өттү?
- ◆ Сиздерде мобилдуу стратегияны иштеп чыгууда кыйынчылык эмнеде болду?
- ◆ Эгер команда көп адамдан турса, конкреттүү кадамдарды кабыл алууда сизге оор болот беле же женил болмокпу?
- ◆ Мидеттерди бөлүштүрүүнү кандай чечтинер? Команданын ар бир мүчөсүнүн ролун тактоого тапшырмалардын болжолдуу тизмесин түзүү жардам бердиби?
- ◆ Иштелип чыккан план сиз үчүн чындыкка жакынбы? Ооба же жок? Эмне үчүн? Лидерликти тандайбыз
- ◆ Башка командалардын ишмердүүлүгү туурасында маалыматты үккандан кийин, алардын ишмердүүлүгүнөн бир нерсе алғынтар келеби?

Көзөмөл жана байкоо

- ◆ Бул көнүгүүлөр сиздин жеке кампанияңыздын пландарын жүзөгө ашырганга же башка маселелерди иштеп чыкканга жардам бердиби? Ооба же жок? Эмне үчүн?
- ◆ Эгер сиз өзүнүздүн жеке кампанияңызды элестете алсаныз, ал эмне иш алып бармак жана кантит ишке ашырмақсыз?



Лидерліктин баалуулугу

Командада иштөө- билим берүү уюмдарының негизи. Топтук иш, башкаларға болгон сый мамилени, кең пейилдикти, чыр-чатақтарды чече билгендікти өзүнө камтып, чечимдерди кабыл алууда жана атқарууда, ошондой әле команданы түзүүдө адамдарды бириктирет.

11-Сабак

Жоопкерчиликти кантитп бөлүштүрүү керек?

Сабактын максаты

- ▶ Бийликті бөлүштүрүү маданиятын кантитп түзүү керектигин жана ич ара кызматташкан уюмдардың өз ара катышын анализдеги;
- ▶ Ар бир катышуучунун таланты менен жөндөмүн жалпы кампанияга натыйжалуу пайдалануунун стратегиясын талкуулагыла;
- ▶ Өзүндү бир комангадай сезип, семинарда каралган позитивдүү сапаттагы темаларга ээ гипотекалык уюмду "түзүү".

Сабакты өтүү боюнча сунуштар

Үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө Актыны кабыл алуу максатында кызматташкан Малазиядагы бир катар уюмдар туурасынагы баяндама тексти үн чыгарып окугула (төмөн карагыла). Катышуучу уюмдар ортосундагы жоопкерчиликтин бөлүнүш стратегиясын топтор менен талкуулагыла.

Семинардын катышуучулары семинардын белгилүү бир критерийлерине ылайык түзүлгөн жеке кампаниясын же уюмун, болбосо түзүмүн моделдегенге жардам бере турган көнүгүү аягында каралган. 12-сабактын учурунда катышуучуларга өздөрүнүн гипотелкалык уюмдары жөнүндө идеяларын топтор менен бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүк берилген.

Бул сабакта бардык топтор менен же катышуучуларды майда топторго бөлүп алып талкууларды кылса болот (А тиркемесин карагыла).

Малазиядагы үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө Актыны кабыл алуу боюнча кампаниясы

Малайзия үй-бүлөлүк зомбулукту кылмыши катарында карап, ага катарда мыйзамдуулукту кабыл алган жсана турмушта ишке ашырган биринчи ислам мамлекети болуп калды. Ар кандай диний жсана саясий эркетеги талапташтардын жсана жсөнөкөй эркектер менен аялдардын жасаган аракеттеринин натыйжасы учун 11 жыл талап кылынды. Акырында аялдардын уюмдары менен катар өзүнчө кызықдар адамдар кошо тартылган туруктуу демократиялык процесс Үй-бүлөлүк зомбулук жсөнүндө Актынын (УЗА) кабыл алынышына жетшиши.

УЗАны кабыл алууга болгон күрөштүн тарыхы, малазиялык (*Women's Aid Organization - WAO*) аялдарга жардам берүү уюму биринчи жолу 1982-жылы зомбулук көргөн аялдарга баши калкалоочу жсайды ачкан. Зомбулуктун курмандыктары болгон аялдарды коргоп жсатын социалдык кызматкерлер менен юристер алгач эле малазиялык мыйзамдуулуктагы кыйынчылыкка туши болушуп, кыжырдануу менен нааразычылыктарын ачыкка чыгарышты.

Ошондо Аял юристтердин Ассоциациясы (AWL) үй-бүлөлүк зомбулуктан жсана чеккен жсана зордукталган аялдарга болгон калыс эмес соттук тажрыйбаларга катар мониторинг

жүргүзүштү. Малазиянын бир канча профсоюздарын өзүнө камтыған "чатырча уюм" аталған-профсоюздар Конгрессинин аялдар болуму (МТУС) да сексуалдық зомбулукка байланышкан окуяларды иликтөөдө бул иши боюнча мыйзамдын жеке экендигин айгиналеген проблемаларга туши болушту. Университеттик аялдардын Ассоциациясы (UWA), шитеген аялдардын арасында өзүнүн жеке иликтөөлөрүн жүргүзүп жасатын шитөө мүмкүнчүлүгүнүн кыскарышы менен шаардық аялдардай эле айылдық аялдар да кыйын кырдаалга кабылым, алар күчменен эксплуатацияланарын далилдеген статистикалық көп маалыматтарды табышкан.

Ошол учурда дагы бир кеңири иликтөө керектөөчүлөрдүн федералдық, аймактык ассоциациясы (SCA) тарабынан жүргүзүлүп, аялдардын жасаоосунун терс көрүнүштөрүн түзүү процессине Массалық маалымат каражаттары да чоң роль ойноорун көрсөтүштү. Алардын иликтөөлөрүнүн жыйынтығында аялдарга каршы зомбулуктун жасайылып бараткандығы тууралуу алынган факттылар жсогоруда аты аталған беш уюмдун максатынын негизги тамырын түзгөндүктөн бул уюмдар биригит, аялдарды коргоо боюнча жалты бир күн тартибинин үстүнөн шитөө үчүн 1985-жылы Аракеттердин бириккен тобун (JAG) уюштурушту.

Аракеттердин бириккен тобу уюшулгандан көп өттөй, анын мүчөлөрү аялдарга каршы зомбулуктун бетин ача турган, "аң-сезимди өстүрүүнүн" улуттук семинарларын, конференцияларды жсана көргөзмөлөрдү өткөрөбүз деп чечишти. Беш уюмдун ар бири, бир катар иши-чараларды координациялоого байланышкан так милдеттерди алышты.

Аялдарга жардам бере турган уюмдун кеңеси (офиси) телефондор, факс аппараттары менен жасакшы жабдылгандыктан ал Аракеттердин бириккен тобунун шимердүүлүгүнүн борбору болуп, администривдик шитин көп болугүн өзүнө алды. Ал эми калган уюмдар башка тармактар боюнча тийшиттүү милдеттерди аткарышты. AWL ассоциациясынын аял-юристтери үй-бүлөлүк зомбулук боюнча мыйзам долбоорун түзүшүп, бул учурда уюмдун башка мүчөлөрү семинарларды жсана симпозиумдарды өткөрүүнү координациялап, үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө мыйзамды колдоп берүү боюнча шайлоочуларга мыйзамчы депутаттарга кайрылгыла деген чакырыктарды жасашты, колдоо боюнча шайлоочулардын арасында шитешти.

Аракеттердин бириккен тобу (JAG) ар жылы 8-март Аялдардын эл аралық күнүн майрамдоодо аялдардын зомбулугуна каршы көйгөйлөрдө коомчулукту тартуу үчүн көргөзмөлөрдү, концерттерди уюштуруп, кол чогултуп, жүргүштөрдү жасап, протесттик сөздөрдү чыгып сүйлөп жасатышты. Анын натыйжасында Аракеттердин бириккен тобунун шимердүүлүгүн колдоп жсана ММК менен шитөө, убакыт, идея, кызматкер жсана ресурстарын пайдалануу менен акырындан кампанияга жаңы уюмдар, жеке жарандар келип кошула баштады.

Алгачкы жылдары жолугушуулар менен жыйындар Аракеттердин бириккен тобунун (JAG) мүчөлөрүнүн үйлөрүндө өткөрүлүп, каттар, мыйзам долбоорлуу жсана жасалған шитер боюнча отчеттер үй-бүлөлүк ашканада жүргүзүлүп жасатты. Аракеттердин бириккен тобунун өсүшү менен аны координациялоо барган сайын татаалдашты. Качан гана коалицияга 17 уюм киргендө, ага туруктуу координатор керек болду, анын эмгек маянасы ар бир уюмдун ай сайын которгон каражаттарынан чогултула турган болду.

JAG негизги аракеттерин басма сөз менен шитөөгө бағыттады. Бирок, ошого карабай аялдарга байланыштуу терс көрүнүштөр, зомбулуктун курмандыктары массалық маалымат каражаттарынын беттеринен кездешип жасатты. Үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө Актыга коомдук пикирдин жаралышы калк тарабынан кампанияга болгон чоң колдоо болду. Ошондой эле бул мыйзамга болгон колдоо парламенттін көптөгөн мүчөлөрү тарабынан да айтылып жасатты.

Бул көз карашты колдоп келген бир катар ислам диний лидерлери, малазиялык мамлекеттик исламды өнүктүрүү департаментинин өкүлөрү жсана парламенттеги консервативдик фракциянын мүчөлөрү кайра каршы чыгышты. Алар Үй-бүлөлүк зомбулук

жөнүндө Акт Малазиянын калкынын 50 пайыздан ашыгын түзгөн мусулмандарга колдонулбашы керек деп эсептешти.

Аракеттердин бириккен тобу бардык аялдарды коргой турган Ўй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө Актынын кабыл алынышын колдоп чыкты. Мусулман аялдардын Исламдык эжесиңдилер (*Sisters in Islam - SIS*) феминисттик уюму исламдык жетекчиликтин көз караштарына карата жооп стратегиясын иштеп чыгуу максатында Аракеттердин бириккен тобу менен кызматташа баштады.

SIS уюму Ўй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө Актыда исламдын принциптерине карашы келген эч нерсе жок деп Курандын шарттарына негизделген аргументтерин айтЫп чыгышты. Ошону менен бирге эгер аталган Актыны реакциячыл исламисттердин көз карашына ылайык кабыл алса, анда мусулман эместер аялын урса-бул кылмыш, ал эми мусулмандар урса анда кылмыш эмес мыйзамдуу аракет катары эсептелинээрин баса белгилеши.

SIS уюмунун мүчөлөрү колдоо альш үчүн ислам иштери боюнча министрдин орун басары менен жсолугушту. Акыр аягында ал чоң чиновник аталган мыйзамды кабыл алуу ислам принциптерине карашы келбей тургандыгына көзү жетип макул болду. 1994-жылы аталган Акт кабыл алынып, эки жылдан кийин ал чындан иштей баштады. Көптөгөн уюмдардын катышуусунда пландалган өнөктүктөрдү откөргүсү келген адамдарга кандай көнеш берет эле? - деген суроого *JAG* уюмунун негиздөөчүлөрүнүн бири Айви Джоссия мыйнай деп жооп берди: "Көтөрүлүп жаткан маселени так элестетип, бардык катышуучулар менен аракет планды талкуулоо керек. Ким эмне иш кылат, ар кандай уюмдардын өкүлдөрүнүн иш тажсрыйбасына ылайык иштерди бөлүштүрүп, милдеттердин тизмесин жасана графигин түзүү зарыл. Ошондой эле туруктуу координаторду иштетип, массалык маалымат каражасттары менен тыгыз байланышта болуу керек. Аларга өз идеяларың, факты, так статистика жасана адамдардын аттары менен барып интервью берүү маанилүү. Ошону менен бирге көнүл ачууну да унутпаш керек"²¹

Талкуу үчүн суроолор

- ▶ Аракеттердин бириккен тобун түзүүчүлөрү кандай проблеманы чечкилери келген? Ўй-бүлөлүк зомбулукка карата мыйзамдуулук ал маселелерди кантитп чечет?
- ▶ Мусулмандар жана мусулман эместер үчүн сөзсүз бирдей болгон мыйзамды кабыл алуу эмне үчүн керек болду? Мусулман эместер үчүн гана мыйзамды кабыл алуу менен эмне таап, эмне жоготот эле?
- ▶ Биригүүнүн жыйынтыгында коалициянын мүчөлөрү эмне алышты? Кайсы бир уюмдун коалицияга кириши пайdasыз болуп, анын кампаниясынын ишин начарлатып коюушу мүмкүн беле? Эгер ооба десенүүз, анда кандай жол менен?
- ▶ Эмне үчүн *JAG* коалициясы ийгиликтүү болуп калды? Анын ийгиликтөө жетишине кандай факторлор түрткү берди?
- ▶ Ўй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө малазиялык мыйзамды колдоо үчүн коомдук пикирди мобилдештирүүдө ММКнын ролу кандай болду?
- ▶ Силердин өлкөдө аялдардын үкүктарына байланышкан маселеге ММК кандай реакция кылат? Кандай стратегиянын жардамы менен ММКны кызыктырып жана аялдардын үкүгү боюнча саясий, үкүктүк же экономикалык кампаниялардын колдоосун таба аласыз?
- ▶ Уюмдун ичинде жана уюмдар арасында милдеттерди бөлүштүрүү кандай жүргүзүлөт, окшоштуктар барбы?
- ▶ Коалицияны түзүүдө ийгиликтөө жардам берген кырдаалды эстей аласызыбы? Анда ошондой стратегиянын кемчилигин жана кадыр-баркын атагыла.

²¹ WLPдан алынган материалдардын негизинде Зайно Анвар и Айви Джоссия менен болгон телефондук интервьюдан алынган 3-4 январь, 2001-ж.

- ▶ Коалицияны түзүп жатып уюм катарында жана жөнөкөй адам катары эмнени әске алыш керек?
- ▶ Стратегиянын ийгилигин қандай критерийлер менен ченесе болот?

Көнүгүү: Өзүн-өзү оқуткан уюмдарды түзүү (1-бөлүк)

Бул көнүгүүнү аткарғанга бир сааттай убакыт бөлгүлө.

1. Топту төрт адамдан турған эки командаға бөлгүлө (жергиліктүү, улуттук же әл аралық), алар социалдық проблеманы анықтап, чечимдин үстүнөн иштегиси келген команда мүчөлөрүнөн болушу керек. Маселе абдан масштабдуу, айталы, ачкачылық менен же аял үкүгүн коргоо менен күрөшүү же локалдуу түрдө, мисалы, жакын турған көлдү тазалоо же окуучулардың окуу күнүнүн үзактыгын өзгөртүү сыйктуу маселелер болушу мүмкүн.

2. Команда мүчөлөрү бардыгына маанилүү болгон проблеманы таңдап алып, аны чечүү үчүн кайсы бир уюмду, түзүмдү же кампанияны қантит түзүү керектигин, ошондой эле ушундай чечим эмнө үчүн кабыл алынганын талкуулоо керек. Уюмду түзүү боюнча чечиле турған маселелердин тизмесинде төмөнкүлөр болушу керек:

- ▶ Уюмдун аты;
- ▶ Жалпы келечеги жөнүндө;
- ▶ Максаты;
- ▶ Түзүмү;
- ▶ Кызметкерлердин саны жана тажрыйбасы;
- ▶ Волонтерлорду пайдалануу (эгер ошондойлор болсо) жана алардын ишин сыйлоонун ықмалары;
- ▶ Уюмдун чегинде чечимдерди кабыл алуу процедурасы;
- ▶ Түзүмдүн ичинде милдеттерди бөлүштүрүү;
- ▶ Биринчи долбоор;
- ▶ Экинчи долбоор;
- ▶ Ийгиликти же натыйжаларды өлчөөнүн критерийлери.

3. Ар бир команадан уюм жана процессти иштеп чыгуу боюнча, анын атальышы, максаты жана түзүмүнө ж.б. тийиштүү командалардың макулдашуусунун куралы болгон жазууларды жүргүзгөнгө баяндаамачыны таңдап алуу. Кийинки сабакта баяндаамачы бардық топтордун уюмдары жөнүндө айтып бериши керек. Ал эми тигил же бул чечимдердин кабыл алынышы боюнча суроолор команданын бардық мүчөлөрүнө берилет.

Лидерликтин баалуулугу

Жетекчиликти окутуу эрежелерди топтоого же күч колдонуп, коркутуу жолу менен эмес, өз ыктыяры менен макулдашууга нөгизделет. Ал диалог процессинде ишке ашат.



12-Сабак

Үюмсун жетишкенсіги қантип анықталат?

Сабактын мәсслеті:

- Үюмсун мәсслетіна жетүү үчүн бири-биринен окуп-үйрөнүп жана тажрыйба алмашуу канчалық маанилүү әкенсигин талкуулоо;
- Жетишкен үюмсун анықтамалары тууралуу катышуучулар менен пикир алмашуу;
- Семинарда "түзүлгөн" гипотетикалық үюмдар айтылған мәсслетарға канчалық ылайық келет, сын көз менен кароо;
- Он әкинчи сабактын жүрүшүндөгү мәсслетар жана ага жетишшүү баскычын талкуулоо.

Сабактын преамбуласы. Семинарды аяқтоо формасы жөнүндө айрым сунуштар камтылған окуу китебинин "семинардың чегинге пикирлешүү" бөлүгүнө көңүл бургула. Катышуучулар анча чоң эмес кече уюштургусу келер, ошондой эле алар кеченин мезгилинде бири-бири менен дагы көніри баарлашууга, башка маалыматтары менен бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Семинарды баалоо боюнча анкеталарды катышуучулар үчүн көбөйтүп, таратууну унуплагыла. Буга сабактын аяғында жетиштүү эле убакыт бөлгүлө.

Сабакты өтүү боюнча сунуштар

Араб сотун түзүү жөнүндө (төмөн қараңыз) баяндоочу тексті үн чыгарып окушу зарыл. Ал канчалық деңгээлде үюмсун критерийлерин канааттандырырын топтордо талкуулагыла. Кийинки суроолор талкууну багыттоого жардам берет. Өткөн сабакта катышуучуларға топторго бөлүнүп жана гипотетикалық үюмду түзүүнү талкуулоо сунуш кылышынан эле. Азыркы сабакта болсо Араб сотун талкуулагандан кийин ар бир баяндамачы өзүнүн командасты тарабынан "уюшулган" үюмду сүрөттөп айтып, өзгөчө бул уюм эмне үчүн башкача эмес ушундай болуп түзүлгөнүн аргументтеси керек. Команданын қалған мүчөлөрү ар бир үюмсун мәсслетін, түзүмүн жана ишмердүүлүгүн қылдат қараши зарыл. Анткени алар түзгөн гипотетикалық уюм кандай жол менен өз мәсслетіна жетерин командалардын терен түшүнүүсүнө жардам берет.

Талкууну өткөрүп, көнүгүүнү аткаруу үчүн катышуучуларды чакан топторго бөлүүгө же өз топтору менен иштөөгө болот (Б тиркемесин карагыла).

Аялдарга болгон зомбулукка каршы түрүктүү Араб соту

"Аялдарга болгон зомбулукка каршы түрүктүү Араб соту 1996-жылы 30-ноябрда жана 1-декабрда Рабаттагы (Марокко) арабдардың бейімбеттік лидерлеринин жолугушуу учурунда түзүлген. Араб сотунун түзүлгенү скептиктер үчүн күтүүсүз болду, себеби алардын көпчулукта мүнөздүү көрүнүш катарында эсептелчү. Алардын көз қарашинда мындаидай маселе әркек менен аялдын мамилелеринде боло бере турган, отө олуттуу маселе эмес. Бирок, Араб сотунун институтун түзүү үчүн иштеген аялдар менен әркектер, маселе мындаидай эместигин далилдегенге аракет кылышты.


Сотту түзүү аны байкан турган жактоочулар үчүн да күтүүсүз болду. Ал зомбуулукка кабылган жсана аны менен күрөшкөндөрдүн тажрыйбасы менен билиминин консолидациясынын негизинде келип чыкты. БУУнун аялдардын абалы боюнча 4-конференциясына даярданып жаткан учурunda 1995-жылы шунда Бейрутта (Ливан) 14 араб өлкөлөрүнөн эркектер менен аялдар чогулушууп, зомбуулуктан жабырлануучулар жсана аларды коргоочулар бир добуштан мыйзамсыздыктын болуп көрбөгөндөй актылары тууралуу ынанымдуу айттып жатышты. Алар үй-бүлөлүк жсана уруулардын зомбуулугунан өздөрү жсана башка аялдар жсана чегип жаткандыктарын ачыктан-ачык баяндап бершиши.

Араб дүйнөсүндө илгертен эле саламаттык сактоо, билим берүү тармактарында жсана гендердик зомбуулукка байланышкан чечимдерди кабыл алуудагы аялдар менен кыздардын баш ийүүчүлүк абалына башка өлкөлөр кайдыгер эмстегин билдирип келген. Бейрут конференциясынын катышуучулары аялдардын укугун натыйжалуу коргоо маселесин чечүүнү зомбуулук менен күрөшүүдөн баштоо керек деген бир бүтүмгө келиши. Бир жарым жылдын аралыгында аялдарды коргоочулар, изилдөөчүлөр жсана зомбуулуктун курмандыктары өз максаттарын так аныктап, аракет пландарды шитеп чыгуу үчүн бирлиши. Алар гендердик зомбуулук проблемасын жеке тармактан эл алдына талкууга алтын чыгуу жсана улуттук маданиятка, саясатка, социалдык-экономикалык жасоогоо өзгөчө сезимтап методологияны түзүү негизги милдеттер деп эсептешти. Ошентип, жалпы максаттар үчүн энтуазисттердин баалуу тажрыйба алмашуусунун натыйжаласында аймактык деңгээлде шитей турган ийкем жсана туруктуу шитей турган Сот түзүлдү.

Азыркы учурда соттун башкы кеңеси (штаб-квартирасы) жсана анын координатору Бейрутта жайгашкан. Соттун максатына жсана милдетине макулмун деген ар бир адам анын мүчөсү боло алат. Соттун түзүүчүлөрү, бул уюмdu жасартууда соттук шитерди караган салттуу институт катары эмес, эң башкысы гендердик зомбуулукту жсана ага карши күрөшүү ыкмаларын талкуулай турган сейрек кездешүүчү жсана аялдардын коопсуз мейкиндигин түзүүнү эске алышкан. Соттук жыйындар айыккер менен жабырлануучунун ортосундагы жаатташкан карама-карылык эмес, элдик талкууларга, угууларга оқшоп кетет. Араб сотунун ийкемдүү түзүмү айрым адамдардын, коомчулуктун шарттарына, таланттарына көнүшүнө мүмкүнчүлүк берди. Соттун шимердүүлүгү тээ башында эле аялдар менен кыздарга карат болгон зомбуулуктун төрт формасын: никедеги (жубайлык) маселелер, ажырашуунун кесепети, балдарга байланышкан жсана жеке менчикти талашуудагы зомбуулуктарды түп тамырынан бери жсоуга багытталган.

Араб сотунун аракет планы зомбуулук актыларын табууну, аны документтештириүүнү жсана бул жөнүндө маалыматты тараатып, фактыларды ачып талкуулоону өзүнө камтыйт. Аялдардын укугунун кол тийбестигине кепилдик болуучу жсаңы мыйзамдарды кабыл алуу жсана аялдарды, кыздарды толук коргоо максатында шитеп жаткан мыйзамдарга өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү, Өкмөттүн жсана бейөкмөт уюмдардын так ши-чараларын айырмалап билүү, ага ынандыруу да Араб сотунун аракет планына кирет.

Сот, өзүнчө адамдардын, элдин тобун же Өкмөттү кайсы бир чара көрүүгө мајсбурлабайт. Анын шимердүүлүгүнүн натыйжаласы, анын мүчөлөрүнүн гендердик зомбуулукту түп-тамырынан бери жсоу шишине болгон берилгендиктен көз каранды. Араб соту мүчөлөрүнүн пикиринде өзгөчө актуалдуу болгон эки маселе: мусулмандык ар кандай коомдордогу инсандын статусу жөнүндө мыйзамдарын кайра кароо жсана зомбуулуктун курмандыктарына жардам берилсин деген Өкмөткө болгон талап менен алектенүүдө.



Араб соту соттук теришитируүдөгү күбөлөрдү угууну улантууда. Алардын тарткан кайғылары, жеңеген жеңиштери туурасындагы соттук түйшүктөгү аңгемелери гендердик зомбулукка каршы чыккандарды күрөшкө шыктандырат. Сот жасактоочуларынын чыдамкайлығы, өжөрлүгү жана ким кырыкка кабылса аларга өз алдынча жардам бергендерге таянып, ошондой эле соттун мүчөлөрүнүн санын өскөндүгүнө байланыштуу зомбулукка каршы аймактык кыймылды координациялай баистады.²²

Талкуу үчүн суроолор

- Араб сотун түзүүнүн себеби әмнеде болду?
- Анын максаты қандай? Бул максаттарга жетүү үчүн соттун мүчөлөрү қандай аракет планды иштеп чыгышты?
- Зомбулуктун курмансықтарынын эл алдына чыгышы аларга жақшы же жаман кыммат кылышы мүмкүн беле?
- 1995-жылы Бейрутта чогулгандарга күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү қандай таасир калтырды? Арабдардын соту әмненүү үчүн күбөлөрдү үгуүнү үланты?
- Эгер Араб соту Өкмөт тарабынан түзүлгөн болсо қандай иштемек эле, элестете аласызы? Өкмөт тарабынан негизделген уюм азыр иштеп жаткан Араб сотунан қандай айырмаланат эле?
- Араб сотунун кайсы тарабы анын максатка жетүүсүнө жардам берди?
- Натыйжалуу ишмердүүлүкту жана узак мөнөттүү ийгиликті камсыз қылую үчүн Араб соту әмненүү үчүн кылышы керек?
- Сот өзүнүн ишинин натыйжасын кантит баалайт? Қандай критерийлерди колдонсо болот?
- Эл аралық байланыш технологиясы Араб сотунун мүчөлөрүнө қандай пайдала алат?
- Ийгиликтүү уюмдун түзүлүшү қандай? Алардын кайсынысы Араб сотуна ылайыктуу?

Көнүгүү: Билим берүү уюмдарын түзүү (2-бөлүк)

Бул көнүгүүгө бир сааттай убакыт болгulo.

1. 11-сабактан тандалған командағы баяндамачылар өздөрүнүн гипотетикалык уюмдары жөнүндө маалымат менен чыгып сүйлөшөт. Алар уюмдун аты, анын максаты, түзүмү жана ишмердүүлүгү, ошондой эле уюшулган концепциянын негизинде чечим кабыл алуу процесси тууралуу айтып бериши керек. Биринчи баяндамачы сүйлөөрдүн алдында ар бир команданын гипотетикалык уюмду баалоодо эске ала турган тренер же волонтер төмөнкү суроолордун тизмесин окуп бериши керек:

- Уюм чындыкка жакынбы?
- Жаңы кырдаалдарга көнүү үчүн анын түзүмү жана максаттары жетиштүү эле ийкемдүүбү?
- Анын ишмердүүлүгү канчалық максаттуу?
- Уюм өзүнүн мүчөлөрүнүн жана волонтерлорунун жөндөмдүүлүктөрүн натыйжалуу эле пайдаланабы?
- Уюм өзүнүн ийгилик, натыйжа деген жеке критерийлерин канааттандырабы?
- Бул уюм өзүн-өзү окутабы? Әмнен үчүн?

2. Ар қандай уюмдардын түзүмүн жана анын ишмердүүлүгүн талкуулоонун алды семинардын катышуучулары команда тигил же бул чечимге кантит келгенин тактап алыны керек. Баяндамачылардын сөздөрүнөн кийин жана аны кылдат талкуулап бүткөндөн соң топтор төмөнкү суроолорду карашы керек:

²² Араб соту тууралуу маалымат <http://www.arabwomencourt.org/>. сайтынан алынды

- Команданын мүчөлөрү милдеттерди кантип бөлүштүрүштү?
- Команданын мүчөлөрү өзүнүн чечимине кантип келди?
- Команданын мүчөлөрүнүн көпчүлүгү кабыл алынган чечимдер жана анын негиздемелери менен мақул болуштубۇ?
- Бул көнүгүүдө эң кыйын эмне болду?
- Кызыктуусу эмнеде болду?
- Топтордун катышуучуларынын ичинен кимдир бирөөсү гипотетикалык уюмун же анын кайсы бир элементин ишке ашырууну ойлонообу?

Семинарды баалоо суроолору

Топтук талкуулоонун учурунда тренер же волонтер доскага, лекциялык плакатка жазып турушу керек.

- Семинардан эмнени үйрөндүнүз, эмнени үйрөнгүнүз келди эле?
- Сиз, ишке ашпай калган максат койдуңуз беле? Эгер ооба десениз, анда кандай?
- Сабактын уланышына жараشا талкууга катышуу сиз үчүн жөнөил болдуубу? Эгер ооба десениз, сиздин пикир боюнча анда эмнө үчүн ушундай болду?
- Сабактын түзүлүшүнөн сизге эмнө жакты эмнө жаккан жок?
- Кайсы көнүгүү, талкуу же ишмердүүлүктүн түрү кызыктуурал болуп, сизди шыктаңдырыды? Эмнө үчүн?
- Семинардан сиз кандай пайдалуу сабак же идея алдыңыз жана өз ишиңизде пайдаланганга аракет кыласызбы? Семинарга катышкандан кийин сиздин жеке жүрүш -турушуңуз, күтүүлөрүнүз же принциппериңиз өзгөрүшү мүмкүнбү?
- Кийинки семинарлардын түзүлүшү жана мазмунунан эмнени өзгөртөт элеңиз?



Лидерлік тренингдердин программы жана тренерди баалоо үчүн анкеталар

Тийиштүү графага атайдын белги коюу менен программаны жана тренердин ишмердүүлүгүн баалагыла. Сиздердин жооптор программаны жакшыртууга жардам берет. Сиздин жооптор анонимдүү, эгер кааласаныз фамилиянызды көрсөтсөңүз болот. Анкетанын башка бетине же ылдый жагына семинардан эмне жакканын, жакпаганын жазышинызды өтүнөбүз. Тренинг сизге жана сиздин кесиптештериңизге мындан да пайдалуу болушу үчүн эмне көнеш, сунуш берер элеңиз? Сиз өзүңүз билген лидерліктин окуяларын баяндап, көнүгүүлөрдү, жаңы темаларды ж.б. сунуш кыла аласызы?

	Мен толугу менен макулмун	Мен макулмун	Өз сезимдериме анча ишне албайм	Мен макул эмесмин	Мен таптоқыр макул эмесмин
Семинарды баалоо үчүн анкета					
1. Семинарга катышуу менин күнүмдүк жашоомдо көздешип жүргөн проблемаларды түшүнгөнгө жардам берди					
2. Семинарга катышуу, эл алдына чыгып сүйлөгүм келбеген каалоомду жумшартты.					
3. Семинарга катышуу менен мен үкканды үйрөндүм					
4. Семинарга катышуу менен пикирлешүү талантымды жакшыртты					
5. Семинарга катышууда менде өзүмө ишенигендик пайда болду					
6. Семинарга катышуу, коомдогу болуп жаткандар жөнүндө өзүмдүн элестетүүмдү жаңыча кароомо жардам берди					
7. Семинарга катышуу мени волонтер болууга шыктандырды					
8. Семинарга катышуу, үй-бүлө же коомдук проблемаларды чечүүдө командалық аракеттердин зарылдыгын көрүүгө мүмкүндүк берди					
9. Семинарга катышуу, жашоомду же мени курчаган коомду өзгөртүүдө пайда болуучу жеке жана кесиптик проблемаларды талкуулашканга жаңы досторду жана кесиптештерди көздештириүүгө жардам берди					
10. Семинарга катышуу жаңы технологиялар тууралуу көп билгенге жана анын жардамы менен аялдардын мүмкүнчүлүгүн кантит көңейттүү көркөтгө тууралуу көпту билгим көлген каалоомду пайда кылды					
11. Башка катышуучулар менен болгон өз ара аракеттенүүдөн биздин коомдо чечимдерди кабыл алуу процесстерине аялдардын катышуусу маанилүү экенсигин жакши түшүндүм.					
12. Бүткүл дүйнө боюнча лидерліктин кыйынчылыктарын жана жаңы мүмкүнчүлүктөрүн анализдөө пайдалуу болгон.					
13. Семинарга катышуу, лидерліктин кыйынчылыгын жана жаңы мүмкүнчүлүктөрүн кайрадан карап чыгуу үчүн пайдалуу болду.					
14. Семинарга катышуу аялдарга пайдалуу болгондой эле эркеектерге да пайдалуу болду деп ойлойм					
15. Өзүмдүн жакындарыма, досторума жана кесиптештериме бул тренинге катышыла деп көнеш берем.					

Тренердин ишмердүүлүгүн баалоо

Анкетанын башка бетине же ылдый жагына сабак өткөн тренер ишинин бардык аспектилери боюнча жаккан-жакпаган жактары боюнча жазышинызды өтүнөбүз. Семинарды жакшыртуу үчүн тренерге кандай көнөш берер элеңиз? Сиз сабактарды уюштурууну жакшыртуу боюнча оюнузду айтып жана көнүгүүлөрдү, жаңы темаларды ж.б. сунуш кыла аласыз?

Тренердин ишмердүүлүгүн баалоо үчүн анкета				
	Мен толтуу менен макулмун	Мен макулмун	Өз сезимдериме анча ишнене албайм	Мен макул эмесмин
1. Тренер сабакты жагымдуу өткөрдү: кызыксыв болбош үчүн тез-түкчам аракет қылды, бирок катышуучулар талкуулардан жана көнүгүүлөрдөн пайда алыши үчүн жай ыргакта өттү.				
2. Тренер, катышуучулардын жеке жана кесиптик иштери туурасында жөнүл айтып берүүсү үчүн жагымдуу жагдайды түзэ алды.				
3. Тренер талкуу үчүн керек болгон учурда өзүнүн жеке тажрыйбасы менен бөлүшүп жатты.				
4. Тренер катышуучулардын лидерликтин кийинчылыгын жана жаңы мүмкүнчүлүктөрүн жакшы түшүнүүсүнө жардам берди.				
5. Тренер катышуучулардын жеке көнештерин жакшы кабыл алыш жана алардын мүктаждыгына жарааша семинарды ылайыктап өткөрө алды.				

Сиздин каалоо-көнештерицизге ырахмат. Сиздердин бул сунуштар WLP жасана _____ (жергилиттүү уюмдун атальшын жазыңыз) лидерлик тренингдердин программасын түзүүгө жасана аны турмушика ашигууга болгон умтулуусуна өзгөчө маанилүү.



ТИРКЕМЕЛЕР





А ТИРКЕМЕСИ

Альтернативдүү сценарийлер

Бул альтернативдүү сценарий Палестинада тренинг өткөрүү учурунда колдонулган.

Жергиліктүү салттарды сыйлоо жана өзгөртүү

Мариам Мидуах:
аялдардын репродуктивдик укугу боюнча окутуу

Мен орто мектепти аяктагандан соң Халбул шаарындагы үй-бүлөнү пландоо жана коргоо Ассоциациясында (FPPA) 1969-жылы ал негизделгенден кийин иштей баштадым. Алгач жумасына эки saat, кийин жумасына үч күн иштедим. Бир эле убакта иштеп, анан университетте окугум келген, бирок финансыйк абал, ошондой эле менин үй-бүлөмдөгү аялдын ролу жөнүндө ойлор бул идеядан баш тартууга мајсбур кылды.

Мен билим алсам деген каалоомдон тайган жокмун, бирок өз максатыма башкача жол менен барууга аргасыз болдум. Ошон учун FPPA ассоциациясынын аялдардын репродуктивдүү ден-соолугу боюнча сабагына баруу мүмкүнчүлүгүн пайдаландым, андан кийин алган билимимди төгерегимдеги башкаларга бере баштадым. Канчалык мен аялдар менен көп сүйлөшкөн сайын, аларга үй-бүлөнү пландоо жана анын ден-соолукка тийгизген таасиринин маанилүү экенин түшүндүрүп, аз болсо да алардын жашоосунда бир нерсени өзгөртө алаарым мага айкын боло баштады.

Мен ақырындан коомчулуктун аялдарга болгон мамилесинин өзгөрүшү менен бирге, үй-бүлөнү пландоого болгон мамилем да өзгөрөөрүн көрдүм. FPPA ассоциациясында бир нече жыл мурун негизинен бойго бүтүрбөөчү таблеткаларды таратып иши кылчумун. Ал эми аялдардын суроолоруна жумасына бир канча saat эле иштеген бирден-бир мээрман айым гана жсооп бере алчу. Ошол учурда мындан типтүү окуялар болор эле: биздин мекемеге он же андан да көп баласы бар аялдар келишин, үй-бүлөнү пландоо боюнча жардам бершишибизди өтүнүшчү. Азыр болсо бизге жаси кыздар, кээде өздөрүнүн сүйлөшкөн жигиттери менен келип жашышат. Алар окууларын улантылары келет, ошон учун күтүүсүз коши бойлуулуктун алдын ала турган контрацепт ыкмаларын үйрөнүүгө далалат кылышат.

Аялдарды үй-бүлөнү пландоого жана өзүнүн репродуктивдик укуктары жөнүндө сабактуулугуна окутуудагы ийгилик өзү эле келе калган жок. Өзүмдүн ишиимде мен төмөнкүлөргө таяндым:

- Үй-бүлөнү пландоого үйрөнүүдөгү көп жылдык алган билим;
- FPPA ассоциациясынын кызматынан пайдалана албаган аялдарга барып, алар менен сүйлөшүүгө болгон даярдык;
- Үй-бүлөнү пландоо тажсрыйбасын жана идеясын кабыл алгысы келбеген коомчулуктун каалоосун женүүдө колдоо көрсөткөн таасирдүү адамдар: врачтар, мектеп деректирлери, жергиліктүү бийлик жетекчилери жана мечиттин имамдары менен кызматташуу;
- Үй-бүлөлүк концепцияга тоскоолдук кылтып, социалдык жактан таасирдүү болгусу келген маданий салттарды үйрөнүү.

FPPA ассоциациясынын кызматкерлери жсана мен, бул билімдердин бардығына таянуу менен, аялдардын репродуктивдүү саламаттығы жсөнүндө жсана буга байланышкан айталы өспүрүмдердүн эмоционалдық жсана дене түзүлүшүндөгү өзгөрүүлөрү, СПИДди жсөюу, эрте никелешүүнүн жсана бат-бат кош бойлуу болуунун кесепттери туурасында талкууларды жсандандырыши үчүн семинарларды откөрүп, кино тасмаларды көрсөттүк. Жергиликтүү маданиятты сыйлабай жсана бир эле учурда аны өзгөртүүгө аракеттенбей туруп репродуктивдик укуктарга аялдарды окутуу мүмкүн эмес эле.

FPPA ассоциациясында иштеп жүрүп мен, жсаюону жсакиши жсакка өзгөртүүгө умтулган, биримдиктеги адамдарда же топтордо келечек ии ачыктығы, өжөрлүк менен күчтүү эрк болмоюн коомчулукту өзгөртүү мүмкүн эместигин түшүндүм.

Талкуу үчүн суроолор

- Мариам Мидуах кайсы сапаттарынын таасиринде лидер болду?
- Ал өзү үчүн кандай келечек ишти тандады?
- Мариам кандай каражаттар менен өзүнүн келечек ишин жүзөгө ашырды?
- FPPA ассоциациясынын максаттарын ишке ашырууда эмне үчүн таасирдүү адамдардан жардам сурап кайрылды? Мисалы, үй-бүлөнү пландоого окутууда мектеп деректири кандай роль ойной алат? Жергиликтүү мечиттин имамы FPPA ассоциациясына кандай жардам бере алат?
- Мариам Мидуахтын улуттук маданият тууралуу ою кандай?
- Аялдардын репродуктивдик укуктарын коргоо сөзсүз түрдө улуттук салттар ортосунда талаш-тартышты жаратабы?
- Социалдык нормаларды түзүүдө аялдар кандай роль ойношу керек?
- FPPA ассоциациясынын ишмердүүлүгүнүн ийгилигин ал кандай өлчөйт? Үй-бүлөнү пландоого коомчулуктун мамилесинин өзгөргөнүн ал кайдан билет?
- Мариам Мидуах жана анын кесиптештери өз идеяларын коомчулукка кандай жол менен жеткирет? Бул идеяларды жайылтууда технология кандай роль ойношу мүмкүн?
- Эгер сиз FPPA ассоциациясында иштесениз үй-бүлөнү пландоо идеяларын коомчулукка жайылтуу үчүн кандай стратегияны пайдаланат элеңиз?



Бул көнүгүү Нигериядагы семинарларда бешиңчи сабактын альтернативдүү көнүгүүсү катарында колдонулган.

Көнүгүү: Проблеманы ар қандай көз карашта караса болот

Бул көнүгүүгө бир сааттай убакыт болгulo.

1. Төмөндө сунуш кылышкан сценарий менен таанышыла:

Нигериялык ири чиркөө уруусунда жаш адамдар сексуалдуу жактан уламдан-улам активдүү боло баштады. Жакынды шаарлардан венерикалык оорулардын өсүшү, алтургай СПИД оорусун жүктүргандар жана күтпөгөн кош бойлуулуктун өсүшү тууралуу маалыматтар келип жатат. Ал жактан келгендер, "жаштар моралдык түрүктуулукту жана никенин ыйыктыгын бузуп жатышат"- деп айта баштады. Айрымдары мындей нерсени токтотуунун жолдорун издеپ жатышат- дейт алар. Кимсир бирөөлөр дең-соолук жана сексуалдуулук туурасында маалыматты жаштардын топторунун жумалык жыйындарында берүүсүн сунуш кылышууда. Бирок, чиркөө кызматкерлери менен көптөгөн ата-энелер сексуалдык тарбия берүүгө каршы чыгышууда.

2. Семинардын катышуучуларына алар проблеманы чечүүнүн жолун табууну каалаган уруулардын мүчөлөрү деп элестетүүнү сунуш кылгыла. Уруунун жаштарынын кызыкчылыктарын жана мұктажыктарын "акыл чабуулу" аркылуу баштагыла.

3. Сексуалдуу жактан активдүү жаш адамдардын көз караштарын элестетүүнү сунуш кылгыла. А мүмкүн, кимсир бирөө өзүн чон адамдар сыйктуу сезсе, ал эми башкалары курбуларынын басымдуу талабы менен чыккандар болушу мүмкүн. Башка жаш аялдар мындей кырдаалга қандай карашат? Өспүрүмдөрчү? Алар кимдин кызыкчылыгын коргоого аракеттенип жатышат? Волонтер доскага жазып түрушү керек.

4. Кырдаалды чиркөө кызматкери жана ата-энелердин көз карашында қарагыла. Алардын көз карашында сексуалдык билим берүүнүн жыйынтыктары қандай болот? Алар кимдин кызыкчылыгын коргоого аракеттенип жатышат? Баарынан мурда кимдин кызыкчылыгын коргоп жатышат? Волонтер доскага жазып түрушү керек.

5. Семинардын катышуучуларынан маселени талкуулап, бардык кызыкчылыктарды анализдеп берүүсүн жана кырдаалды чечүү боюнча сунуштарды берүүсүн сурагыла. Катышуучулар кимдин кызыкчылыгын коргоп жатышат жана эмне үчүн деген суроону түшүндүрүп бериши керек.

Топтор үчүн суроолор

- Сизге, башка жактан келгендердин ар қандай көз караштарын кароо алардын келечек ишин терөн түшүнүүгө жардам бердиби?
- Проблеманы ар қандай өңүттөн кароо менен бир чечимди табуу же кыйынбы?
- Башка талаш-тартыштарга мындей ыкманы колдонуу мүмкүнбү? Сиз ушуну жасайсызбы? Ооба же жок? Эмне үчүн?



Бул сабак Иорданиядагы семинарларда онунчы сабакка альтернатива катары колдонулған.

Сабактын максаты

- Аялдардың шайлоолорго талапкер катары же шайлоочу катары катышуусун талкуулагыла;
- Аялдардың үкүгүна жана жашоосуна шайлоолордун таасирдүү мүнөзүн кароо;
- Талапкерлердин аялдардың проблемасы боюнча платформасын иштеп чыгуусуна атайын билимдин жана маалыматтын зарылдуулугуна басым жасоо;
- Максаттарды анықтоо ықмаларын жана аларга жетүү үчүн болгон аракеттерди мобилизациялоо стратегиясын табуу.

АЯЛДАР ЖАНА ШАЙЛООЛОР

Менин үнүм угулуш үчүн эмне кылыш керек?

Сана, Ум Мухаммед, Навал, Фадиа, Ум Зиад, Рула жсана Ханан Иорданияда 2002-жылы өтө турган парламенттик шайлоолорго даярданып жасатып бир катар жсолугушууларга катышышты. Бул жсолугушуулардың идеясын өлкөнүн түштүгүнөн келген мектеп мугалими Навал жергиликтүү гезиттин журналисти Хананга сунуш кылган. Ал алдынчы шайлоолорго "аялдар активдүү катышуусу керек" деген Навалдың оюна макул эле. Эки аял тең, өзгөчө жергиликтүү коомчулукта кадыр-барктууларды уюштуруу жсана координациялоо көптөгөн күчтү талап кылаарын билишикен.

Аялдар маселеси менен иш алып барган Ассоциация жарапандык укуктар боюнча аялдарды окутууну уюштуруп берүүгө макул болду. Аялдар арасында өткөн бул тренинг-эркектер сыйктуу эле, аялдар дагы койгон максаттарга жетүү үчүн мүмкүн болгон стратегияларды сунуш кылып, шайлоолордун күн тартибине кирип, аялдардың шайлоого катышуусун, демократиянын маанисин талкуулап, проблемаларды козгоочу маанилүү жсер болду.

Талкуунун катышуучулары өлкөнүн аялдары "саясатка катышуусу зарыл экендиги" өзгөчө маанилүү деген жыйынтыкка келишиши. Аял катарында алар дискриминациядан жсана чегишет жсана алардың проблемаларына көңүл бурулбайт, андыктан алардың маселесин аялдардың көтөрүп чыкканы эң маанилүү деп эсептешити.

"Мен өзүмдүн күйөмдүн үйдө да, талаада да өнөктөшүмүн. Эмне үчүн парламенттин төмөнкү палатасынын өнөктөшү боло албайм?" - деди бир аял.

Иорданиялык коомчулукта аялдардың салттуу ролу алардын лидерлик сапаттарынын калыптануусуна жардам берген. Бул сапаттар иорданиялык саясатка кирудө талап кылynam. Буга катышуучулар өтө таң калышты.

Аялдардың мамлекеттик маселелерге тийиштүү, алтургай аялдар проблемасы боюнча саясий платформасы жок экенин семинардың көптөгөн катышуучулары билген.

Талкуу аялдардың ийгиликтекке жетишүүсү үчүн мобилдүү стратегияны иштеп чыгууга жсана платформаны даярдап, максаттарын аныктоого жардам берди.

Катышуучулар аял-талапкерлерди уюшкандастықта колдоо керек деп чечишип, андан соң бир катар проблемаларды талкуулап, өздөрүнүн жалты максаттарын аныкташты:

- Аялдарга болгон дискриминациянын бардык түрлөрүн токтотуу;
- Адам үкүгү, анын ичинде аялдардың үкүгүн сактоонун бекем кепилдиктерин иштеп чыгуу;
- Зордук-зомбулуктан жсана чеккен аялдарды жсана балдарды коргоону камсыз кылуу;
- Жаңы жумуш орундарын түзүү аркылуу жумушсуздукка каршы күрөшүү;

- Билим менен жумушка ээ болуу үчүн төң мүмкүнчүлүктөрдү түзүү жсана коррупцияга карши күрөшүү;
- Эл аралык алакта жсана өлкөнүн ичиндеги элге мыйзамга негизделген мамиле үчүн күрөшүү.

Катышуучулар өздөрүнүн стратегиясынын бир бөлүгү катарында "Парламенттин томонку палатасындагы беш аялы" деген чакырык кабыл алууга жсана бул максаттарга жетүү үчүн кызматташууга макулдашышты.

Мобилдүү компаниянын баштапкы этапында аялдардын лидерлик, коммуникативдик сапаттарына, алардын шайлоо өнөктүгүнө катышуусуна жсана аял укуктарына арналган тренинг-семинарларды өлкөнүн бардык аймактарында уюштурмай болушту.

"Саясатка аялдардын катышуусу маанилүү" деген түшүнүктүү коомчулукка жеткирүү максатында кеңири коомдук кыймылдарды иштептүү, ошондой эле аял-талапкерлердин шайлоо өнөктүгүнүн алдындагы күрөштөрүнө жардамдашуу иретинде тренингдерди откөрүүнү чечишти.

Иорданиянын саясатына аялдарды аралаштыруу зарылдыгын айтып, аялдардын образын, коомчулуктагы алардын ордун таанытуу үчүн ММКны тартуу керектигин катышуучулар жасакыши түшүнүшкөн. Акыры аялдар биримелердин, коомдук уюмдардын жсана расмий түрдө мыйзамдуу шайланган адамдардын колдоосун, ресустарын алуу үчүн алар менен кызматташуу зарылдыгы баса белгилендиди.

Семинардын соңунда иорданиялык бейөкмөт уюмдардын комитети жсана башка аялдардын бейөкмөт уюмдары шайлоого байланышкан аялдардын саясий платформасын иштеп чыгуу боюнча конкреттүү программа жсана мобилдүү стратегиялар киргизилген долбоорду иштеп чыгышты.

Семинардын аталган катышуучулары бул мобилдүү стратегиянын үстүндө иштөөдө зор роль ойнотт. Шайлоолордон кийин анын натыйжасында аялдар, өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жсана лидерлик сапаттарын баалоо, жыйынтыктоо үчүн чогулушат.

Талкуу үчүн суроолор

- Аялдардын чогулушуна эмне түрткү болду?
- Эмне үчүн аларга жалпы келечек ишти жсана максатты иштеп чыгуу маанилүү болду?
- Алардын мобилизациялоо стратегиясына кандай элементтер киргизилди?
- Аялдар саясий процесске катышуу үчүн маанилүү болгон кандайдыр бир өзгөчө талантка ээби?
- Кайсы бир ишмердүүлүк үчүн аялдар эркектерге караганда башкача мобилизацияланат деп эсептейсизбى? Эгер ооба десениз, анда эмне үчүн?
- Жергиликтүү жсана улуттук денгээлде өзүнүн талапкерине кандай колдоо көрсөтөт эле?
- Эгер сиз алардын ордунда болсонуз, башкача аракет кылаар белениз? Эмне үчүн?
- Өз максаттарына жетүү үчүн аялдар жаңы технологияларды (телефонду, электрондук почтаны, интернетти ж.б.) кандай пайдалана альшат?

Бул сабак Нигериядагы семинарларда онунчы сабакка альтернатива катары колдонулған²⁴.

Көнүгүү: аракеттер үчүн мобилизация Барии Ибрахим Магазунун окуясы

Нигериянын Замфара штатындағы кичинекей айылдан Бария Ибрахим Магазу геген жашы али 17ге чыга элең кыздын 2000-жылы сентябрда үч әрекеттің секске мажбурлап күч колдонғонунан кийин боюна бүтүп калды. Бала төрөлгөндөн 40 күн өткөндөн соң 100 камчы, дагы "башкаларды сексуалдық аракетке негизсиз айыптағаны" үчүн 80 камчы урулат деп кызды даярдап коюшту. Анткени сот "үч әрекеттің биреесүн баланын атасы деп әсептегенге кыздын жетиштүү негизи жок" деп чечти. Бария апелляциялық арзыын жазды, сот баланы эмизип бүткөн мезгилге чейин деп өкүмдүн ишке киришин жылдырыды.

Бирок өкүм белгиленген мөөнәтүнөн мурда иштей баштаган эле. Ага мындағы маалыматты жаза алаардын алдындағы түндө айтышты. Эртең менен аны жақынды шаарға алып барышып, эл алдында сабашты. Кордолуп, кыйналған Бария көз жашын ағызып үйүнө жөнөдү. Жазаланғанына карабастан Бария жана анын үй-бүлөсү апелляциялық процессти уланта бериши.

Газетадагы маалыматтарға ылайық кыз сотко жети күбөнү чакырууны суранды, бирок анын суранычы четке кагылды. Кыз айыптаған әрекеттер акталды, себеби сот кыздын көрсөтмөлөрү зомбулуқту далилдегенге жетиштүү эмес деп эсептеди. Сот кыздан "алардын деңеси менен чачынын ортосунан өтө албай турғандай" далилдеген төрттөн кем эмес "абийирдүү" күбөлөрдү табышын талап кылбады беле. Айыпкерлерден күнөөлүү эместиги тууралуу Курандан ант да алышкан жок, медициналық күбөлүктөрдү (кандын анализи же ДНК) да көрсөтүшпөдү.

Бария Ибрахим Магазу эл алдына чыгып сүйлөгүсү да келбейт. Анын жыйында катышуусун шариаттын соту да, Замфара штатынын қылмыш соту да талап кылбайт. Бирок, буга Карабастан апелляциялық сот ишти кайра кароону кыздын катышуусуз Карабай жатты. Бария мусулман мыйзамына, Замфаранын қылмыштык үкүгүна ылайық жана Конституциянын коргоосунда турған Нигериянын жараны катары апелляцияга үкүгү бар.

Сценарий: Беш курбу жаңылыктарды айтышып, көнештерди бөлүштүү үчүн жума сайын жолугушуп түрушат. Алардын биреесү Бария Ибрахим Магазунун иши тууралуу билет, андагы соттук чечимге абдан қыжырданат, анан бул окуяны курбуларына айтып берет. Алар жаш кызды колдоп коюу үчүн бир нерсе жасоо керектигин чечишет.

1. Топторду төрт адамдан қылып командаларға бөлгүлө. Ар бир команда жогорудагы курбулар аракеттенгендей, Барияга жана анын үй-бүлөсүнө жана анын адвокатына жардам берүүнүн планын иштеп чыгышы керек.

2. Кароо үчүн суроолордун катарында төмөнкүлөр болушу керек:

- Сиз Барияга қандай жардам бергінiz келди? Қандай колдоо көрсөткүнүз келет? Қандай кампанияны баштоо керек?
- Сиздин кампания жергиліктүү, диний же улуттук болобу?
- Жардам үчүн башка аялдарга кайрылуу натыйжалуу болобу? Ооба же жок? Эмне үчүн? Әрекеттер дагы жардам жөнүндө кайрылууларға ушундай сезимтал болушабы?
- Сиздин командаңыз байланыш каржаттарын (факс, электрондык почта) колдонобу же ММКга (гезитке макала даярдап, радио жана телепрограммаларды демилгелеп) кайрылабы?

²⁴ Маалымат үчүн ВАОВАга кайрылыңыз: baobab@baobabwomen.org

- Кандай социалдык система сизди күчтүү колдошу мүмкүн?
- Максатка умтулуга сиз кандай байкоо жүргүзө аласыз? Кандай критерийлерди колдонсо болот?
- Сиз милдеттерди кандай бөлүштүрөсүз?
- Команда мүчөлөрү жакынкы жумага аракеттердин тизмесин түзүшү керек.

3. Бардык командалар тизме түзүп бүткөндөн кийин, топтор биргэ чогулушат. Ар командадан волонтерлер мобилдешкен стратегия жөнүндө айтып беришет.

Талкуу үчүн суроолор

- Сиздин команданызда чечимди кабыл алуу процесси кандай өттү?
- Стратегияны иштеп чыгууда эмне эң кыйын болду?
- Эгер командаада адамдар көп болсо, чечимди кабыл алуу сизге жөнүл болмок беле же оорбу?
- Сиз жоопкерчиликті бөлүштүрүүнү кандай чечтиңиз? Ким эмне иш кылат тактоо үчүн так аракеттердин тизмесин түзүү жардам бердиби? Тизме дагы башка нерсеге пайдасын бердиби? Эгер ооба десениз анда кандай иш үчүн? Эгер жок десениз, анда эмне үчүн?
- Мындай ниеттеги ишмердүүлүк чындыкка жакынбы? Эмне үчүн?
- Башка командалардын пландарынын мазмунун билгенден кийин сиз өзүңүздүкүнө эмне кошоор элеңиз?
- Команда кимдерден туары маанилүүбү: аялдардан, эркектерден же аралаш?

Байкоолор жана көзөмөл

- Бул көнүгүү сиздин кайсы бир жеке компаниянызды пландоону жакшылап элестеткенге жардам бердиби? Эмне үчүн?
- Кандай кампания өткөргүңүз келет жана аны кантип баштоо керек?



Бул сабак Палестина дағы семинарларда он биринчи сабакка альтернатива катары колдонулған.

Палестинада аялдардың жарапандық үкүгүн таанууга ынансыруу

1995-жылы ноябрда эки палестиналык аял палестина паспортун алуу боюнча ылайык багар-көгөр (опекун) эркектен кат жүзүндө уруксат алып келгиле дегенин Аялдардың иши боюнча техникалык комитетке (WATC) маалымдасты. WATC тез арада 1988-жылы кабыл алынган көз карандысыздыктын Палестиналык декларациясына, Адам үкүктарынын Жалпы декларациясына, ошондой эле "Аялдарга карата дискриминациянын бардык түрүн жосокко чыгаруу жөнүндө" Конвенцияга (CEDAW) каршы келери белгиленген петиция (өтүнүч кат) даярдады.

Петицияга көптөгөн аялдардың уюмдары кол коюп, андан соң WATC аны Ички шитер министрилгиге жөнөттү. Анда түз эфирде бул темадагы ачык теледебаттарга алардың өкүлү катышаары айтылған. WATC петицияны палестиналык радиоуктуруу корпорациясына (РУК) жөнөттү менен бирге алдыдагы талкууну уюштуруу боюнча демилгени колго алды. Теледебат болуп жасаткан кечинде WATCтын өкүлү токтомодун эл аралык мыйзамдарга ылайык келбестигин айттуу менен суроо таштады: "Палестиналык көз карандысыздык декларациясын биздин президент жарыялат жасатып, аялдар тең укукка ээ деп айтылғанда биз 30 мунөт кол чапканбыз. Ошол кол чабуулар кантит эле курулай болсун?"

Министрдин орун басары жсооп иретинде: "палестиналык аялдардың баатырдык күрөшүн" баса белгилеп, "аялзатына" болгон өзүнүн колдоосун билдириүү менен Палестина азырынча өз мыйзамдарын шипеп чыга элек болгондуктан Израил менен болгон макулдашууга ылайык ал египеттик же иордандык мыйзамдарды колдонушубуз керек деп айтты. Министрдин орун басарынын позициясы менен макул болбогон WATC аны 1995-жылы 4-декабрда боло турган жсолугушууга, алдын ала жсолугушуунун күн тартиби менен тааныштырабыз деген убада менен чакырды. Бул жсолугушууга алар жергиликтүү 25 активисти, эл аралык уюмдарды жсана журналисттерди чакырат. Министрдин орун басары бул жсолугушууну министрилкитин жетишкендиктери жөнүндө айтты берши үчүн пайдаланды жсана укук коргоо уюмдарында, ММКда памфлет түрүндө жайылтып жасаткан стенограмманы чечүүдө араб салттарын сактоо зарыл экендигин баса белгиледи.

Бул шите ММК менен байланышуу эң биринчи ролду ойнойт. РУКтун жаңылыктар кызматынын деректири WATCтын шимердүүлүгүнө кызыгуу менен байкоо салды. Палестиналык мамлекет кандай болот деп тынчсыздынган ал, комитеттин бир катышуучусунан Палестиналык мыйзам чыгаруу кеңешинде 30 пайыз аялдардан өкүл болсун деген талаптар боюнча жсарым сааттык интервью алды. Алгач жаңылыктар кызматынын деректирин WATC комитетине чакырды. Комитеттин шимердүүлүгүнө жсана алардың тараткан памфлеттерине таасирленген деректир дагы теледебаттарды өткөрүүнү сунуш кылды.

Атапарынын, инилеринин же күйөөлөрүнүн макулдугун алгандан кийин гана паспорту бар толук укуктуу жсараптардан болорун билиш үчүн алар өздөрүнүн үй-бүлөсү жсана жсалы коомчулукка көптөгөн шитерди жасасашканын айттып берген аялдар менен бир катар интервьюлар жазылды. WATC паспорттук токтомодун дискриминациясы жөнүндө маалымдаган жсана колдоо өтүнүчү камтылған катты чет өлкөлүк өкүлчүлүктөргө жөнөттү.

Палестиналык мыйзам чыгаруу кеңешине аялдардан өкүл болушун жана паспорт жөнүндө токтомду өзгөртүү талаптары менен Рамалла шаарында аялдар демонстрация откөргөндөн кийин WATC комитетинин шимердүүлүгү жана анын каттары туурасында маалыматтар эл аралык ММКга жетти.

Демонстранттардын катарында парламенттин депутаттыгына 12 талапкер (8 эрекк жана 4 аял) бар эле. Булардын бардыгы аялдардын укугун коргоону колдооп жана Ички иштер министрилигинин токтомун сындап сүйлөштү. Демонстрацияны CNN боюнча оиондой эле француз, канада телекөрсөтүүлөрү аркылуу көргөзүштү. Телекөрсөтүү аркылуу жана эл аралык колдоого арзыган WATC комитетинин кызматкерлери аялдардын толук укуктуу эксарапдуулугу үчүн кампаниясын улантышип: демонстрацияларды уюштуруп, укук коргоо уюмдары менен кызматташип, министр менен бирге Ясир Арафатка чейин кайрылышты, газеталарга макалаларды жазышибы. Кампания кеңейип 1996-жылы 19-январда РУК жаңылыктар кызматына факс аркылуу Ички иштер министрилигинен аялдардын паспорт алышы үчүн алардын жасакын адамдарынан (опекундан) уруксат талап кылынбайт деген маалымат келди.

Талкуу үчүн суроолор

- Ички иштер министрилигинин токтомун өзгөртүү үчүн WATC кандай кадамдарга барды? WATC ар кандай адамдардын жалпы ишке болгон сезимин кантитп ойготту?
 - Бул кампанияга ММК жана башка маалыматтык технологиялар кандай роль ойноду?
 - Аялдардын жаарандык укугуна тиешелүү биримдикке келүүдө WATC кандай тоскоолдуктарга туш болду? Биримдикке келүүдө ар кандай же көз караштары жакын топтордо кандай тоскоолдуктар жарагат? Аларды кантитп жеңсе болот?
 - Жалпы келечек ишке дайыма, каалагандай жетүүгө мүмкүнбү? Эмне үчүн?
 - Кампаниянын ийгилигин кандай көрсөткүчтөр менен өлчөөгө болот?
 - Сиздин өлкөнүн ММКлары аялдардын укуктук абалын кандай чагылдырат?
- ММКнын көңүлүн буруу жана саясий, экономикалык же мыйзам чыгаруу кампанияларынан аялдарга жардам иретинде колдоо табуу үчүн жергиликтүү шарттарга ылайык кандай стратегияны колдонсо болот?



Бул сабак Мароккодогу семинарларда он әкінчи сабакка альтернатива көтімдерге колдонулады.

Иштеген аялдардың юридикалық үкүктарын қоргоо кампаниясы

Рабаттағы текстіл фабрикасының мастері тарабынан денеге залал көлтируү жсана психологиялық зомбулук көргөн жумушчу жаси аял мында мамилөгө чыдай албай карышылық кылды. Аны башка жумушчу аялдар да колдоң үч айлық иши таштоого чыгышты. Алардың жардам сурап кайрылган тилекшештік кыймылы Марокколук жумушчулардың Профсоюзунун аялдар секциясы жсана Марокко аялдарының демократиялық ассоциациясы (ADFM) тарабынан колдоого алынды.

ADFM ассоциациясы тез араның ичинде карышылық акциясын уюштурууна баштады. Бул тууралуу текстіл фабрикасының деректериине кат түрүндө маалымдашты. Ошондой эле ADFM иши таштоого, эң башкысы жумушчу аялдарга асылган маселелерге көңүл бурдуруу үчүн ММКларга пресс-релиз жсөнөтүп, маалымат жыйынды (пресс-конференция) чакырды. ADFM мунун аркасынан эле эмгек мыйзамдуулугунда бекитилген төңсиздикке, өзгөчө эмгек рыногунда зомбулукка жсана дискриминацияга кабылып жеткан жумушчу аялдар менен кызматчы жаси аялдардың укугун қоргоого басым жасады.

Эмгек мыйзамдарын өзгөртүүгө аракеттенип жастып ADFM аялдар уюмдары жсана профсоюздар менен кызматташты. Ассоциация мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү боюнча сунушун Эмгек министирлигине жсөнөтүп, парламенттик топтор менен бир катар жолугушууларды уюштурду. Жакында эле сунушталган өзгөртүүлөр министирлик тарабынан кабыл алынтып, азыр болсо сексуалдык зордукка жета турган укук бузуучулук катары каралып жетат.

Талкуу үчүн суроолор

- Бул жаш аялдың ордуңда болсондۇз кандай реакция кылат элеңиз? Сексуалдық, денеге залал көлтируү же психологиялық зомбулуктан күтулүү үчүн кандай аракеттерди колдонот элеңиз?
- ADFM маселени чечүүдө кандай ыкмаларды колдонду? Алардың жакшы жагы жана кемчиликтери эмнеде? Сиз башкача эмнө қылар элеңиз?
- Коалицияны түзүү бол дөмилгени канчалық күчтөдү? Коалицияга киругүү уюмдүн ишин начарлатышы мүмкүнбү? Эгер ооба десениз, анда эмнө үчүн?
- Ийгиликтүү коалицияны түзүү үчүн жеке жана уюшкандык деңгээлде эмнеге көңүл буру керек? Ийгиликті кандай критерийлер менен өлчөөгө болот?



Б Тиркемеси

Көнүгүүлөрдү өткөрүү ықмалары

Сабакты өтүү учурунда дискуссияны активдештирип жана кызыкчылыктарды ойготуунун көптөгөн ықмалары белгилүү. Семинардын көрөнгөсүн көбүрөөк пайдалануу үчүн тренер окутууну уюштурууда ийкемдүүлүктүү көрсөтүүсү зарыл.

Төмөндө көнүгүүлөрдү өткөрүүнүн ықмалары (көпчүлүгү бул окуу китебинде колдонулган) келтирилген. Бул катышуучуларды белгилүү бир сабакка көнүктүрүүгө же натыйжалуу боло турган бир ишти семинардын катышуучуларды колдоно турган ықмалар. Таанып билүүдө бирден бир туура жол жок экенин эстен чыгарбоо керек. Эгер сабак үч: билим берүү, насаатчылык жана көнүл ачуу критерийлерине жооп берсе анда сиз ийгиликтин жолундасыз.

Биографияны колдонуу: Адамдардын кандай тандоонун алдынга болоорун жана алар кандай чечимдерди кабыл алаарын биография эң мыкты далилдейт. Мындаиды сабактарда колдонуу катышуучулардын өз жашоосун башка адамдардын жашоосуна, өз тандоосун башкалардын тандоосуна салыштырганга, ошондой эле өз мүмкүнчүлүктөрүн жана максаттарын аныктаганга шарт түзөт.

Комикстерди жана иллюстрацияларды колдонуу: Адамдар эмнени сүйлөп, эмнени жасап жатканыгын элестеткен графикалык көрсөтмө куралдар пикирлешүү стратегиясын жана талкууну жаратып, көнүлдү көтөрөт жана стимул берет. Алтургай эң жөнөкөй сүрөттөр да татаал маселелерди чагылдырат. Туура экенсигинен элес берип талкууга түрттөт. Тренерлер бардык топтор менен, ошондой эле өз-өзүнчө топтор менен иштөө үчүн комикстер жана башка иллюстративдүү материалдарды көрсөтө алат.

Ойдан чыгарылган окуяларды жана сценарийлерди колдонуу: Семинардын темаларына байланыштуу ойдан чыгарылган окуялар жана гипотетикалык сценарийлер окуулуп же айтылып, андан соң талкуулаанышы керек. Чыныгы окуяларга Караганда ойдан чыгарылган окуялар анча татаал эмес, бул боюнча топтордо кескин түрдө карама-каршы пикирлөр болушу мүмкүн. Мисалы, лидер, деректир же жумуш берүүчү тигил же бул жекече кырдаалда өздөрүнүн туура эмес жагын көрсөткөн кайсы бир чыныгы окуяга кайрылуунун ордуна, Жүрүш-турлуш көмчиликтер же күнөөлөр боюнча ойлор семинардын катышуучуларынын бирине же аларга белгилүү бир адамга тийиштүү болуп калбашы үчүн гипотетикалык сценарийди талкуулаган он,

Аквариумду байкоо принцибиндеги талкуу: Көпчүлүк топтор талкууга толук кандуу катышуусу үчүн кээде талкууланып жаткан темалар абдан татаал же кылат каярай турган болуп калышы мүмкүн. Мындаиды маселени аквариумду байкоо принциби боюнча, уюштуруу аркылуу чечсе болот. Айталы, балыктардын сүзүп жүргөнүн жана өзүнүн айлана-чөйрөсү менен өз ара мамиле түзгөнүн адамдар аны сырттан карат байкоо жүргүзгөн сыйктуу.

Топтордон ыктыярдуулар чыгып (талкуунун темасына жана топтордун санына жарааша 2ден бга чейин адам) бардыгынын алдында керектүү теманы 10 мүнөттүн аралыгында талкуулашат. Айрым учурда топтордун мүчөлөрү талкуунун жүрүшүндө

волонтерлердун идеяларын талкуулашат, ал эми кәэде волонтерлордун жасаганын, айтқандарын топтордо талкуулоону демонстрация бүткөндөн кийин жүргүзүлөт.

Аталған окуу китебіндеги көнүгүүлөр "аквариум" варианты сымал аткарылат. Бул учурда анча көп эмес волонтерлордун тобу семинардың катышуучуларынын қалған бөлүгү менен көнүгүүлөрдү аткарышса, андан соң теманы талкуулаганга бардығы кошулат.

Ледоколдор жана активизаторлор: "Ледоколдор" менен "активизаторлорду" колдонуунун максаты семинардың катышуучулары бири-бири менен жақындан таанышып жана семинардың сабактарда өздөрүн әркин сезишине жардам берүү. "Ледоколорду" көпчүлүк учурда семинардың башында жана өзүнчө сабактарда колдонушат. Бирок, бул бардық этаптарда катышуучулар талкууунун маанисинен алыстап же анча қызықтуу эмес, татаал талкууларга ишеничсиз сезимдер пайдалуу болгондо аларга жаңы күч берип, алакытуу максатында пайдалуу болушу мүмкүн.

"Ледоколдор" жана "активизаторлор" жөніл жана талаш-тартышты жаратпагандай болушу керек. Көпчүлүк учурда кайсы бир жекече өзгөчөлүктөрдү түшүнүшүүгө багытталған, бирок, жеке жашоодон жана айланпа ыкмасы боюнча берилбеген суроолор колдонулат. Мисалы: "Эгер сиздин каражатыңыз болсо, үй-бүлөгө белек алышыныз зарыл болсо, эмне сатып алаар элеңиз?" же "Эгер сиз өсүмдүк болсоңуз. Анда қандай өсүмдүк болот элеңиз жана эмне үчүн?". "Ледоколорду" жана "активизаторлорду" чыгармачылық менен пайдалануу керек, анткени алар ишке көнүл ачыу элементи катарында киргизилет эмеспи.

Журналды жана күндөлүкту киргизүү: Тренерлер кәэде катышуучулардан сабактар боюнча өз ойлорун жана әмнени үйрөнгөндүгүн журналга же күндөлүккө жазып түрушун суралышат. Ар бир сабактың аягында мындаи ойлорду жазып үбакыт бөлүү керек, эгер катышуучулар үйдөн жазам десе анда маселени анын қаалаганыңдай калтырса болот. Айрым учурда топтордун мүчөлөрү өздөрү жазған ойлорун ар бир сабактың башында же аягында окушат. Катышуучулар жазғандарын окуп бергиси келеби аны өздөрү чечкени он.

Жаңылыктарды колдонуу: Семинардың катышуучуларынын бардыгына белгилүү бир жаңылық талкууларды жаңданырганга пайдалуу тема болуп калышы мүмкүн. Мисалы, гезиттеги аялдар-саясат деген маанилүү долбоор жөнүндө жаңылық лидерліктиң табияты жана жеке максаттарды түзүү жөнүндө талкууну жаңданыруу үчүн колдонсо болот.

Өнөктөштөр менен иштөө: Семинарларда көпчүлүк учурда топтордун алдында чыгып сүйлөгүсү келбеген адамдар да катышат. Эгер топторду экиден қылып түгөйлөштүрсө, көбүнө сессиянын ишине активдүү катышуусуна жардам берет. Топтор кайрадан чогулуп ойлорун жана идеяларын айттуу учурунда семинардың бир катышуучусу үнчуга албай, тартынып турса ага жаңындағы өнөктөшү жардам берип ойлорду ал айтат. Семинардың катышуучуларын әки адамдан қылып түгөйлөштүрүү, маанилүү жана терен талкууга жетүүгө жардам берет. Бирок, мындаи топтоштурууну теманын өзөктүү учурларын гана талкууланган учурда уюштурған жақшы.

Суроолор жана жооптор: Топтук талкууларды багыттоо үчүн суроолорду берүү жолу менен семинарларды өткөрүү стратегиясы абдан маанилүү. Бул ыкма "суро жана жооп" (С жана Ж) деп аталат. Тренердин милдети талкууну жаңданыруу үчүн "ачык" суроолорду берүү, болбосо қысқа жана жөнөкөй жооп бере турган


суроолоду берүү анча натыйжалуу эмес. Бир туура жообу бар суроолорду берүү жарабайт. Себеби тренердин ролу толук маалыматты гана берүү эмес, семинардын катышуучулары өздөрүнүн жеке жыйынтыктарын иштеп чыгуусу учун аларды диалогго тартуу болуп эсептелет.

Цитаталарды колдонуу: Сабактын мазмунун байытуу учун семинардын катышуучуларынан белгилүү адамдардын кызыктуу жана маанилүү айткан сөздөрү бар китечтерди, ырларды, диний тексттерди, юридикалык документтерди же башка булактардан алынган материалдарды алып келүүсүн өтүнгүлө.

Ролдук оюндар: Ролдук оюндар катышуучулардын көз карашы менен дайыма эле дал келбegen ар кандай көз караштарды айтуусуна жана угуусуна мүмкүндүк берет. Мисалы, жумуш берүүчү адам менен кызматчы, милиция кызматкери жана жарандык тарап, дарыгер жана ооруу сыйктуу ролдорду катышуучулар өз ара бөлүшүп алышат. Топтордун алдына жайгашып же экиден бөлүнгөн ар бир катышуучу өз ролдорун ойнойт. Он мүнөттүк убакыт өтөөрү менен топтор талкууга чогулушат.

Командаларга бөлүнүү: Семинардык топторду дагы майда топторго бөлүү ар бир катышуучунун сабакка толук катышуусун камсыз кылат. Топторго бөлүнүүнүн бир канча ыкмалары бар. Ар бир командаға талкууланып жаткан темага же башка қырдаалдарга жараша ар кандай курактагы, кесиптеги, билимдеги адамдарды кошууну эртерээк кылуу керек.

- ▶ Күтүүсүз топтошуу - командаларды түзүүнүн бул эң кеңири таралган ыкмасы. Тренер тийиштүү сандагы команданын аныктагандан кийин ошол команданын санына жараша башка командалар түзүлөт. Мисалы, эгер команда бешөө болсо, анда катышуучулар сандык катары боюнча бөлүнүшөт. Биринчи номериндегилер биринчи командада, экинчилер экинчи командаға бөлүнөт ж.б.у. с.



- ▶ Аттарды альфавиттик иреттин негизинде топтоштуруу - катышуучулар аты жөндерүүн альфавиттик ирети менен катарга же айланы сымал жайгашышат, андан соң топтордун санына жараша катышуучулар бөлүнөт.
- ▶ Туулган күндүн негизинде топтоштуруу - катышуучулар 1-январдан тартып 31-декабрга чейинки туулган күнүнүн датасы боюнча катарга же айланага жайгашышат. Андан кийин топтордун санына жараша бөлүнөт. Айрым учурда айыл жергесинде же согуштун учурунда туулган аялдардын туулгандыгы тууралу күбөлүгү жок болот, бирок алар туулган айын гана билишет. Мындаай учур маселени жаратпай, катышуучунун чыгармачылык талантын пайдаланып же жемиштүү талкууну өткөргөнгө жардам берет.

Сөздөр жана ойлор: Пикирлешүүнүн, талкуунун жүрүшүндө аргументтерди коюунун ар кандай стратегиясын көрсөтүүдө катышуучуларга каалаган сөздөрүн жана ойлорун айттууга шарт түзүү пайдалуу. Катышуучулар, бирөөсү идеясын айтса, экинчиси аны ишеничтүү сөздөр менен өркүндөтүп жаткан оюнду колдонуу менен бул ыкманы ишке ашырса болот. Мисалы, семинардын эки катышуучусу медициналык институттан окуганга энесин көндүрөм деген кыздын ойлорун жана сөздөрүн көрсөтүшөт. Бириңчи катышуучу окууга дилгир кыздын сезимдерин, кыял-ұмұттарын жана кызықчылыктарын көрсөтсө, экинчиси медициналык институтка окуш үчүн энесинин уруксатын сурап көндүрүүгө сөздөрдү тандайт. Андан соң топтун бардыгы чогулуп тилдик каражатты тандоо жана пикирлешүүнүн стратегиясын талкуулайт. Сөздөрдүн маанисин жана эненин ой-жүгүртүүсүн ачып берген мындай оюндар пикирлешүү мейкиндигин кеңейтет. Топторду ар кандай сценарийлерди, "сөз менен ойдун" тактикасын иштеп чыгууга тұртты менен, топторду аларга актуалдуу болгон көптөгөн кырдаалдарга көнүктүрүүгө болот.



В Тиркемеси

Катышып угуу

Уга билүү касиетин көпчүлүгү бизге туулганда берилет деп эсептейт. Негизинен бул адамдардын ою туура. Ошого карабастан жакшы угармандар жакшы лидер сыйкуту эле эмнени угуп жатса ошондон таалим алышат. Адам эмнени айткысы келип жатканын чындал угуш үчүн маектешине жеткирэйин деп сүйлөйт. Эң башкысы айтылган ойдун маанисин бурмалаган же үндү баскан "ызы-чуу" катарында эсептелген пикирлерди, жок нерсеге болгон ишенимди баштан чыгаруу керек. Ошону менен бирге жакшы угарман маектешинин ойлорун күнт коюп угуп жатканы кийинки байланышка, карым-катышка түрткү берет. Айтылган сөзгө үнүлсөк жаңсан же башка каражаттын жардамы менен да түшүндүрсө болот. Ошондуктан төмөндө сиздин уга билишиңизге жана диалогдорго катышуунузга жардам бере турган айрым аныктамалар сунуш кылынат. Эң жакшы натыйжа берет деп ишениш үчүн аларды үйдө же жумушта колдонсонуз болот.

Күнт коюп угуу

Жок нерсеге ишенүүдөн баш тартуу - демек бул маектешти сыйлоо. Ушундай жол менен маектеш маселени сизге, сиздин күтүүлөрүнүзгө тоскоолдукусуз жеткире алат. Сиз өзүнүздүн билим сапаттарыңызга болгон ишенимди жана маалыматты туура баалоо жөндөмдүүлүгүнүздү көрсөтүп жатпайсызыбы. Бир чечимге келүүдөн корккон адамдар өзүнө жана өз көз караштарына ишенбегендер.

Өзүнүздү маектешкен адамдын ордуна коюнуз. Маектешиниздин көз карашын түшүнүү үчүн өзүнүздү анын абалына коюп көрүнүз. Ушундай ишенимге келиш үчүн ал кандай сыноолордон өттү сурал көрүнүз. Ал айткысы келген ойлордун жарагалышынын себеби же ток этер жери эмнеде? Эгер сиз дагы ушул сыноолорду баштан кечирсөнiz кандай ойлор жарагалып, кандай сезимде болорунузду элестетип көрүнүз.

Маектешинизге көбүрөөк көңүл бурунуз. Угуп жатканда маектешке көңүл буруу жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн. Бирок, кээ бир учурда маектештин аргументтерин же логикасын, өзгөчө ал оюн кайталап же татаал сөздөрдү колдонуп, сүйлөөнүн башкacha бир адаттарын колдонсо күнт коюп угуу оор болот. Сүйлөп жаткан адамдын билим деңгээли башкacha болуп же ал өз оюн жайбаракат түшүндүрсө да аны угуу кыйыныраак. Жакшы угарман айтып жаткан адамдын маалыматын электен өткөрүп, анан оюунун маанисин талдап уга алат.

Диалогго катышуу

Оозеки эмес (жаңсама) реакция. Маек учурунда айтылбаган нерседей эле көп маанилүү болушу мүмкүн. Атайынбы-жокпу, баарыбыз эле өз ойлорубузга же башкалардын айткандарынын бизге тийгизген таасирине ар кандай белгилерди беребиз. Сиз маектешиниздин кебин баамдап жатканыңызды ырастай турган көптөгөн реакциялар табылган. Айталы, эңкейгениңиз, колунузду ачык, көкүрөккө кайчылаштырбай кармаганыңыз, элейип этият караганыңыз, көз менен көздүн чагылышканы, макул же макул эместигиңизди билдирип баш ийкеп же баш чайкаганыңыздан байкаса болот. Мындан сырткары сөз айтып жаткан кишини сөзгө тартуунун бир нече ыкмалары бар.

Оозеки реакция. Угуу бул ақыл-эстин же дененин абалы гана эмес, маектешицизді угуп, анын сөзүне көңүл бөлүп жатканыңызды ага көрсөтө турган оозеки ачкычтарды да колдонуу зарыл.

Мисалы, алар:

■ Сөздөр жана сырдык сөздөр: маанилүү оозеки индикаторлор жөнөкөй сөздөрдү же реакция иретиндеги үндөрдү камтыйт. Мисалы, сүйлөп жаткан киши токтоп калғанда же кайсы бир маселе боюнча айтчусун айтып бүткөндө ооба, албетте, мм, иии, деген сөздөр колдонулуп калат .

■ Кайталап айтуу (же парафраз) маектешицизге сиз аны түшүнгөнүнүзدү билдириүүнүн дагы бир ыкмасы. Мындај жыйынтыктоо сизди сөзгө күнт коуюга мажбурлап, маектешицизді туура түшүнүүгө, ынанышыңызга мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, сиз мындај ойду кайра такташыңыз мүмкүн. Демек, сиз ошол уюм менен иштеп жатканда жагымсыз учурлар ушунчалык көп болгондуктан, азыр деле жаңы деректир менен иштеп жатып алар менен иштеп тобокелге барып кереги жок деп эсептейт турбайсызыбы, туурабы?

Кошумча суроолор. Кошумча суроолор маектештин ойлорун тийиштүү нүкка багыттоого жакшы жардам берет. Сүйлөп жаткан адам кәэде оюн жалпылап айтат, ошондо так жыйынтык же түшүнүк алыш үчүн кошумча суроолор жардам берет. Сиздин маектешициздин кандай маалымат берип жатканын туура түшүнүү үчүн жакшы берилген кошумча суроолор жардам берет. Аны күнт коюп угуп жатып сөздөрүнүн үзүлгөнүн байкайсыз, суроолор болсо аны тактап алганга мүмкүндүк берет.

Темага байланышпаган суроолор же карама-каршы чыгуу үчүн айтылган ойлор пикирлешүүгө тескери натыйжасын берип, керек болсо аңгемелешүүнү токтотууга алып келет. Конструктивдүү кошумча суроолор силердин маектешинер айткан сөздөргө байланыштуу жообу аныктала элек суроолор боюнча кала берет. Мисалы, "Сиз андан кийин эмне кылдыңыз?" же "Сизге эрте айтылган болсо эмне кылааэр элеңиз?".

Конструктивдүү угуунун эң сонун касиети анын таасирдүүлүгүндө. Качан гана сиз ынтаа коюп угуп жана ошол айтылгандардан көп нерсе биле алсаныз анда мындај касиет сыйга татыктуу жана башкалардын арасында кызыгууну жаратат. Жумушта болобу же үйдөбү адамдар аларды уга баштаганын сезгенде, алар өздөрү башкаларды да күнт коюп угаарына көзүнүз жетет.



Г Тиркемеси

Лидерлик тармагындағы ресурстар

Лидерлик тренингдер үчүн окуу китептери

The Centre for Development and Population Activities, "Gender and Leadership" in Gender and Development, The CEDPA Training Manual Series, Volume III, Washington, District of Columbia: The Centre for Development and Population Activities, 1996.

Commonwealth Secretariat, Tutors Manual on Training Skills for Women, London, England: Commonwealth Secretariat, 1984.

Degelman, Charles and Bill Hayes, Active Citizenship Today: A Field Guide, Los Angeles, California: Constitutional Rights Foundation, and Alexandria, Virginia: Close Up Foundation, 1995.

Fetterman, D., Empowerment Evaluation: Knowledge and Tools for Self-Assessment and Accountability, Thousand Oaks, California: Sage, 1996.

Flowers, Nancy, In Our Own Words: A Guide for Human Rights Education Facilitators, Bethesda, Maryland: Sisterhood Is Global Institute, 1999.

Giber, David, Louis L. Carter, and Marshall Goldsmith, eds., Linkage Inc.'s Best Practices in Leadership Development Handbook Case Studies, Instruments, Training, San Francisco, California: Jossey-Bass, 2000.

International Peace Research Association (IPRA) and UNESCO, Handbook Resource and Teaching Material in Conflict Resolution, Education for Human Rights, Peace and Democracy, Paris, France: UNESCO, 1994.

McCauley, Cynthia D., Russ S. Moxley, and Ellen Van Velsor, eds., The Center for Creative Leadership Handbook of Leadership Development, San Francisco, California: Jossey-Bass, 1998.

_____, and M. W. Hughes-James, An Evaluation of the Outcomes of a Leadership Development Program, Greensboro, North Carolina: Center for Creative Leadership, 1994.

Palus, Charles J. and Wilfred H. Drath, Evolving Leaders: A Model for Promoting Leadership Development in Programs, Greensboro, North Carolina: Center for Creative Leadership, 1995.

Schwartz, Mary K., Kristin M. Axtman, and Frank H. Freeman, eds., Leadership Resources: A Guide to Training and Development Tools, Greensboro, North Carolina: Center for Creative Leadership, 1998.

125

Villiers, Peter, 18 Training Workshops for Leadership Development, New York, New York: McGraw-Hill, 1996.

West NIS 'Women's Consortium, Women's Leadership: Theory, A Training Manual, Kyiv, Ukraine: NIS Women's Consortium, 1997.

_____. Women's Leadership: Practice, A Training Manual, Kyiv, Ukraine: NIS Women's Consortium, 1997.

Young, D. and N. Dixon, Helping Leaders Take Effective Action: A Program Evaluation. Greensboro, North Carolina: Center for Creative Leadership, 1996.

Лидерлік жана жағандық қоомду өнүктүрүү боюнча окуу китеңтери

Betters-Reed, B. L. and L. L. Moore, "Shifting the Management Development Paradigm for Women," Journal of Management Development 14(2): 24-38, 1995.

Brake, T, The Global Leader: Critical Factors for Creating the World Class Organization, Burr Ridge, Illinois: Irwin, 1997.

Brookfield, S., Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore Alternative Ways of Thinking and Acting, San Francisco, California: Jossey-Bass, 1987.

Bystydzienski, Jill, ed., Women Transforming Politics: Worldwide Strategies for Empowerment, Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1992.

Catalyst, Women in Corporate Leadership: Progress and Prospects, New York, New York: Catalyst, 1996.

CIVICUS, Building Civil Society Worldwide: Strategies for Successful Communications, Washington, District of Columbia: CIVICUS, 1997.

_____, Legal Principles for Citizen Participation: Toward a Legal Framework for Civil Society Organization, Washington, District of Columbia: CIVICUS, 1997.

Clark, K. E. and M. B. Clark, eds., Measures of Leadership, West Orange, New Jersey: Leadership Library of America, 1990.

Conger, J. A. and J. A. Kanungo, Charismatic Leadership: The Elusive Factor in Organizational Effectiveness, San Francisco, California: Jossey-Bass, 1988.

Covey, S. R., Principle-Centered Leadership, New York, New York Simon & Schuster, 1991.

Dorfman, P. W., J. P. Howell, S. Hibino, et al., "Leadership in Western and Asian Countries: Commonalities and Differences in Effective Leadership Processes Across Cultures." Leadership Quarterly 8(3): 233-274, 1997.

Drath, Wilfred H. and Charles J. Palus, Making Common Sense: Leadership as Meaning-making in a Community of Practice, Greensboro, North Carolina: Center for Creative Leadership, 1994.

Eagly, A. H., M. G. Makhijani, and B. G. Klonsky, "Gender and the Evaluation of Leaders: A Meta-Analysis," Psychological Bulletin 111(1): 3-22, 1992.

Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed, translated by Myra Bergman Ramos, New York, New York: Continuum, 1995.

Gardner, Howard E. and Emma Laskin, eds., Leading Minds: An Anatomy of Leadership, New York, New York: Basic Books, 1995.

Heifetz, R. A., Leadership Without Easy Answers, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1994.

Helgesen, Sally, The Female Advantage: Women's Ways of Leadership, New York, New York: Doubleday, 1995.

Johnson, D. "W. and R. T. Johnson, Cooperation and Competition: Theory and Research, Edina, Minnesota: Interaction, 1989.

Joseph, Suad and Susan Slyomovics, eds., Women and Power in the Middle East, Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2001.

Korten, David C, Globalizing Civil Society: Reclaiming Our Right to Power, New York, New York: Seven Stories Press, 1998.

Kouzes, J. H. and B. Z. Posner, The Leadership Challenge: How to Get Extraordinary Things Done in Organizations, San Francisco, California: Jossey-Bass, 1987.

Lambert, L, The Constructivist Leader, New York, New York: Teachers College Press, 1995.

Makram-Ebeid, Mona, "Exclusion of "Women from Politics," in Kathleen E. Mahoney and Paul Mahoney, eds., Human Rights in the Twenty-first Century: A Global Challenge, Boston, Massachusetts: Martinus Nijhoff, 1993-

McCall, M. W. and M. M. Lombardo, eds., Leadership: Where Else Can We Go?, Durham, North Carolina: Duke University Press, 1978.

Moxley, Russ S., Leadership and Spirit: Breathing New Vitality and Energy Into Individuals and Organizations, San Francisco, California: Jossey-Bass, 1999.

Nahavandi, Afsaneh, The Art and Science of Leadership, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2000.

Naidoo, Kumi, Civil Society at the Millennium, Bloomfield, Connecticut: Kumarian Press, 1999-

Otto, Dianne, "Challenging the 'New World Order": International Law, Global Democracy and the Possibilities for "Women," Transnational Law and Contemporary Problems 370-415, 1993.

Rost, J. C, Leadership for the Twenty-First Century, New York, New York: Praeger, 1991.

Schein, E. H., Organizational Culture and Leadership, San Francisco, California: Jossey-Bass, 1992.

Schwartz, Mary K., Kristin M. Axtman, and Frank H. Freeman, eds., Leadership Education: A Source Book of Courses and Programs, Greensboro, North Carolina: Center for Creative Leadership, 1998.

Sessa, Valerie I., Michael C. Hansen, Sonya Prestridge, and Michael E. Kossler, Geographically Dispersed Teams: An Annotated Bibliography, Greensboro, North Carolina: Center for Creative Leadership, 2000.

Smircich, L. and G. Morgan, "Leadership: The Management of Meaning," Journal of Applied Behavioral Science 257-273, 1982.

United Nations Centre for Social Development and Humanitarian Affairs, Women in Politics and Decision Making in the Late Twentieth Century: A United Nations Study, Boston, Massachusetts: Martinus Nijhoff, 1992.

VeneKlasen, Lisa and Valerie Miller, The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation, Washington, District of Columbia: The Asia Foundation, 2001.

Yukl, G. A., Leadership in Organizations, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1989.

Д Тиркемеси

Лидерлік үюмдар

Төмөнде аялдардын лидерлигин өнүктүрүү боюнча прогрмалары бар дүйнөнүн ар кандай аймактарындағы айрым бейекмөт үюмдардын тизмеси:

AFRICA & MIDDLE EAST

Association Democratique des Femmes du Maroc (ADFM)

Secteur les Orangers Rue Mokla, Vffla № 2 Rabat, Morocco Tel: 212-37-721656 Fax: 212-37-260813
Email: adfin@mtds.com

Centre de Leadership Feminin (CLEF) of ADFM

30, Rue Sidi Belyout, Apt. 54 Casablanca, Morocco Tel: 212-22-14547 Fax: 212-22-14547

BAOBAB for Women's Human Rights

232A Muri Okunola Street P.O. Box 73630 Victoria Island Lagos, Nigeria Tel/Fax: 234-1-262-6267 Email: baobab@baobab.com.ng

Kudirat Initiative for Democracy (KIND)

15 Military Street
Onikan
Lagos, Nigeria
Tel: 2341-264-7274
Fax: 2341-263-2249
Email: info@kind.org
Web: www.kind.org
or
P.O. Box 65429
Washington, DC 20035, USA
Tel: 1-301-883-0169
Fax: 1-301-883-0151

Women's Affairs Technical Committee (WATC)

Awad Bldg., Radio Street P.O. Box 2197 Ramallah, Palestine Tel: 970-2-298-7783 Fax: 970-2-296-4746
Email: watcorg@palnet.com Web: www.pal-watc.org

NORTH AMERICA

Center for Creative Leadership
One Leadership Place
P.O. Box 26300
Greensboro, NC 27438-6300, USA
Tel: 1-336-545-2810
Fax: 1-336-282-3284
Email: info@leaders.ccl.org
Web: www.cd.org

Council of Women World Leaders

John F. Kennedy School of Government
79 JFK Street
Cambridge, MA 02138, USA
Tel: 1-617496-4511
Fax: 1-617-496-4511
Email: council_leaders@harvard.edu

The James MacGregor Burns Academy of Leadership University of Maryland
College Park, MD 20742-7715, USA
Tel: 1-301-405-6567
Fax: 1-301-405-6402
Email: email@academy.umd.edu
Web: www.civilsource.org

Parliamentarians for Global Action

211 East 43rd Street, Suite 1604 New York, NY 10017,
USA Tel: 1-212-687-7755 Fax: 1-212-687-8409 Email:
parlglobal@aol.com Web: www.pgaction.org

**Women's Institute for Leadership, Development
for Human Rights (WILD)**

1375 Sutter Street, Suite 407
San Francisco, CA 94109, USA
Tel: 1-415-345-1195
Fax: 1-415-345-1199
Email: wild@wildforhumanrights.org
Web: www.wildforhumanrights.org

Women's Leadership Institute

Mills College 5000 MacArthur Blvd. Oakland, CA
94613, USA Tel: 1-510-430-2019 Fax: 1-510-430-3233
Web: www.mills.edu

INTERNATIONAL

Akina Mama Wa Afrika
4 Wild Court
Kingsway, London WC2B 4AU
United Kingdom
Tel: 44-171-405-0678
Fax: 44-171-831-3947
Email: amwa@greenet.apc.org
Web: www.cenweb.force9.co.uk/profile.htm
or
Plot 18 Bukoto Street Kamwokya
PO Box 24130
Kampala, Uganda
Tel: 256-41-543681/3
Fax: 256-41-543682
Email: awli@imul.com

CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation

919 18th Street, NW
Third Floor
Washington , DC 20006, USA
Tel: 1-202-331-8518
Fax: 1-202-331-8774
Email: info@civicus.org
Web: www.civicus.org

Center for Women's Global Leadership (CWGL)

Douglass College, Rutgers
The State University of New Jersey
160 Ryders Lane
New Brunswick, NJ 08901-8555, USA
Tel: 1-732-932-8782
Fax: 1-732-932-1180
Email: cwgl@igc.org
Web: www.cwgl.rutgers.edu

Global Women in Politics Program

The Asia Foundation
465 California Street, 14th Floor
San Francisco, CA 94104, USA
Tel: 1-415-982-4640
Fax: 1-415-392-8863
Email: info@asisfound.org
Web: www.asiafoundation.com

International Women's Media Foundation (IWMF)

1726 M Street NW, Suite 1002 Washington, DC 20036,
USA Tel: 1-202-496-1992 Fax: 1-202-496-1977 Email:
info@iwmf.org Web: www.iwmf.org

**Women's Learning Partnership for Rights,
Development, and Peace (WLP)**

4343 Montgomery Avenue, Suite 201
Bethesda, MD 20814, USA
Tel: 1-301-654-2774
Fax: 1-301-654-2775
Email: wlp@learningpartnership.org
Web: www.learningpartnership.org



Е Тиркемеси

Ақыл кошчу әл аралық кеңеш

WLP ар кандай кесиптик, маданий жана диний келечек иштери бар, WLPнын лидерлик долбоорлонун социалдық, маданий жана саясий кесепттерин баалай турған Ақыл кошчу әл аралық кеңеш уюштурулған (IAC). Кеңештин мүчөлөрү болуп төмөнкүлөр эсептелинет:

HafsatAbiola

Founder, Kudirat Institute for Democracy

Afifa Dirani Arsanios

International Consultant, Lebanon

Suheir Azzouni-Mahshi

Director General, Women's Affairs Technical Committee, Palestine

Charlotte Bunch

Executive Director, Center for Women's Global Leadership

Thais Corral

Coordinator, Centra Mulher Informacao, Assessoria, e Execuacao de Projetos, Brazil

Marian Wright Edelman

Founder and President, Children's Defense Fund

Nancy Flowers

Human Rights Education Consultant

Noeleen Heyzer

Director, United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)

Ayesha Imam

Executive Director, BAOBAB for Women's Human Rights, Nigeria

Zahira Kamal

General Director, Directorate for Gender Planning and Development, Palestinian Ministry of Planning Vice Provost, New York University

Farhad Kazemi

Lawyer and Women's Rights Activist, Jordan

Asma Khader

President, Association Democratique des Femmes du Maroc

Amina Lemrini

Former president, Conference of Non-governmental Organizations in Consultative Relationship with the United Nations

Ann Elizabeth Mayer

Associate Professor of Legal Studies, University of Pennsylvania

Rabea Naciri

Executive Director, Collectif 95 Maghreb Egalite, Morocco

Kumi Naidoo

President, CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation

TTioraya Obaid

Executive Director, United Nations Population Fund (UNFPA)

Ayo Obe	President, Civil Liberties Organization, Nigeria
Jacqueline Pitanguy	Founder and President, Cidadania, Estudo, Perquisa, Informacao, e Acao, Brazil
Aruna Rao	President, Association for Women's Rights in Development
Regan Ralph	Vice President and Director, Health and Reproductive
Kavita Ramdas	Rights, National Women's Law Center
Bouthaina Shaaban	President, The Global Fund for Women
Zenebeworke Tadesse	Professor, Damascus University, Syria
	Founder, Association of Africa Women for Research and Development, Ethiopia




Ж Тиркемеси

Кыргызстанда Аялдардын лидерлиги боюнча өткөрүлчү тренингдерге колдоно турған алдыңқы айымдардын тагдырлары

АНТИКОЛЛАПС

(же алсыраган абалга каршы аракет)



Арзықан Момунтаева- адам укуктарын коргоочу

Коллапс-саясий сөздүктөн алып қарасақ алсыраган абал дегенди билдирет. Ал эми антиколлапсты, ошол алсыраган абалга каршы деп түшүнсөк туура болот. Жыйырма жыл мурун КДК (Кыргызстандагы демократиялуу кыймыл) түзгөнбүз. Анын эшиги чон ачылып, қаалаган адамдардын баары кирип-чыгып жатып, кыймылдын қадырбаркын түшүрүп алыпбыз. Ошого карабай демократиянын алгачкы желегин желбиреткен ошол КДК болчу.

Таласта бир топ тилемештер биригип, айланада болуп жаткан терс көрүнүштөргө кийлигише баштадык Ошол жылдарда ССРде чаң ызғыган окуялардын болуп турушу да бизди кайдыгер калтырабады. Чечен элинин атактуу уулу Джакар Дудаевсын өз элинин биринчи адамы болушуна биз да абдан толкунданып, тилемештигибизди билдирип күттүктоо телеграммасын жөнөткөн элек. Аны жиберерибиз менен эле мага зыңғыраган эки жигит келип тактап, телефондук конгуроолор болгон. Көрсө алар "үч тамгасын" (Улуттук Коопсуздук комитетинин) балдары турбайбы, менин алгачкы "каратизмеге" түшүшүм ошондон башталды оқшойт.

Колхоз-совхоздорду талап-тоноо менчиктештируү башталганда, мен жашаган жакшы чон үй да талашка түшүп калды. Талашкан адам ошол кездеги Талас районунун соту Астаркулов деген неме эле. Көрсө элдин жыйындарында чындыкты чыркырап сүйлөгөнүм, бийликтин катачылыгын айтқаным, жергиліктүү көнештин депутаты катары арызданғандардын үкүгүн коргоп, мыйзамдуу ишти талап кылганым бийликтке жакчу эмес турбайбы. Ошентип бир жарым жыл жашаган үйүмдүн документтеринен қынтык издең таап, биз муны мекеме қылабыз деген шылтоо менен мыйзамга таяп тартып алды. Алгач мекеме қылымыш болуп, анан кайра эле ошол сот үй қылып кирип алды.

Мына ошол секелек кезимдеги ак кызматымдын ақыбети кайтпай калышы, үкүк билбенсигим, аким менен губернаторлордун эки жүздүүлүгү, кол жооулук болгон чиновниктердин мага қылган кыннаттыгы турмушумду өзгөрттү. Мыйзамга жармаштым, өзүмдү жектөдим. Адам үкүгүн коргоо боюнча кыргыз комитетине кирип үкүк коргоочу болуп иштей баштадым. Билинип-билинбеген куугун-сүргүнгө да кондук. Каяша қылып, кармашып жүргүүк. Ангыча "Демократия жана жарандык коом учун" коалициясы уюшулуп, ал Кыргызстандагы жүздөгөн бейөкмөт уюмдардын башын бириктирген күчтүү уюм болду (негиздөөчү Төлөйкан Исмаилова эле). Алар менен кызматташып жүргөндө Жогорку Көнештин депутаттарын шайлоо өнөктүгү болуп калды.

Биздин миңдет жүздөгөн байкоочуларды даярдап, тава шайлоо өткөрүү болчу. Иш жайында эле жүрүп жаткан учурда "силердин бир байкоочуну прокорор камап салды" деген кабарды угуп, жетип барсак, чын эле Бакай ата районунун прокурору Пазылов биздин байкоочубуз Улукбек Осмоновду шайлоо учатогунан кармап кетип камап коюптүр. Чыгармакка барып өзүм тутулдум, каш карайганча прокурордун кабинетинде кармалып, айдатып барған машинын правасын алдырып зомбуулукка учурагам. Ошол жерде иштеген жардамчысы жатжаш Улан Султаналиев менен Улан Бердиев деген сомодой жигиттер колумду кайрып машинасына тыгып, орой мамиле кылган эле.

"Адилеттик адамда болгону жакшы, бирок бийликтегилерде болгону андан да жакшы" деген даанышмандаардын айтканы бар. Мына ошол бийликтегилердин өлсөң-талсан да баланчага добуш бересин, болбосо кызматтан кетесин, деген "маданияттуу" опузаларынын канчасына мен кубе болдум. Канчасы менен шайлоо үчүн душмандаштым, чындыктын түбү барбы?- деген суроого канча түйшөлдүм.

"Кыргыз улуу эл болсо да, эмне үчүн шайлоо өтө булганыч, ушинтип эле калыстык менен айыккатькка жетпей өтүп кетебизби?"-деп жан кашайып жүргөндө Украина га үч курдай сапар тартып, алардын шайлооолоруна Эл аралык байкоочу катары барып қалдым. Украина элиниң бир муштумдай түйүлгөн эрдигин, тартилтүүлүгүн, эң башкысы мыйзамды бурмалабай иштөткенин көрдүм. Алар шайлоочу кимге добуш берсе бурмаланбай жетиши, бийлик канча күчтүү болсо да мыйзамга макул қадам жасашы менен бизден айырмаланып, атан-төөдөй өйдө турат экен. Ошентип Украина болгон сапарларымдан кийин университетте окуп жаткан уулумдун окуудан эч себепсиз чыгып калышы, соттошуп жатып бир жылдан кийин кайра калыбына келиши, жүрөк ооруткан жагымсыз окуя катары эсимде калды.

Бу тирликте адамдар эл менен эле жашабай, жер-сүусу менен қиндиш болот турбайбы. Таластын кереметтүү өрөөнүндө 36 кен белгилүү экен, а белгисиздери дагы канча дейсин. Кен сырлары сыртқа чыкпай, томпондол эле ар кай жерлерди казвып жатышкан бейтааныш бөтөн жарандардын көбөйүп кетишине, бийликтин өң, тааныш, өз кландары менен жөң, ичинен сүйлөшүп, элге эч нерсе айтпай жашыруун акча жасап жатканына эл нааразы болду. Нааразычылык күчөп, чыр-чатақ жогорку аймакта башталган үбакта ондогон жарандар арзы менен "үкүгүбүз төбеленди коргоп бергиле" деп бизге кайрылып калышты.

Окуянын чоо-жайын иликтеп, тишиштүү адамдарга кайрылууларды жасап, ачык жооп ала албай койгондон соң КР Конституциясынын негизинде, Эл аралык конвенцияларга, кыргыз мыйзамдарына таянып кенге байланышкан жарандардын үкүк-милдеттерин элге окута баштадык. Эл абдан кызыгуу менен кабыл алды. Бат эле мыйзам тилинде өз үкүктарын айтып чыгышты. Бирок тиги тарап жөн конвой, тоотпой, кыр көргөзүп, өз иштерин жасай бергенде эл жапырт пикетке чыгышып кен казууну төз арада токтолтууну катту талап кылышты. Кен кавуу бирде токтот, бирде иштеп, улам бир кожоюнга жөң, ичинен сатыла бергени элдин жинин ого бетер кайнатты.

Таласта кенге, жерге байланышкан күтүлбөгөн окуялар жүздөгөн, миндеген кишилердин кыжырына тийип, үч ай чамалуу боз үйлөр тигилип, жол тосулуп "ак үй, көк үй" өкмөттөрүбүз эл менен сүйлөшө албай айлалары кеткенде, "ушуну юштургандарды камагыла" деген буйругун берди. Баягы үкүкчуларыбызы баш кылып, активдерибизди төш кылып суракка киргизип, мамлекетке зыян келтирген, талкалаган, өрттөгөн жана хулигандык кылган, бийликтөө кол көтөргөн деген жалган жарлыктарды моюнга илип камап салышты.

Анда да Ички иштер башкармалыгын үч көтөрө курчаган кайран эл: "Талас эли, жерибиздин бүтүнсүгүн, тава табиятын коргогон азаматтарыбызы бошоткула!"- деген ураан менен күнү-түнү талап кылып турушту. Ооба бошотту, бирок моюнубузда очойгон жылдарды илген статьялар менен кошо, "ооз ачпай, эч жакка чыкпай, тынч отургула"-деген эскертуүнү алдык. Тогуз адам элек, төртөө чет мамлекеттерден баш маанек алып кетишип, калгандары өз тириликтери менен калды.

Мен болсо, ошол үч күн, үч түн түрмәнүн караңғы камерасында ақыйкат сөзүм, тава табияттын, эне-аял катары балдарымдын келечегин, Кыргыз әлиниң жыргалчылыгын каалаганым, бийликтөө каш кагып каяша айтканым, жалындуу ырларды әлгө окуп бергеним үчүн камалып жаттым...

Арзықан Момунтаева-Кыргызстандагы демократиялык кыймылынын (КДК) негиздөөчүлөрүнүн бири. 1997-1999-жылдары Адам укугун коргоо боюнча кыргыз комитетинин Талас облусу боюнча координатору, 1999-жылдан баштап "Демократия жана жараптык коом үчүн" коалициясынын Талас региону боюнча деректири болуп, Кыргызстандагы шайлоо-референдумдарды өткөрүүгө жүздөгөн байкоочуларды даярдап, шайлоонун так-таза өтүүсүнө көз салып турган.

2004-жылдан бери Украинада өткөн президенттик жана парламенттик шайлоолорго Эл аралык маанидеги көз карандысыз байкоочу катары үч ирет катышып, АКШнын, Европанын демократия жана адам укугуна арналган окууларынан билим алган. Бул багыт боюнча 24 сертификат алууга жетишкен. Талаастагы "Жерүй", "Андаш" алтын кендеринин төгерегингеди талаш-артыштарда эл-жөрдин укугун коргоп, мыйзамдуу иштерди Өкмөттөн талап кылганы үчүн 2007-жылы 27-майда КР Жаза Кодексинин 233 ст.1,2,3,6 жана 341ст.2-б. мөнөн кылмыш иши козголуп, камалып ақырында акталып чыккан. 2006-жылдын 4-апрелинен баштап Талас обласынын Ақыйкатчы (Омбудсмен) кызматын аткарып жатат.

Арзықан Момунтаева ақын, журналист. Кыргыз Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү. "Эл агартуунун отличники", КР Ардак грамоталарынын ээси, З ырлар жыйнагынын, 1 документалдуу китептин автору.



2-окуя Нарын, Исфана шаарларында өткөрүлгөн тренингдерде колдонулган.

Эркиндиктін баасы же мен кантит коргоо таптым?..

Арыкова Жыпара-журналист, мамлекеттік кызметтің 3-класстагы кеңешчиси, "Ата-Мекен" партиясынын, Кыргыстан Жазуучулар союзунун мүчөсү.



Мен азыр, коргоого мұктаж аялдардың бар экенсигин, ар бир мамлекетте ақыйкатсыз зомбулук өкүм сүрөрүн терең түшүндүм жана мендей укугу тепсеген аялзатын, балдарды коргоо иштерине активдүү катышуум зарыл экенин сездим.

Жалғыз мен эч нерсе қыла албасымды 2007-жылы Кыргызстандың коопсуздуқ комитети тарабынан камалганда билдім. Мени бейкүнөөсүз қылмышкер, болгондо да мамлекеттік чыккынчы атап, 4 жашар баламды, картан ата-әнемди азапқа салышты. Кыргыз Республикасынын Қылмыш кодексинин 292-статьясы мага, менин жакындарыма болуп көрбөгендей оор сокку болду. Аталған статьяда Мамлекеттік жашыруун сырды чет мамлекетке берип, мамлекеттік чыккынчылық қылгандығы үчүн (үй мүлкүн комфискациялоо менен) 12 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылат деп жазылған.

Менин кесибим журналист, иштеген жерим Жогорку Кеңештин басма сөз кыматы эле. Ал жердеги депутаттардың ишмердүүлүгүн кеңири чагылдыруу, маалыматтарды таратуу менин кыматтық милдетим болчу. Ошол кыматтық милдетим, ачык талкууланып, интернет сайтика коюлуп жана башка ММКта таратылган маалыматтар үчүн Коопсуздуқ кыматы кармаг жогорудагыдай күнөө тагышты. Тергөө учурунда қылмыш ишимден сыртқары "Ата-Мекен" партиясынын иштерине байланышкан протоколсуз суректардың көп болондугунан улам, бул саясий кызықчылық үчүн жасалған иш деп баа бердим. Тилекке каршы қылмыш ишимде "Жапжашыруун" (совершенно секретно) деген грифтин турганысының байланыштуу көп нерселерди ачыкка чыгарууга мүмкүн эмес.

Бул Кыргызстандагы сөз эркиндигине болгон кысымдың эң булганыч ыкмасы болду. Эң аянычтуусу мен жазғанысыгым үчүн, журналист катары ачык маалыматты таратқандыгым үчүн жабыркадым. Акыркы жылдарды журналисттерге кысым көрсөтүү күч алганы аянычтуу. Канчалаган журналисттер ата-журтун таштап саясий баш паанек сурап чет өлкөлөргө чыгып кеткенге аргасыз болушту.

Алгачкы камактагы күндерүмдө мага жалғыз адвокаттан башка жардамчы жок эле, тилекке каршы мага кымат кылууга келген адвокат коопсуздуқ кыматынын түздөн-түз иштеген адамы болуп калды. Камакта мен жалғыз болдум. Бүт дүйнө жузүнө, жалпы республикага мен тууралуу маалыматтар ачык жарыяланы. Ошол учурда "Жарандар коррупцияга каршы" укук коргоо борборунун жетекчиси, укук коргоочу Т. А. Исмаилованын газетага берген маегин окуп, атам ал аяла барды. Ошентип мени коргой турган, колдой турган таяныч табылды. Т. Исмаилова апама бекем кайрат берип, мыкты билими күчтүү адвокат Нина Зотованы таап, болгон жардамын аябады. Апам менен бул укук коргоочу Т. Исмаилованы чыныгы лидерлер деп эсептедим.

Алардын биргелешкен активдүйлілігү менен оор кылмышты мойнума койғон Коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрнүн аракеттерине каршы жүргөн узакқа созулған күрөштүн натыйжасында мага қоюлған оор статья алынды.

2008-жылдын 18-сентябрьдан бері мен, "Жарандар коррупцияга каршы" укук коргоо борборунун Бұтқұл дүйнөлүк аялдардын коалициясы (WLP International) менен Кыргызстан аялдар коалициясынын (WLP Kyrgyzstan) ортосундагы кызметташуу алкагында иштеп жаткан Аялдардын лидерлігін өнүктүрүү боюнча долбоордун координатору болуп иш алпарып жатам. Эркиндикке чыккандан кийин абактагы аваптуу ойлорумду гезит бетине жаза баштаганда да коопсуздук комитети чакырып биздин ишке киришпе кызынадагы эскертүсүн берди. Алтургай арқамдан анын кызматкерлери келип "Эмнеге жазасың, Сыртқа чыгып алып жаңың, тынбай жазғанга кирдиңби? Сен Кыргызстанға чоң проблема алып келгениң"-деп көкүткөнгө чейин жетиши. Мен дароо Коопсуздук комитетине чалып, "коркутуп үркүткөнүнөрдү токтотқула. "Баш кесмек бар, тил кесмек жок"-деп тайманбай айттым.

Мага болгон мыйзамсыз иш аракеттер, турмуштук тажрыйбам боюнча билгенимди аймактардагы аялдарга жеткирүү менен алардын кызықчылықтары үчүн салымымды кошуп, жергиліктуу же Жогорку Кеңештеги шайлоолорго келечекте катышып эл таламын талашкан лидер аялдардан болом деген бийик максат койдум. Бул максаттарымдын ишке ашышына "Ата-Мекен" партиясы менин талапкерлигимди көрсөтө алат жана колдойт деп бекем ишненем.



З-окуя

"Биз үй-бүлөлүк зомбуулукка каршы бекем турабыз!"



Бұбусара Рыскулова - "Сезим" кризистик борборунун жетекчиси, зомбуулуктан жабырқаган Кыргызстандагы аялдарды, балдарды коргоо боюнча кыймылдын аделки баштоочуларынын бири, аялдарды зомбуулуктан коргогон мынданай кайрымдуулук ишке ал, 1998-жылы аттанган.

"Эмне үчүн сиздин инициздин кыялы ушундай қырс, атасын таптақыр жаман көрөт деди мага жээним. Экөөбүз бактын ичинде сүйлөшүп отурдук. Урмат,- дедим мына сен атасын жакшы тарбиясын көрүп, анын мээриминде өстүн. Ал эми Мирбек үйдүн жалғыз баласы бул биринчиден, экинчиден атасы қундө ичет. Ага атасын мээрими, атасын тарбиясы жетпей турат. Мисалы мына ал классташтары менен көчөдөн келе жатса атасы бир арыктын жээгинде мас болуп жатканын көргөндө досторунун алдында ал кирерге жер таптай калган учурлары дайыма болот. Бул Мирбек үчүн кандаи соккы. Ошентип анын кыялы бузулуп, атага деген жек көрүү жарапып жатпайбы. Андан башка үйдөгү энесинин чыркыраганы, қундө болчу жаңжал, апасынын көз жашы баланын жүрөгүн оорутуп жатпайбы. Атам мени үйдөн кубалаг, апамды уруп тынчтык бербей жатат, тез келиңиз деп мени канча чакырышты. Энебаланын тамыры сыйзаган тагдыр курусун. Мирбектин агасынын ордуна ага болгон да, эжеси да, таянганы да менинин. Бир гана тилөгим ал өзүнүн келечекте кура турган үй-бүлөсүнө зомбуулук көрсөтпөсө эken дейм"-Алина. Албетте аттары өзгөртүлгөн бул чыныгы турмуштан алынган тагдырдын бир гана үзүмү, мынданай үй-бүлөлөр азыр четтен табылат, өзгөчө мамлекет жарды болуп, элин бағай албай турган учурда ар кадамда үй-бүлө тагдыры талкаланып турат. Бир қундө миндерген үй-бүлө жаңжалдашат, бир қундө бир канча бала үйүнөн качып чыгат. Намыс үчүн бардык кордуукка чыдап жашаган аялдар дагы канча. Алардын саны көп, бир эле өлкөдө эмес дүйнө жүзү боюнча запкы жеген аялдар бар..

"Сезим" Кризистик борбору мына ошол аялдын жаны ооруп, көзу караңғылап, жашоодон түнүлүп, көн дүйнөсү тарып турганда жарық чачкан шооладай, кордуктан арачалаган жакыныңдай мамиле қылган уюм. Ошол шоола кор болгон аял затын "Чык бери тунгуюктан!" жашоо жолу мынданай, ушул жолго түш,- дегендей бир уюм. Мына ошол уюмду атына заты оқшош - сезимтал Бұбусара Рыскулова жетектейт.

Сезимчил уюмду түзүп, ушул деңгээлге келгенчө Бұбусара Рыскулова далай татаал жол басты. Шыктуу, үлп эткен жеди түйгөн келечекке үмүттүү караган боорукер, кайыгерликтен алыс, сырты да, ичи да сулуу аял, эне, жар жана Кыргызстандын ар бир ийгилилк - кемчилигине жаны ооруган адам.

Баягы СССР кулаг, кыргыз демократияга алгачкы кадам таштаганда алгачкы аялдардын арасынан суурулуп, үнүн кошкон, пикет - митингдерде өз пикирин, көз карашын тайманбай сүйлөгөн, жаңылыктын жарчысы болгон адам. Коомдук иштерге бала кезинен кайыгер карабаган агады менен тез эле мамлекеттик эмес уюмдарды түзүүгө активдүү катышты. А түгүл алгачкы "Үмүт" коомдук уюмунун республикадагы белгилүү аялдар менен чогуу түзгөн, бирок жетик Бұбусара Рыскулова мындан да керектүү, мындан да зарыл, бүгүнкү қундун маселесин чече турган "Сезим" борборун ачып кеткен. Ошол тилеги ишке ашып учурда бул аялдын уюштурган борбору Кыргызстан түгүл башка мамлекеттерге да белгилүү болду.

Шамалдың үнү чыкса ырқыраган,
Аялдың үнү бизде чырқыраган,
Арактың жыты бизде буркураган,
Айнектин тунугундай үй бүле элек,
Азыр биз күкүм болсук ырқыраган.
Мен сыйктуу тепки жеп кор болгондор
Жалғыз эмес.
Мен бармын Нарында да, Таласта да,
Түштүктүн ар бир айыл жеринде.

Мен деген Көлдө, Чүйдө, Кемингемин..."-деп "Сезим" кризистик борбору уюштуруп келген Аялдарга болгон зомбулукка каршы 16 күндүк акция үчүн жазылган ақын Шайлообек Дүйшөевдин бул ыры бүгүнкү аялдардың үнү. Аял затын асман менен күнгө тәңеп, тендешсиз улуулугун, сулуулугун даңқтап, "Бейиш эненин бут алдында" деп кудайсын сүйүктүү ыйык пенеси катары тутканыбыз менен бүгүнкү аялдардың турмушунун жарымы тозок.

"Кыргызстанда жашаган көпчүлүк үй-бүлөдөгү аялдар аракетчикин, наркоманиянын кесептенин күйөлөрүнөн запкы жешет. Мындаи қырдаалды угуп, көрүп туруп унчуклай коюу мен үчүн чоң күнөө болмок-дейт Бубусара Рыскулова. Биз "Сезим" кризистик борборун ачууда ачка-ток, акча жок абалды башыбыздан кечирдик. Алгач бир да тыйыныбыз жок жөе жүрүп ишти баштадык. Эсимде, ошондо менин туугандарым келип жакшы кайрымдуулук қылып жатыпсын, соопчуулук болоор биздин Ахунбаева көчөсүндөгү дүкөнүбүзүдү алып иштеткиле дешти. Мен абдан сүйүндүм. Ал учурда ижарага аky төлөгөнгө да акчабыз жок болчу. Мына ошол жерде биз жылча иш алпардык, кийин уулумду башка жакка көчүрүп өз үйүмдү иш бөлмө қылуга туура келди. Мен жалғыз болгон жокмун аялдардын тагдырын терең түшүнгөн, акчага кайыл, кыйынчылыкка эркүй аялдардан бирдиктүү команда түздүм. Бул жагынан "Сезим" кризистик борбору жолдуу болду десем жаңылыштайм. Борбордун башкы адиси Наталья Павлова, психолог Виктория Тян, борбордун идеологу Сүйүн Курманова, юрист Рафия Рахматова жана Мээрим Кадыркулова кыйын-кезен учурда бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып иштедик, азыр да иштеп келе жатабыз. Алгачкы биздин иш кадамыбыз ишеним телефонун ачуу менен башталды. Биз жаны кейиген, ыйлаган аялдардың үнүн телефондук байланыш аркылуу угуп, аларды коргоого ала баштадык. Ишеним деп аты айтып турғандай эле аялдар бизге бийик ишенич менен кайрыла турған болду.

Он жылдың ичинде Ишеним телефону аркылуу 26520 адам жардам алған, анын ичинен 72% аялдар, 28% әркеектер. Ал эми психологиянан көнеш алғандардың саны 10850 адам, анын 91% аялдар, 9% әркеектер. 3097 кардарга аталган борбор юридикалык жардам көрсөткөн.

Алгачкы жылы биздин борборго АКШнын Кыргызстандагы әлчилигинин Демократиялык комиссиясы колдоо көрсөттү, кийин Хивос эл аралык уому, Миграция боюнча эл аралык уому сыйктуу бир катар чет элдик уомдар бизге кол сунду.

Мен зомбулуктан жата чеккен аялдарды үбактылуу жашатып, укуктук-психологиялык жактан колдоо көрсөтүүчү реабилитациялык жатакананы ачуу үчүн тийиштүү мамлекеттик органдардың эшигин кактым. Бири бул проблеманы түшүнсө, бири кайдыгер болду. Акырында Бишкек шаардык мэриясы тарабынан колдоо көрсөтүлүп, борбордогу шелтер үчүн коммуналдык төлөмдердөн, аренда ақысынан баштотулган имарат бөлүнүп берилиди.

Мен аялдардың ушундай зомбулук тартқанына чыдабай, болгон мүмкүнчүлүгүмдү жумшап, кадимки өз үй-бүлөмө, өз балама, өз қызыма, энеме камкордук ылганай қызмет қылып жүрөм. Кыйналган қыз-келиндин көз жашын сүртүп, кайы капасын бөлүштүм. Көбү жардамыбызды алып, көнешибизди угуп, а түгүл коомдук иштерде биргө болуп бизге тартылып калса, айрымдары тааныбай калган да учурлар да

кездешет. Пендебиз да, ага капачылық дөле жок. Башы көзү жарылып, бетинин тамтығы қалбаган кәэ бир жаш аялдар ыйлап келип, оңолуп күлүп кеткен окуялар да арбын, бир нече жолу зомбулука учураган аялдар да бар, болжолу көнүмүш агадта түшкөн бул да бир коомдун кайғысы"

Бизде мыйзамдар көп, аялдардын, балдардын укуктары, конвенциялар, эл аралық декларациялар, бирок бул мыйзамдарды аткарган адам жок. Мамлекетте бейкүттүк болсо, чыккан мыйзамдар иштесе, билимдүү адамдар арбын болуп, ар ким өзүнүн ак әмгеги менен оокат қылса, қалыстық менен ақыйкattық өкүм сүрсө зомбулукка биздин коомдо орун қалбас эле. Бул жөн эле зомбулук әмес, бу жерде аракечтик, наркомания, кайдыгерлик, жалкоолук менен айкалышып коомду ич ара талкалаган бомба жарылып жатпайбы, кантып биз буга кайдыгер карамак элек, - деген сөздөр накта лидер аялдын элесин тартат.

Үй-бүлөдөгү жана башка зомбулуктан жабыркаган аялдар жана балдар баш қалкалоочу бул коопсуз жай-шөлтер 2003-жылы "Сезим" кризистик борборунун базасында АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин жана миграция боюнча эл аралық уюмдун финансыйлық колдоосу менен ачылды. Ошол жылдан бери 368 аял балдары менен шөлтердин кызматынан пайдаланышты.

"Сезим" кризистик борборунун кызматкерлери Кыргызстандагы үй-бүлөлүк зомбулуктун деңгээлин аныктоо боюнча калк арасында социологиялық иликтөө жүргүзүп 1000 респондентti сураганда, региондордогу аялдардын 80%ы үй-бүлөлүк зомбулукка дуушар болоорун айтышкан.

Алар Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоонун мыйзамдык базасынын зарылдуулугун айтып, элдик демилгени көтөрүп, кол чогултуп, негизги идеяны көтөрүп чыккандардын бири, кийин Диамонд уюмун тарабынан долбоор жазылып "Үй-бүлөлүк зомбулуктан социалдык-укуктук жактан коргоо" Мыйзамы кабыл алынды.

Аталган борбордун аракетинге кыргыз үй-бүлөсүнүн тагдырын, зомбулукту, аракечтики ачык көрсөткөн драматруг Женишгүл Өзүбекованын сценарийдеги "Карагы" спектаклын даярдатып, ЮНИФЕМдин колдоосу менен 27 аймакка көрсөтүштү. Андан башка бир катар эвдокаси кампаниялар, маалымат агартуу программалар, тренингдер, акциялар уюштурулуп келет.

Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча кризистик борборлорго, аксақалдар сотуна жана башка адишешкен мекемелерге кайрылгандардын саны 2007-2008-жылдары 10545, алардын 8549у аялдар, үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандар бардыгы 5469 адам, алардын 4734у аялдар, демек кайрылгандардын 90%ы аялдар.



